



ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2024-жылдын 23-январы, № 18

Жекеleşтирүү каражаттарын каттоо
маселелери боюнча актыларды бекитүү жана
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын
29-февралындагы № 153 «Товарлар чыгарылган
жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук
берүүгө өтүмөнү жана катталган товарлар чыгарылган
жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө
өтүмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелерин
бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү
киргизүү тууралуу

«Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр
жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 1, 11-беренелерин, 54-беренесинин
7-бөлүгүн ишке ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз
Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:
 - Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүмгө
түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери 1-тиркемеге ылайык;
 - Географиялык көрсөтмөнү каттоого жана пайдалануу укугун
берүүгө өтүмгө жана мурда катталган географиялык көрсөтмөнү
пайдалануу укугун берүүгө өтүмгө түзүүнүн, берүүнүн жана карап
чыгуунун эрежелери 2-тиркемеге ылайык.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын
29-февралындагы № 153 «Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын
каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүмөнү жана катталган
товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төражасынын 1-көмүрүнө
2024-жылдын 23-январында
№ 39

008343*

ТАИСУ



ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 января 2024 года № 18

Об утверждении актов по вопросам регистрации
средств индивидуализации и внесения изменений
в постановление Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении Правил составления, подачи
и рассмотрения заявки на регистрацию
и предоставления права пользования
наименованием места происхождения товара
и заявки на предоставление права пользования
уже зарегистрированным наименованием места
происхождения товара»
от 29 февраля 2012 года № 153

В целях реализации статей 1, 11, части 7 статьи 54 Закона
Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания,
географических указаний и наименованиях мест происхождения
товаров», в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона
Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской
Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики
постановляет:

1. Утвердить:
 - 1) Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию товарного знака и знака обслуживания согласно
приложению 1;
 - 2) Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на
регистрацию и предоставление права пользования географическим
указанием и заявки на предоставление права пользования ранее
зарегистрированным географическим указанием согласно
приложению 2.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской

008456*

Республики «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара» от 29 февраля 2012 года № 153 следующие изменения:

1) преамбулу после слов «знаках обслуживания» дополнить словами «, географических указаниях»;

2) в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– преамбулу после слов «знаках обслуживания» дополнить словами «, географических указаниях»;

– в пункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Правом на подачу заявки на регистрацию наименования места происхождения товара и/или получение права пользования наименованием места происхождения товара обладают ассоциации (союзы), члены которых действуют на основании устава, находящиеся в географическом объекте, название которого используется в качестве наименования места происхождения товара, если производимый ими товар отвечает требованиям, установленным частью 2 статьи 34 Закона.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Право пользования наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном порядке, может быть впоследствии предоставлено любому юридическому или физическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами и характеристиками при условии подтверждения свойств и характеристик товара лицами, указанными в части 5 статьи 35 Закона.»;

– пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Заявка подается в уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности (далее – Кыргызпатент) непосредственно или направляется по почте на бумажном носителе либо в электронном формате посредством системы электронной подачи заявки (далее – ЭПЗ). Порядок подачи заявки через систему ЭПЗ устанавливается Инструкцией по пользованию системой ЭПЗ, утверждаемой Кыргызпатентом.»;

– в пункте 3:
в абзаце втором слово «самостоятельно» заменить словами

«отчужден» и/или «отчужден», берущий на себя все расходы на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и/или на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара» от 29 февраля 2012 года № 153 следующие изменения:

1) преамбула «тейлөө белгилери» деген сөздөрдөн кийин «, географиялык көрсөтмөлөр» деген сөздөр менен толукталсын;

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелеринде:

– преамбула «тейлөө белгилери» деген сөздөрдөн кийин «, географиялык көрсөтмөлөр» деген сөздөр менен толукталсын;

– 1-пунктта:

экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана/же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун алууга өтүнмө берүү укугуна, чыгарылган товар Мыйзамдын 34-беренесинин 2-бөлүгүндө белгиленген талаптарга жооп берген учурда товар чыгарылган жердин аталышы катары колдонулган географиялык объекттин аймагында жайгашкан, мүчөлөрү уставдын негизинде иш жүргүзгөн ассоциациялар (бирликтер) ээ болот.»;

төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Белгиленген тартипте катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугу Мыйзамдын 35-беренесинин 5-бөлүгүндө аталган жактар товардын касиеттерин жана мүнөздөмөлөрүн тастыктаган шартта, ошол эле географиялык объектке турган жана ошол эле касиеттери жана мүнөздөмөлөрү менен товарды чыгарган кайсы болбосун юридикалык же жеке жакка кийин берилиши мүмкүн.»;

– 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2. Өтүнмө интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга (мындан ары – Кыргызпатент) түздөн-түз берилет же кагаз жүзүндө почта аркылуу же электрондук өтүнмө берүү (мындан ары – ЭӨБ) системасы аркылуу электрондук формага жөнөтүлөт. ЭӨБ системасы аркылуу өтүнмө берүүнүн тартиби Кыргызпатент тарабынан бекитилүүчү ЭӨБ системасын пайдалануу боюнча нускама менен белгиленет.»;

– 3-пунктта:

экинчи абзацтагы «тарабынан» деген сөз «тарабынан жекече, өкүл аркылуу» деген сөздөргө алмаштырылсын;

үчүнчү, төртүнчү абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Чет өлкөлүк юридикалык жактар же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жеке жактар же алардын патенттик ишенимдүү өкүлдөрү, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына

ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башка тартпн белгиленбесе, товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана аларды пайдаланууга укук берүүтө же товар чыгарылган жерлердин катталган аталышын пайдаланууга укук берүүтө байланыштуу иштерди Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр аркылуу гана жүргүзүшөт.

Патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилген өтүнмөтө талапталгыдай таризделген ишеним каттын түп нускасы же ишеним каттын талапталгыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү тиркелет.»;

алтынчы абзацтагы «Кыргыз Республикасы алардын катышуучусу болуп эсептелген эл аралык келишимдерге байланыштуу белгиленген мыйзам тартуубинде же өз-ара» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык же өз ара» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 8-пункттин экинчи абзацы «жашаган ордун» деген сөздөн кийин «, топтун, ассоциациянын (бирликтин) уставын жана электрондук почтанын дарегин» деген сөздөр менен толукталсын;

– 9-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«– «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык өтүнмө эсинин жеке маалыматтарын чогултууга, иштеп чыгууга, топтоого, сактоого жана жайылтууга жазуу жүзүндөгү макулдугу (жеке жактар үчүн);

– патенттик ишенимдүү өкүлгө жана/же өкүлгө нотариялдык күбөлөндүрүү талап кылынбаган ишеним кат.»;

– 10-пунктта:

биринчи абзац төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: «Өтүнмө жана ата тиркелүүчү документтер ушул Эрежелердин 12-пунктунда каралган шарттарды сактоо менен электрондук түрдө берилиши мүмкүн.»;

төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«Өтүнмөнү жана ата тиркелүүчү документтерди электрондук түрдө толтурууга кошумча талаптар же алып салуулар, кол тамганы тариздөөгө талаптардан тышкары, Кыргызпатент тарабынан бекитилүүчү жана жарыялануучу ЭОБ системасын пайдалануу боюнча нускама менен белгиленет.

Эгерде өтүнмө Кыргызпатенттин расмий веб-порталы аркылуу берилсе, өтүнмөнүн электрондук формасына квалификациялык электрондук кол тамга (мындан ары – КЭК) коюлат.

Эгер өтүнмө Бирдиктүү идентификациялоо жана аутентификациялоо системасы (Кыргыз Республикасынын электрондук

«лично, через представителя»);

абзацы третий, четвертый изложить в следующем редакции:

«Иностранные юридические лица или постоянно проживающие за пределами Кыргызской Республики физические лица либо их патентные поверенные ведут дела, связанные с регистрацией наименования места происхождения товара и предоставлением права пользования им, или с предоставлением права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, только через патентных поверенных, зарегистрированных в Кыргызпатенте, если иной порядок не установлен международными договорами, вступающими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

К заявке, подаваемой через патентного поверенного, прилагается надлежаще оформленная доверенность в оригинале либо надлежаще заверенная копия доверенности.»;

в абзаце шестом слова «в силу вступающих в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика» заменить словами «в соответствии с международными договорами, вступающими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики»;

– абзац второй пункта 8 после слова «местожительства» дополнить словами «, устава группы, ассоциации (союза) и адреса электронной почты»;

– пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:

«– письменное согласие на сбор, обработку, накопление, хранение и распространение персональных данных заявителя в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» (для физических лиц);

– доверенность на патентного поверенного и/или на представителя, которая не требует нотариального заверения.»;

– в пункте 10:

абзац первый дополнить предложением вторым следующего содержания: «Заявка и прилагаемые к ней документы могут быть поданы в электронной форме, с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Дополнительные требования или изъятия к заполнению заявки и прилагаемых к ней документов при подаче в электронной форме, за исключением требований к оформлению подписи, устанавливаются Инструкцией по использованию системой ЭПЗ, утверждаемой и публикуемой Кыргызпатентом.

Электронная форма заявления подписывается квалифицированной электронной подписью (далее – КЭП), если заявка подана через официальный веб-портал Кыргызпатента.

Если заявка подана посредством Единой системы идентификации и аутентификации (Государственный портал электронных услуг Кыргызской Республики), КЭП не требуется.»;

– пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При подаче заявки в бумажном виде документы, прилагаемые к заявке, представляются в печатном виде в одном экземпляре.»;

– в пункте 12:

в абзаце первом слова «приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам» заменить словами «установленной Кыргызпатентом»;

в абзаце втором слова «приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам» заменить словами «установленной Кыргызпатентом»;

в абзаце четвертом цифры «71» заменить цифрами «731»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Для юридического лица Кыргызской Республики, испрашивающего регистрацию наименования места происхождения товара и/или физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, испрашивающего предоставления права пользования наименованием места происхождения товара, указываются идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), а также при наличии общереспубликанский классификатор предприятий и организаций (код ОКПО). Для физического лица указывается персональный идентификационный номер (ПИН).»;

в абзаце шестом слова «Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) ST.3» заменить словами «Всемирной организации интеллектуальной собственности ST.3 (далее – стандарт ВОИС ST.3)»;

абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:

«В графе, следующей за графой под кодом 731, указывается полный почтовый адрес заявителя (юридический адрес юридического лица или адрес местожительства физического лица), включая официальное наименование страны, а также номера телефонов, в том числе мобильного, не менее двух адресов электронной почты (далее – e-mail), также номер факса, если имеется.

В графе под кодом 750 приводятся адрес для переписки, имя или наименование адресата, номера телефонов, в том числе мобильного, не менее двух адресов e-mail, также номер факса, если имеется.»;

в абзаце девятом слова «зарегистрированного в Кыргызпатенте,» заменить словами «e-mail и номера мобильных телефонов»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«В графе под кодом 740, которая заполняется в случае, когда заявителем назначен патентный поверенный, приводятся следующие

кызмат көрсөтүүлөрүнүн мамлекеттик порталы) аркылуу берилсе, КЭК талап кылыбайт.»;

– 11-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«11. Өтүнмөнү кагаз түрүндө бергенде өтүнмөгө тиркелген документтер басылган түрүндө бир нускада берилет.»;

– 12-пунктта:

биринчи абзацтагы «ушул Эрежелерге карата 1-тиркемеде келтирилген» деген сөздөр «Кыргызпатент тарабынан белгиленген» деген сөздөргө алмаштырылсын;

экинчи абзацтагы «ушул Эрежелерге карата 2-тиркемеде келтирилген» деген сөздөр «Кыргызпатент тарабынан белгиленген» деген сөздөргө алмаштырылсын;

төртүнчү абзацтагы «71» деген цифралар «731» деген цифраларга алмаштырылсын;

бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Товар чыгарылган жердин аталышын кагтоону сураган Кыргыз Республикасынын юридикалык жагы жана/же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүүнү сураган ишкердик менен алектенген жеке жак үчүн салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (мындан ары – СИН), ошондой эле бар болсо ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык классификатору (ИУЖК коду) көрсөтүлөт. Жеке жак үчүн идентификациялык жеке номер (ИЖН) көрсөтүлөт.»;

алтынчы абзацтагы «Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (мындан ары – ИМБДУ) ST.3 стандарты» деген сөздөр «Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун ST.3 стандарты (мындан ары – ИМБДУнун ST.3 стандарты)» деген сөздөргө алмаштырылсын;

жетинчи, сегизинчи абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«731 кодунадагы графадан кийинки графада өтүнмө ээсинин толук почта дареги (юридикалык жактын юридикалык дареги же жеке жактын жашаган жеринин дареги), анын ичинде өлкөнүн расмий аталышы, ошондой эле телефондун, мунун ичинде мобилдик телефондун номери, электрондук почтанын (мындан ары – e-mail) экиден кем эмес дареги, эгер бар болсо факстын номери көрсөтүлөт.

750 кодунадагы графага кат жазышуу үчүн дарек, дарек ээсинин аты же аталышы, телефондун, анын ичинде мобилдик телефондун номери, экиден кем эмес e-mail дареги, эгер бар болсо факстын номери келтирилет.»;

тогузунчу абзацтагы «Кыргызпатентте катталган» деген сөздөр

«e-mail жана мобилдик телефондорунун номерлери» деген сөздөргө алмаштырылсын;

онунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Өтүнмө ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүл дайындалган учурда толугура турган 740 колундагы графата ал жөнүндө төмөнкүдөй маалыматтар келтирилет: аты-жөнү, Кыргызпатентте катталган номери, Кыргыз Республикасында жайгашкан жеринин дареги, телефондун, анын ичинде мобилдик телефондордун номерлери, экиден кем эмес e-mail дарегі, эгер бар болсо, факстын номери.»;

он биринчи абзацтагы «54» деген цифралар «540» деген цифраларга алмаштырылсын;

он жетинчи абзацтагы «Мыйзамдын 28-беренесинин төртүнчү бөлүгүнөн» деген сөздөр «Мыйзамдын 35-беренесинин 6-бөлүгүнөн» деген сөздөргө алмаштырылсын;

он тогузунчу абзацтагы «Мыйзамдын 29-беренесинин бешинчи бөлүгүнүн экинчи абзацына» деген сөздөр «Мыйзамдын 37-беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-пунктуна» деген сөздөргө алмаштырылсын;

жыйырма биринчи абзацтагы «Мыйзамдын 29-беренесинин бешинчи бөлүгүнүн үчүнчү абзацына» деген сөздөр «Мыйзамдын 37-беренесинин 4-бөлүгүнүн 2-пунктуна» деген сөздөргө алмаштырылсын;

— 14-пунктун бешинчи абзацындагы «алар ушул кат-кабарлары алган» деген сөздөр «ушул кат-кабарлар жиберилген» деген сөздөргө алмаштырылсын;

— 16-пунктун биринчи абзацындагы «Мыйзамдын 30-беренесинин экинчи бөлүгүндө» деген сөздөр «Мыйзамдын 38-беренесинин 3-бөлүгүндө» деген сөздөргө алмаштырылсын;

— 18-пунктун үчүнчү абзацындагы «алган» деген сөз «жиберилген» деген сөзгө алмаштырылсын;

— 19-пунктта:
Биринчи абзацтагы «Мыйзамдын 30-беренесинин 4-бөлүгүнөн» деген сөздөр «Мыйзамдын 38-беренесинин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацына» деген сөздөргө алмаштырылсын;

экинчи абзацтагы «алгандан» деген сөз «жиберилгенден» деген сөзгө алмаштырылсын;

Үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
«Сурулган материалдарды берүүнүн мөөнөтү эгер өтүнмө белгилентген мөөнөттү буюзу менен берилсе, ошондой эле алым төлөнгөндү жөнүндө документ берилбесе же төлөнгөн алымдын суммасы белгилентген өлчөмгө туура келбесе, узартылбайт.»;

— 20-пунктта:

сведения о нем: фамилия, имя, отчество (если имеется), регистрационный номер в Кыргызпатенте, адрес местонахождения в Кыргызской Республике, номера телефонов, в том числе мобильных телефонов, не менее двух адресов e-mail и, если имеется, номер факса.»;

в абзаце одиннадцатом цифры «54» заменить цифрами «540»;

в абзаце семнадцатом слова «части четвертой статьи 28 Закона» заменить словами «части 6 статьи 35 Закона»;

в абзаце девятнадцатом слова «абзацем вторым части пятой статьи 29 Закона» заменить словами «пунктом 1 части 4 статьи 37 Закона»;

в абзаце двадцать первом слова «абзацем третьим части пятой статьи 29 Закона» заменить словами «пунктом 2 части 4 статьи 37 Закона»;

— в абзаце пятом пункта 14 слова «получения им» заменить словами «направления»;

— в абзаце первом пункта 16 слова «частью второй статьи 30 Закона» заменить словами «частью 3 статьи 38 Закона»;

— в абзаце третьем пункта 18 слово «получения» заменить словом «направления»;

— в пункте 19:
в абзаце первом слова «частью 4 статьи 30 Закона» заменить словами «абзацем вторым части 2 статьи 38 Закона»;

в абзаце втором слово «получения» заменить словом «направления»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Продление срока представления запрашиваемых материалов не производится, если ходатайство подано с нарушением установленных сроков, а также при непредставлении документа об уплате пошлины или если сумма уплаченной пошлины не соответствует установленному размеру.»;

— в пункте 20:
в абзаце третьем слова «на решение предварительной экспертизы или» исключить;

в абзаце четвертом слова «подтверждения уважительных причин, по которым был пропущен срок» заменить словами «уплаты пошлины»;

— абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. Заявитель может отозвать заявку на любом этапе ее рассмотрения. Заявление об отзыве заявки должно быть подано не позднее даты регистрации наименования места происхождения товара и/или внесения записи о предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара в Государственный

реестр географических указаний и наименований мест происхождения товаров (далее – Реестр)»;

– пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае подачи заявки в электронном формате заявитель извещается электронным уведомлением.»;

– пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Предварительная экспертиза.

1) Сроки проведения предварительной экспертизы.

В течение одного месяца с даты подачи заявки в Кыргызпатенте проводится предварительная экспертиза заявки.

2) Задачи предварительной экспертизы.

В ходе проведения предварительной экспертизы проверяется состав необходимых документов заявки, предусмотренных пунктами 7–11 настоящих Правил, правильность ее оформления, уплата пошлины. По результатам этой проверки принимается решение о принятии заявки к рассмотрению либо об отказе в ее принятии.

3) Содержание предварительной экспертизы.

При проведении предварительной экспертизы в представленных материалах проверяется наличие и соответствие установленным требованиям:

– заявления о регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении права пользования им или заявления о предоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара;

– указания наименования или фамилии, имени, отчества заявителя(ей), его (их) адреса(ов) местожительства/местонахождения;

– фамилии, имени, отчества и адреса местожительства/местонахождения патентного поверенного или иного представителя при наличии такового;

– заявляемого обозначения;

– указания товара, для обозначения которого испрашивается регистрация наименования места происхождения товара и предоставление права пользования им или предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара с указанием места его производства (границ географического объекта);

– описания особых свойств товара;

– документа об уплате пошлины за подачу заявки, проведения предварительной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения;

– доверенности, выданной патентному поверенному, представителю заявителя;

– заключения(ий) компетентного органа (компетентных органов) о том, что заявитель находится в указанном географическом объекте и производит товар, особые свойства которого определяются

үчүнчү абзацтагы «экспертизанын алдын ала чечимине же» деген сөздөр алып салынсын;

төртүнчү абзацтагы «мөөнөтү өткөрүп жиберүүнүн жүйөлүү себептери тастыкталган» деген сөздөр «алым төлөнгөн» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 21-пункттин биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«21. Өтүмнө ээси өтүмөнү аны кароонун каалаган этабында чакыртып алууга укуктуу. Өтүмөнү чакыртып алуу жөнүндө арыз Географиялык көрсөтмөлөрдүн жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарынын мамлекеттик реестрине (мындан ары – Реестр) товар чыгарылган жердин аталышы катталган жана/же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүү жөнүндө жазуу киргизилген күндөн кеч эмес берилиши керек.»;

– 24-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Өтүмнө электрондук форматта берилген учурда, өтүмнө ээсине электрондук кабарлама менен билдирилет.»;

– 25-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«25. Алдын ала экспертиза.

1) Алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн мөөнөтү.

Өтүмнө берилген күндөн тартып бир айдын ичинде Кыргызпатентте өтүмгө алдын ала экспертиза жүргүзүлөт.

2) Алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн милдеттери.

Алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн жүрүшүндө ушул Эреженин 7–11-пунктарында каралган өтүмөнүн керектүү документтеринин курамы, аны тариздөөнүн тууралыгы, алымдын төлөнгөндүгү текшерилет. Бул текшерүүнүн натыйжасында өтүмөнү кароого кабыл алуу же аны кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат.

3) Алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн мазмуну.

Алдын ала экспертиза жүргүзүүдө берилген материалдарда төмөнкү белгиленген талаптардын болушу жана шайкештиги текшерилет:

– товар чыгарылган жердин аталышын каттоо жана аларды пайдалануу укугун берүү жөнүндө арыз же товар чыгарылган жердин катталган аталышын пайдалануу укугун берүү жөнүндө арыз;

– өтүмнө ээсинин (ээлеринин) аталышын же аты-жөнүн жашаган/турган жеринин дарегин (даректерин) көрсөтүү;

– патенттик ишенимдүү өкүлдүн же башка өкүлдүн, андайлар бар болгондо аты-жөнү жана жашаган/турган жеринин дарегин;

– билдирилген белгилери;

– товар чыгарылган жердин аталышын каттоо жана аны пайдалануу укугун берүү же чыгарылган жерин (географиялык объектинин чегин)

көрсөтүү менен товар чыгарылган жердин катталган аталышын пайдалануу укугун берүү сураган товардарды көрсөтүү;

– товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасы;

– өтүмө берүү, алдын ала экспертиза жүргүзүү жана билдирилген белгилерге экспертиза жүргүзүү үчүн алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

– патенттик ишенимдүү өкүлчө, өтүмө ээсинин өкүлүнө берилген ишеним кат;

– компетенттүү органдын (органдардын) өтүмө ээсинин көрсөтүлгөн географиялык объектке жайгашкандыгы жана өзгөчө касиеттери ушул географиялык объект үчүн мүнөздүү болгон жаратылыш шарттары же адам факторлору же болбосо жаратылыш шарттары жана адам факторлору менен бир учурда аныкталган товарды чыгаргандыгы жөнүндө корутунду(лар);

– товар чыгарылган өлкөдө бирдирилген товар чыгарылган жердин аталышына чет өлкөлүк өтүмө ээсинин укугун ырастоочу документ;

– мамлекеттик же расмий тилде берилбеген өтүмөгө тиркелген документтердин котормолору;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 «Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартибин, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасын бекитүү тууралуу» токтомуна ылайык өтүмө ээсинин жеке маалыматтарын чогултууга, иштетүүгө, топтоого, сактоого жана жайылтууга жазуу жүзүндөгү макулдугу.

Алдын ала экспертиза жүргүзүүдө ушул пункттанын үчүнчү–он төртүнчү абзацтарында көрсөтүлгөн маалыматтардын жана документтердин болушу текшерилет.

Өтүмө берүү күнү ушул Эрежелердин 9-пунктунда көрсөтүлгөн документтердин келип түшкөн күнү боюнча, ал эми эгерде көрсөтүлгөн документтер бир убакта берилбесе, анда – берилген документтин акыркысы келип түшкөн күнү боюнча белгиленет.

Ушул пункттанын он үчүнчү абзацында көрсөтүлгөн документтердин мамлекеттик же расмий тилге котормосун бергенге чейин тапшырылган документтер келип түшкөн жок деп эсептелет.

Ушул пункттанын бешинчи, он биринчи, он экинчи, он төртүнчү абзацтарында көрсөтүлгөн маалыматтардын жана/же документтердин

7

характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо природными условиями и людскими факторами одновременно;

– документа, подтверждающего право иностранного заявителя на заявленное им наименование места происхождения товара в стране происхождения товара;

– перевода документов, прилагаемых к заявке, представленных не на государственном или официальном языке;

– письменное согласие на сбор, обработку, накопление, хранение и распространение персональных данных заявителя в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных, порядка и формы уведомления субъектов персональных данных о передаче их персональных данных третьей стороне» от 21 ноября 2017 года № 759.

При проведении предварительной экспертизы проверяется наличие указанных в абзацах третьем–четырнадцатом настоящего подпункта сведений и документов.

Дата подачи заявки устанавливается по дате поступления документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, а если указанные документы представлены не одновременно, то – по дате поступления последнего из представленных документов.

До представления перевода на государственный или официальный язык документов, указанных в абзаце тринадцатом настоящего подпункта, представленные документы считаются непоступившими.

Отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в абзацах пятом, одиннадцатом, двенадцатом, четырнадцатом настоящего подпункта, или их несоответствие требованиям, установленным настоящими Правилами, не может являться препятствием для вынесения решения о принятии заявки к рассмотрению и установления даты подачи заявки.

При установлении на этапе предварительной экспертизы фактов неправомерного оформления и/или отсутствия указанных сведений и/или документов в материалах заявки заявитель уведомляется о необходимости их представления и/или уточнения, исправления в уведомлении о принятии заявки к рассмотрению.

4) Запрос дополнительных материалов.

Если в процессе предварительной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований, установленных настоящими Правилами, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения и/или документы в течение двух месяцев с даты его направления.

7

Основанием для запроса является:

- отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в абзацах третьем, четвертом, шестом–девятом подпункта 3 настоящего пункта;
- отсутствие в документе об уплате пошлины сведений, что пошлина уплачена на установленный счет уполномоченной организации;
- несоответствие суммы уплаченной пошлины установленным размерам.

Если представленный заявителем ответ не содержит в полной мере запрошенных сведений и/или документов, ему может быть направлен повторный запрос.

При отсутствии ответа на запрос экспертизы, нарушении заявителем установленного срока ответа и непредставлении в эти сроки ходатайства о его продлении заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

5) Решение о принятии заявки к рассмотрению.

При соответствии материалов заявки требованиям, установленным настоящими Правилами, а также в случаях одновременного представления заявителем запрошенных сведений и документов выносится решение о принятии заявки к рассмотрению, с указанием даты подачи заявки, которое направляется заявителю.

Решением о принятии заявки к рассмотрению заявитель может быть уведомлен о необходимости представления иных сведений и/или документов, предусмотренных Законом и настоящими Правилами.

После принятия решения о положительном результате предварительной экспертизы на официальном сайте ведомства в течение двадцати рабочих дней публикуются сведения о поданных заявках по форме, установленной Кыргызпатентом.

В течение трех месяцев с даты публикации заявки любое заинтересованное лицо имеет право представить мотивированное возражение в письменной форме, которое рассматривается экспертизой при вынесении решения о регистрации или об отказе в регистрации.

6) Решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

Если представленный заявителем ответ на запрос экспертизы не содержит запрошенных сведений и/или документов по заявке, выносится решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению и заявителю направляется соответствующее уведомление об этом.

В уведомлении об отказе в принятии заявки к рассмотрению приводятся основания, по которым вынесено решение. Такими основаниями являются:

– отсутствие в заявлении указания заявителя;

отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в абзацах третьем, четвертом, шестом–девятом подпункта 3 настоящего пункта;

– отсутствие в документе об уплате пошлины сведений, что пошлина уплачена на установленный счет уполномоченной организации;

– несоответствие суммы уплаченной пошлины установленным размерам.

Если представленный заявителем ответ не содержит в полной мере запрошенных сведений и/или документов, ему может быть направлен повторный запрос.

При отсутствии ответа на запрос экспертизы, нарушении заявителем установленного срока ответа и непредставлении в эти сроки ходатайства о его продлении заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

4) Кошумча материалдарды сурап алуу.

Эгерде алдын ала экспертиза жүргүзүү процессинде өтүмө ушул Эрежелерде белгиленген талаптарды бузуу менен таризделгени белгилансе, өтүмө ээсине аныкталган бузууларды көрсөтүү жана аны жөнөткөн күндөн тартып эки айдын ичинде желишпеген же оңдолгон маалыматтарды жана/же документтерди берүү сунушу менен сурам жиберилет.

Сурамдын негизи болуп төмөнкүлөр саналат:

– ушул пунктун 3-пунктчасынын үчүнчү, төртүнчү, алтынчы–тогузунчу абзацтарында көрсөтүлгөн маалыматтардын жана/же документтердин өтүмөнүн материалдарында жок болушу;

– алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документте Ыйгарым укуктуу уюмдун белгиленген эсебине алымдын төлөнгөндүгү тууралуу маалыматтын жоктугу;

– төлөнгөн алымдын суммасынын белгиленген өлчөмгө дал келбөөсү.

Эгерде өтүмө ээси тарабынан берилген жооп суралган маалыматтарды жана/же документтерди толук өлчөмдө камтыбаса, ага сурам экинчи ирет жиберилиши мүмкүн.

Экспертизанын сурамына жооп берилбегенде, өтүмө ээси тарабынан жооп берүүнүн белгиленген мөөнөтү бузулганда жана бул мөөнөттөрдө аны узартуу жөнүндө өтүнүч кат берилбегенде өтүмө чакыртып алынды деп эсептелет жана бул тууралуу өтүмө ээсине билдирилет.

5) Өтүмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө чечим.

Өтүмөнүн материалдары ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга шайкеш келгенде, ошондой эле өтүмө ээси тарабынан суралган маалыматтар жана документтер өз убагында берилген учурларда өтүмө берилген күндү көрсөтүү менен өтүмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө чечим чыгарылып, өтүмө ээсине жиберилет.

Өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө чечим менен өтүнмө ээси Мыйзамда жана ушул Эрежелерде каралган башка маалыматтарды жана/же документтерди берүүнүн зарылдыгы жөнүндө кабарланышы мүмкүн.

Алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн он натыйжалары жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин ведомствонун расмий сайтына жыйырма жумуш күндүн ичинде Кыргызпатент тарабынан белгиленген форма боюнча берилген өтүнмөлөр жөнүндө маалыматтар жарыяланат.

Өтүнмө жарыяланган күндөн тартып үч айдын ичинде кайсы болбосун кызыкдар жак жазуу жүзүндө жүйөлөштүрүлгөн каршы пикирин берүүгө укуктуу, ал каттоо же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарууда экспертиза тарабынан каралат.

6) Өтүнмөнү кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим.

Эгерде экспертизанын сурамына өтүнмө ээсинин берген жообу өтүнмө боюнча суралган маалыматтарды жана/же документтерди камтыбаса, өтүнмөнү кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат жана өтүнмө ээсине бул жөнүндө тиешелүү кабарлама жиберилет.

Өтүнмөнү кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө кабарламада чыгарылган чечим боюнча негиздер келтирилет. Мындай негиздер болуп төмөнкүлөр саналат:

– арызда өтүнмө ээсинин көрсөтмөсүнүн жоктугу;
– арызда өтүнмө ээсин көрсөтмөсүнүн ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга шайкеш келбөөсү;

– өтүнмөдө товар чыгарылган жердин аталышы катары каттоо үчүн арналган жана/же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүү суралган белгилердин жоктугу;

– өтүнмөдө каттоо жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүү же товар чыгарылган жердин катталган аталышын пайдалануу укугун берүү суралган товар көрсөтүлбөсө;

– өтүнмөдө товар чыгарылган жер көрсөтүлбөсө (географиялык объекттин чети);

– өтүнмөдө товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамаасынын жоктугу»;

– 26-пунктта:

1-пунктчынын биринчи абзацындагы «Мыйзамдын 27-беренеси» деген сөздөр «өтүнмө берген күндөн тартып алты ай өткөнө чейин Мыйзамдын 34-беренесинин 2-бөлүгү» деген сөздөргө алмаштырылысын;

– несоответствие указания заявителя в заявлении требованиям, установленным настоящими Правилами;

– отсутствие в заявке обозначения, предназначенного для регистрации в качестве наименования места происхождения товара, и/или в отношении которого испрашивается предоставление права пользования наименованием места происхождения товара;

– отсутствие в заявке указания товара, для обозначения которого испрашивается регистрация и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара;

– отсутствие в заявке указания места производства товара (границ географического объекта);

– отсутствие в заявке описания особых свойств товара.»;

– в пункте 26:
в абзаце первом подпункта 1 слова «статьей 27 Закона» заменить словами «частью 2 статьи 34 Закона до истечения шести месяцев с даты подачи заявки»;

в подпункте 2:
в абзаце четвертом слова «статье 27 Закона» заменить словами «части 2 статьи 34 Закона»;

в абзаце шестом слова «Государственным реестре наименования места происхождения товаров Кыргызской Республики (далее – Реестр)» заменить словом «Реестре»;

в абзаце втором подпункта 3 слова «статье 27 Закона» заменить словами «части 2 статьи 34 Закона»;

в абзаце четвертом подпункта 5 слова «приложенный 1 и 2» исключить;

в абзацах втором, третьем подпункта 6 слова «статьей 27 Закона» заменить словами «статьей 34 Закона»;

в подпункте 7:
в абзаце втором слова «статьей 27 Закона» заменить словами «статьей 34 Закона»;

в абзаце третьем слова «статьей 27 и частью четвертой статьи 28 Закона» заменить словами «статьей 34 и частью 6 статьи 35 Закона»;

– в абзаце втором подпункта 1 пункта 27 слова «получения заявителем запроса» заменить словами «направления запроса заявителем»;

– дополнить главой 4 следующего содержания:
«4. Преобразование заявок

29. Наименование места происхождения товара и заявка на регистрацию наименования места происхождения товара могут быть преобразованы соответственно в географическое указание и заявку на

регистрацию географического указания и наоборот при условии соблюдения требований настоящих Правил.

30. Порядок такого преобразования устанавливается Кыргызпатентом.».

3. Установить, что при решении вопроса о тождественности или о сходстве до степени смешения заявленного к регистрации товарного знака с зарегистрированными в Кыргызской Республике фирменными наименованиями, до проведения оптимизации Электронной базы данных юридических лиц, филиалов (представительств) и СМИ Министерством юстиции Кыргызской Республики используется Государственный реестр фирменных наименований Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



А.У. Жапаров

**Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики**

2-пунктчада:
төртүнчү абзацтагы «Мыйзамдын 27-беренесинде» деген сөздөр «Мыйзамдын 34-беренесинин 2-бөлүгүндө» деген сөздөргө алмаштырылсын;

алтынчы абзацтагы «Кыргыз Республикасынын Товарлар чыгарылган жерлеринин мамлекеттик реестринде (мындан ары – Реестр)» деген сөздөр «Реестрде» деген сөзгө алмаштырылсын;

3-пунктчанын экинчи абзацындагы «Мыйзамдын 27-беренесинде» деген сөздөр «Мыйзамдын 34-беренесинин 2-бөлүгүндө» деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-пунктчанын төртүнчү абзацындагы «1 жана 2-тиркемелердин» деген сөздөр алып салынсын;

6-пунктчанын экинчи, үчүнчү абзацтарындагы «Мыйзамдын 27-беренесинде» деген сөздөр «Мыйзамдын 34-беренесинде» деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-пунктчада:
экинчи абзацтагы «Мыйзамдын 27-беренеси» деген сөздөр «Мыйзамдын 34-беренеси» деген сөздөргө алмаштырылсын;

үчүнчү абзацтагы «Мыйзамдын 28-беренесинин төртүнчү бөлүгү жана 27-беренеси» деген сөздөр «Мыйзамдын 34-беренеси жана 35-беренесинин 6-бөлүгү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 27-пункттун 1-пунктчасынын экинчи абзацындагы «өтүнмө ээси сурам алган» деген сөздөр «өтүнмө ээсине сурам жиберилген» деген сөздөргө алмаштырылсын;
– төмөнкүдөй мазмундагы 4-глава менен толукталсын:

«4. Өтүнмөлөрдү өзгөртүп түзүү

29. Товар чыгарылган жердин аталышы жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоого өтүнмө тиешелүү түрдө географиялык көрсөтмөгө жана географиялык көрсөтмөнү каттоого өтүнмөгө жана тескерисинче ушул Эрежелердин талаптарын сактаган шартта өзгөртүп түзүлүшү мүмкүн.

30. Ушундай өзгөртүп түзүүнүн тартиби Кыргызпатент тарабынан белгиленет.».

3. Каттоого өтүнмө берилген товардык белгинин Кыргыз Республикасында катталган фирмалык аталыштарга окшоштугу же чаташтыруу даражасына чейин окшоштугу жөнүндө маселени чечүүдө Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ЖМКнын электрондук маалыматтар базасы оптималдаштырылганга чейин Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

тарабынан Кыргыз Республикасынын Фирмалык
атаалыштарынын мамлекеттик рәсстри колдонулат деп
белгиленсин.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн
кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы



А.У. Жапаров

Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүмнө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери

Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүмнө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери “Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесине ылайык иштелип чыккан.

Эл аралык өтүмдөлөргө экспертиза жүргүзүү тартиби жана мөөнөтү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген тиешелүү эл аралык келишимдер жана аларга негизделген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимдери менен белгиленет.

1-глава. Жалпы жоболор

1. Бул Эрежелерде пайдаланылуучу негизги терминдер жана түшүнүктөр:

Мыйзам – “Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргызпатент – интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;

ТКЭК – Белгилерди каттоо үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык классификациялоо. Кыргыз Республикасы 1957-жылдын 15-июнундагы Белгилерди каттоо үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык классификациялоо жөнүндө Ницца макулдашуусуна Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 10-апрелиндеги № 36 “Кыргыз Республикасынын белгилерди каттоо үчүн товарларды жана тейлөө кызматтарын Эл аралык классификациялоо жөнүндө Ницца Макулдашуусуна кошулуусу тууралуу” Мыйзамына ылайык кошулган;

Сингапур келишими – Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 5-апрелиндеги № 51 “Сингапур шаарында 2006-жылдын 28-мартында кол коюлган Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө Сингапур келишими ратификациялоо тууралуу” Мыйзамы менен ратификацияланган 2006-жылдын 28-мартындагы Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө Сингапур келишими;

Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания

Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания разработаны в соответствии со статьей 1 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров».

Порядок и сроки экспертизы международных заявок устанавливаются соответствующими международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, и основанными на них решениями Кабинета Министров Кыргызской Республики.

Глава 1. Общие положения

1. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:

Закон – Закон Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»;

Кыргызпатент – уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности;

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков. Кыргызская Республика присоединилась к Ниццкому соглашению о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 года в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О присоединении Кыргызской Республики к Ниццкому соглашению о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» от 10 апреля 1998 года № 36;

Сингапурский договор – Сингапурский договор о законах по товарным знакам от 28 марта 2006 года, ратифицированный Законом Кыргызской Республики «О ратификации Сингапурского договора о законах по товарным знакам, подписанного 28 марта 2006 года в городе Сингапур» от 5 апреля 2008 года № 51;

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности;

стандарт ВОИС ST.3 – рекомендуемый стандарт ВОИС на двухбуквенные коды для указания стран, административных единиц и межправительственных организаций;

ИМБДУ – Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму; ИМБДУ ST.3 стандарты – өлкөлөрдү, административдик бирдиктерди жана өкмөттөр аралык уюмдарды белгилөө үчүн эки тамгалуу колго ИМБДУ нун сунуштаган стандарты;

дискламация – Мыйзамга ылайык коргоого тийиштүү болбогон кандай болбосун билдирилген белгинин элементин уккуктук коргоодон чыгаруу;

товар – эркин алмашууга катышуучу кайсы болбосун буюм, ошондой эле материалдык эмес кызматтар (кызмат көрсөтүүлөр, жумуш);

бир өнчөй товарлар – бул бирдей атоого болбой турган, бирок окшош мүнөздөмөлөргө, касиеттерге жана компоненттерге ээ болгон, аныкталган продукция, кызмат көрсөтүү же жумуш;

эл аралык патенттелбеген аталыштар (ЭИА) – Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан сунушталган дары каражаттынын таасир этүүчү затынын уникалдуу аталышы.

Ушул Эрежелерде пайдаланылуучу башка түшүнүктөр Мыйзамдын 2-беренесинде аныкталган мааниде колдонулат.

2-глава. Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүмө түзүү жана берүү

2. Товардык белгиге өтүмө берүүгө жана каттоого кайсы болбосун юридикалык жана жеке жак (мындан ары – өтүмө ээси) уккутуу.

3. Өтүмө жана өтүмгө тиркегелген документтер Кыргызпатентке түздөн-түз берилет же почта боюнча катаз жүзүндө же электрондук өтүмө берүү (мындан ары – ЭӨБ) системасы аркылуу жөнөтүлөт.

4. Өтүмө Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлү же башка өкүл аркылуу берилиши мүмкүн.

Чег өлкөлүк юридикалык жактар же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жеке жактар же алардын патенттик ишенимдүү өкүлдөрү, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен башка тартып белгиленбесе, Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлдөрү аркылуу товардык белгини каттоого байланыштуу иштерди жүргүзөт.

5. Товардык белги катарында сөз, сүрөт, көлөмдүү жана башка белгилер же алардын айкалышы катталышы мүмкүн.

Сөз белгилерине сөздөр, сөз мүнөзүнө ээ болгон тамга айкалыштары, сөз айкалыштары, сүйлөмдөр, башка тил бирдиктери, ошондой эле алардын айкалыштары кирет.

дискламация – исклочение из правовой охраны какого-либо не подлежащего охране в соответствии с Законом элемента заявленного обозначения;

товар – это любые вещи, а также нематериальные блага (услуги, работа), которые участвуют в свободном обмене;

однородные товары – это определенная продукция, услуга или работа, которые не могут быть названы идентичными, однако имеют похожие характеристики, свойства и компоненты;

международное непатентованное наименование (МНН) – уникальное наименование действующего вещества лекарственного средства, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных в статье 2 Закона.

Глава 2. Составление и подача заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания

2. Правом на подачу заявки и регистрацию товарного знака обладает любое юридическое и физическое лицо (далее – заявитель).

3. Заявка и документ, прилагаемые к заявке, представляются в Кыргызпатент непосредственно или направляются по почте на бумажном носителе либо в электронном формате посредством системы электронной подачи заявки (далее – ЭПЗ).

4. Заявка может быть подана через патентного поверенного Кыргызской Республики или другого представителя.

Иностранные юридические лица или постоянно проживающие за пределами Кыргызской Республики физические лица либо их патентные поверенные ведут дела, связанные с регистрацией товарного знака, через патентных поверенных Кыргызской Республики, если иной порядок не установлен международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

5. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единичные языки, а также их сочетания.

К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на плоскости, а также слов, букв и (или) цифр в особом прифигурном или графическом исполнении.

Сүрөт белгилерине тирүү жандыктардын, предметтердин, жаратылыш жана башка объекттердин сүрөттөрү, ошондой эле каалагандай формалардагы фигуралар, сызыктардын, тактардын, тегиздиктеги фигуралардын, ошондой эле сөздөрдүн, тамгалардын жана (же) цифралардын өзгөчө шрифтте же графикада аткарылган композициялары кирет.

Көлөмдүү белгилерге үч ченде аткарылган объекттер же фигуралар түрүндөгү белгилер кирет.

Айкалышкан белгилерге сүрөт, сөз, тамга, цифра, көлөм жана башкалар сыяктуу түрдүү мүнөздөгү элементтердин айкалыштары кирет.

Мыйзамдын 7-беренесинин 2-бөлүгүндө каралган башка белгилерге визуалдык жактан айырмаланган голографиялык белгилер жана башка визуалдык жактан айырмаланган белгилер, анын ичинде өзгөчө шрифтте же графикада аткарылган тамга жана цифра белгилери, позициялык жана/же жарык берүүчү белгилер кирет.

Тамга белгилерине тамгалардан турган жана сөз мүнөзүнө ээ болбогон белгилер кирет.

Цифра белгилерине цифралардан турган белгилер кирет.

Сөз, тамга жана цифра белгилери кандай болбосун өзгөчө шрифтте же графикада аткарылбаган кириллица жана (же) латын алфавитин, араб жана (же) рим цифраларын пайдалануу менен аткарылат.

Түстү жана түстүн айкалышын билдирген белгилерге бир же экиден ашык түс түрүндөгү берилген белгилер кирет.

Позициялык белгилерге тийиштүү товарларга карата белгинин позициясын, анын өлчөмүн же пропорциясын талаптагыдай идентификациялоочу, репродукция түрүндө каттоого берилүүчү товардагы белги кирет.

Бул Эрежелер визуалдык жактан айырмаланбаган белгилерге, ошондой эле үн жана жыг белгилерине колдонулбайт.

Товардык белги кандай болбосун түстө же түстүк айкалышта катталышы мүмкүн.

6. Мыйзамдын 9-беренесине ылайык төмөнкүлөрдү товардык белги катары каттоого жол берилбейт:

1) айырмалоочу жөндөмгө ээ болбогон; айырмалоочу жөндөмгө ээ болбогон белгилерге төмөнкүлөр кирет:

– мүнөздүү графикалык аткарылышы болбогон өз алдынча тамгаларды, цифраларды, тилдин үчтөн кем болбогон өзүнчө бирдиктеринин айкалышынан турган сөз мүнөзүнө ээ болбогон тамгалардын жана/же цифралардын айкалышын билдирген белгилер;

К өбъемным обозначениям относятся обозначения в виде объектов или фигур, выполненных в трех измерениях.

К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного характера, изобразительных, словесных, буквенных, цифровых, объемных и т.д.

К другим обозначениям, предусмотренным частью 2 статьи 7 Закона, относятся визуально различимые голографические знаки и иные визуально различимые обозначения, в том числе буквенные цифровые в особом шрифтовом или графическом исполнении, позиционные и/или световые обозначения.

К буквенным обозначениям относятся обозначения, состоящие из букв и не имеющие словесного характера.

К цифровым обозначениям относятся обозначения, состоящие из цифр.

Словесные, буквенные и цифровые обозначения выполняются с использованием кириллического и (или) латинского алфавитов, арабских и (или) римских цифр без какого-либо особого шрифтового или графического исполнения.

К обозначениям, представляющим цвет и сочетания цветов, относятся обозначения, представленные в виде одного или более двух цветов.

К позиционным обозначениям относятся обозначения на товаре, которое представляется на регистрацию в виде репродукции, надлежащим образом идентифицирующей позицию знака, его размер или пропорцию в отношении соответствующих товаров.

Настоящие Правила не применяются к визуально неразличимым обозначениям, а также к звуковым и обонятельным знакам.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

6. В соответствии со статьей 9 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений:

1) не обладающих различительной способностью;

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

– обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв и/или цифр, не имеющие словесного характера, состоящие из комбинации менее трех отдельных единиц языка;

– обозначения, представляющие собой отдельные линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

— өз алдынча сызыктарды, жөнөкөй геометриялык фигураларды, ошондой эле аларга таандык өзүнчө элементтерди кабылдоодон айырмаланып, кабылдоонун сапаттуу башка деңгээлин берүүчү композицияны түзбөгөн алардын айкындыгын билдирген белгилер;

— товарларды белгилөө үчүн товардык белги катары каттоого берилүүчү товарлардын реалдуу же схемалык сүрөтү;

— формасы функциялык арналышы менен гана шартталган үч чендүү объектилер;

— эреже катары товарлардын жөнөкөй көрсөтмөлөрү болуп саналган товарларды белгилөө үчүн берилген жалпы кабыл алынган атайыштар; уюмдардын, ишканалардын, тармактардын жалпы кабыл алынган кыскартылган атайыштары жана алардын аббревиатуралары;

2) сыпаттоочу болуп саналган, атап айтканда төмөнкүдөй элементтерден гана турган:

— товарлардын түрүн, сапатын, санын, касиеттерин, курамын, арналышын, баалуулугун, ошондой эле чыккан убаккытын, жерин, аларды өндүрүүнүн же сатуунун жерин жана ыкмаларын белгилөө үчүн пайдаланылган.

Мындай белгилерге негизинен товарлардын жөнөкөй атайыштары; товарлардын сапатынын катгориаларынын белгилери; товарлардын касиеттерин көрсөтүү (анын ичинде мактоочу мүнөздөгү); материалдын же чийки заттын курамын көрсөтүү; товарлардын салмагын, көлөмүн, баасын көрсөтүү; товарларды чыгаруу датасы; өндүрүштү түзүү тарыхы боюнча маалыматтар; ишканалардын түрдүк атайыштары; товарды чыгаруучулардын жана ортомчулук фирмалардын даректери; товарды чыгаруучунун жайгашкан жерин көрсөтүү катарында кабыл алыншы мүмкүн болгон жарым-жартылай же толугу менен географиялык аталыштан турган белгилер кирет;

— толугу менен же негизинен товардын касиети же арналышы менен аныкталуучу товардын формасын билдирген;

— дары каражаттарынын эл аралык патенттенбеген атайыштарын билдирген;

3) мамлекеттик гербдерди, желектерди жана башка мамлекеттик эмблемаларды, мамлекеттердин расмий жана кыскартылган атайыштарын, эл аралык уюмдардын кыскартылган же толук атайыштарын, алардын гербдерин, желектерин жана башка эмблемаларын, расмий контролдук, кепилдик жана сынамдык эндерди, мөөрлөрдү, сыйлыктарды, акча белгилерин жана башка айырмалоочу белгилерди же чагатырлан денгээлге чейин аны менен окшош белгилерди билдирген.

— реалисттикке или схематикке изобразени товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

— трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

— общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простое указание товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры;

2) являющиеся описательными, в частности, состоящими только из элементов:

— используемых для обозначения вида, качества, количества, свойства, состава, назначения, ценности товаров, а также времени, места происхождения, места и способа их производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простое наименование товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носкиих хлалейный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видыые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара;

— представляющих собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товара;

— представляющих собой международные непатентованные наименования лекарственных средств;

3) представляющих собой только государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, официальные и сокращенные названия государств, сокращенные или полные наименования международных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды, денежные знаки и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их выдательца;

4) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного

Мындай белгилер эгерде тийиштүү компетенттүү органдын же ээсинин макулдугу болсо, товардык белгиге корголбогон элемент катары киргизилиши мүмкүн;

4) белгиленген түрдөгү товарларды белгилөө үчүн жалпы пайдаланууга киргизилген.

Ушундай белги катарында бир эле товар же түрдүү өндүрүүчүлөр чыгарган ошол эле түрдөгү товар үчүн узак убакыт бою пайдалануунун натыйжасында түрдүк түшүнүккө айланган аныкталган товар үчүн пайдаланылуучу белги түшүндүрүлөт;

5) терминдерди же символдорду белги катары пайдалануу сунушталган товарларга карага жалпы кабыл алынган терминдер жана символдор болуп эсептелген.

Жалпы кабыл алынган символдорго эреже катары чарба тармагын же товардык белгини каттоо суралган товарлардын тизмесинде камтылган товарлар таандык болгон иштин чөйрөсүн символдоштурган белгилер, илимде жана техникада пайдаланылуучу шартуу белгилер кирет.

Жалпы кабыл алынган терминдерге илимдин жана техниканын конкреттүү тармактары үчүн мүнөздүү болгон лексикалык бирдиктер кирет;

6) товарлардын түрүнө, сапатына, санына, касиетине, арналышына, баалуулугуна, ошондой эле алардын чыгарылган убакытына жана ордуна, өндүрүшүнө жана сатылышына көрсөткөндөр.

Мындай белгилерге негизинен товарлардын жөнөкөй аталыштары; товарлардын сапатынын категорияларынын белгилери; товарлардын касиеттерин көрсөтүү (анын ичинде мактоочу мүнөздөгү); материалдын же чийки заттын курамын көрсөтүү; товарлардын салмагын, көлөмүн, баасын көрсөтүү; товарларды чыгаруу датасы; өндүрүштү түзүү тарыхы боюнча маалыматтар; ишканалардын түрдүк аталыштары; товарды чыгаруучулардын жана ортомчулук фирмалардын даректери; товарды чыгаруучунун жайгашкан жерин көрсөтүү катарында кабыл алынышы мүмкүн болгон жарым-жартылай же толугу менен географиялык аталыштан турган белгилер кирет.

Ушул пункттун 1, 4, 5 жана 6-пунктчаларында көрсөтүлгөн белгилер, эгерде алар товардык белгиде басымдуулук кылган абалды ээлебесе, анда корголбоочу элемент катары товардык белгиге киргизилиши мүмкүн.

7) Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган аталышын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү же сөз айкалыштарын камтыган.

применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием;

5) являющихся общепринятыми терминами и символами в отношении к товарам, для которых предлагается использовать такие термины или символы в качестве знаков.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;

6) указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на время и место их происхождения, производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящих хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Обозначения, указанные в подпунктах 1, 4, 5 и 6 настоящего пункта, могут быть включены в товарный знак, как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

7) содержащих полное или сокращенное название Кыргызской Республики и образованных на его основе слова и сочетания.

Такие обозначения рассматриваются в соответствии с Порядком использования в товарных знаках, знаках обслуживания полного или сокращенного названия Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и словосочетаний, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 февраля 2006 года № 94;

8) тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями объектов культурного наследия народов Кыргызской Республики либо объектов всемирного культурного или природного наследия. Перечень объектов культурного и природного наследия Кыргызской Республики, а также порядок предоставления согласия на включение в товарный знак элементов, содержащих указанные объекты, определяются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Мындай белгилер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 13-февралындагы № 94 токтому менен бекитилген Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануунун тартибине ылайык каралат;

8) Кыргыз Республикасынын элинин маданий мурасынын объекттеринин же болбосо дүйнөлүк маданий же жаратылыш мурасынын объекттеринин расмий аталыштары жана сүрөттөрү менен окшош же чаташтырган денгээлге чейин бирдей Кыргыз Республикасынын маданий жана жаратылыш мурасынын объекттеринин тизмети, ошондой эле аталган объекттерди камтыган элементтерди товардык белгиге киргизүүтө макулдук берүү тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат.

7. Төмөнкү белгилерди товардык белгилер же алардын элементтери катары каттоого жол берилбейт:

1) товар же анын өндүрүүчүсү боюнча керектөөчүнү жанылышууга алып келиши ыктымал же жалган болуп эсептелген.

Мындай белгилерге негизинен пайдалануучунун аң-сезимине иши жүзүнө шайкеш келбеген товардын аныкталган сапатта, аны чыгаруучу же чыгарылган жери жөнүндө түшүнүктү жараткан белгилер кирет. Керектөөчүнү жанылышууга алып келиши ыктымал белгилер катары мындай белгини пайдалануучу же мурда пайдаланып келген башка жактар алууга аракеттенген белгилери таанылышы мүмкүн. Товарды (кызмат көрсөтүүнү) өндүрүүчү же келип чыккан жери жөнүндө маалымдар экспертизанын жүрүшүндө келип түшкөн каршы пикирлерде, ошондой эле Интернет булактарында камтылышы мүмкүн.

Эгерде элементтеринин бири жалган же жанылышууга алып келген болуп эсептелсе, белги жалган же жанылышууга алып келген болуп таанылат;

2) Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык корголуучу шараптардын же күчтүү спирттик ичимдиктердин чыгарылган жерине көрсөтмөнү билдирген же камтыган, эгерде мындай белгилер көрсөтүлгөн жерден чыгарылбаган шараптар же күчтүү спирттик ичимдиктер үчүн арналган болсо, ошондой эле формалдуу түрдө товардын чыныгы чыгарылган жерине көрсөтмөнү билдирген, бирок товар башка аймактан чыгарылгандыгы тууралуу жанылыштык түшүнүк берген;

3) жалпы кызыкчылыктарга, гумандуулук жана моралдык принциптерине каршы келген.

7. Не Допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

1) являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В качестве обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, могут быть признаны обозначения, на которые претендуют другие лица, использующие или ранее использовавшие такое обозначение. Сведения об изготовителе товара (услуги) или месте происхождения могут содержаться в возражениях, поступивших в ходе экспертизы, а также в Интернет источниках.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов;

2) представляющих собой или содержащих указание на место происхождения вин или крепких спиртных напитков, охраняемых в силу международных договоров Кыргызской Республики, если такие обозначения предназначены для вин или крепких спиртных напитков, не происходящих из указанных мест, а также формально указывающих на истинное место происхождения товара, но дающих ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории;

3) противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

К таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

8. В соответствии со статьей 10 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков для однородных товаров обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

1) с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Кыргызской Республике на имя другого лица и обладающими более ранним приоритетом;

2) с зарегистрированными в Кыргызской Республике фирменными наименованиями – в отношении тождественных или сходных видов декоративности либо товаров или услуг, имеющими более ранний приоритет;

3) с товарными знаками других лиц, охраняемыми в силу международных договоров Кыргызской Республики;

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в подпунктах 1–3 настоящего пункта, в

Мындай белгилерге негизинен адепсиз мазмундагы сөздөр жана сүрөттөр, адамдын калдырын кемсинткен гумандуулукка каршы мүнөздөгү чакырыктар, диний сезимдер ж.б. кирет.

8. Мыйзамдын 10-беренесине ылайык төмөнкүлөр менен окшош же чаташтырган деңгээлге чейин окшош белгилер бир өңчөй товарлар үчүн товардык белгилер катары катталышы мүмкүн эмес:

- 1) башка жактын атына Кыргыз Республикасында мурун катталган же каттоого өтүнмө берилген жана кыйла мурда артыкчылык алгандын товардык белгилери менен;
- 2) Кыргыз Республикасында катталган фирмалык аталыштар менен – кыйла мурда артыкчылык алган иштин окшош же бирдей түрлөрүнө же болбосо товарларга же кызмат көрсөтүүлөргө карата;
- 3) Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык корголуучу башка жактардын товардык белгилери менен.

Бир өңчөй товарларга карата ушул пункттун 1–3-пунктчаларында көрсөтүлгөн товардык белги менен чаташтыруу деңгээлине чейин окшош белгини каттоого ушул белгини каттоого мындай товардык белгинин ээсинин макулдугу алынган шартта жол берилет.

Бир өңчөй эмес товарларга карата мурда катталган товардык белги менен чаташтыруу деңгээлине чейин окшош белгини каттоого мурда катталган товардык белгинин укук ээсинен макулдук кат албастан жол берилет.

9. Кайсы болбосун товарларга карата товардык белги катары төмөнкүлөр менен окшош же чаташтыруу деңгээлине чейин бирдей белгилер катталышы мүмкүн эмес:

1) өтүнмө берилген белгинин артыкчылыгына караганда, кыйла мурдагы датасы менен кандай болбосун товарларга карата, Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте жалпыга белгилүү болгон товардык белгилер болуп таанылган. Кыргыз Республикасында жалпыга белгилүү болгон товардык белгинин критерийлери жана жалпыга белгилүү болгонун таануунун тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталат;

2) аталышты же географиялык көрсөтмөнү же товарлар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укугу бар жактын атына катталуучу товардык белгиге корголбоочу элемент катары киргизилген учурдан тышкары, Мыйзамга ылайык корголуучу географиялык көрсөтмөлөр же товарлар чыгарылган жердин аталыштары.

Географиялык аталыштарды камтыган, керектөөчүнү өтүнмө ээси турган ордуна байланыштуу жаңылышууга алып келүүгө жөндөмдүү, ошондой эле ээсинин биринин атына аларды каттоо

отношении однородных товаров допускается при условии представления согласия владельца такого товарного знака на регистрацию этого обозначения.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком, в отношении не однородных товаров допускается без представления письма согласия правообладателя ранее зарегистрированного товарного знака.

9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:

1) с признанными в установленном порядке в Кыргызской Республике общезвестными товарными знаками, в отношении любых товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения. Критерии общезвестности товарного знака в Кыргызской Республике и порядок признания общезвестности устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

2) с географическими указаниями или наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом, кроме случаев, когда они включены как неохраняемые элементы в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким географическим указанием или наименованием места происхождения товара.

Обозначения, включающие географические названия, способные ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения заявителя, а также регистрация которых на имя одного владельца может ущемить права третьих лиц, не регистрируются.

Обозначения в виде географических названий, которые приобрели относительно заявленных товаров явно фантазийный характер, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы;

3) с наименованием охраняемого в Кыргызской Республике селекционного достижения, право на которое в Кыргызской Республике возникло ранее даты приоритета заявленного на регистрацию товарного знака.

10. В соответствии со статьей 10 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, содержащие:

1) наименования известных в Кыргызской Республике произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, а

Учунчу жактардын укугун кемсинтүүгө алыш келген белгилер катталбайт.

Өтүнмө берилген товарларга карата ачык фантазиялык мүнөзгө ээ болгон географиялык атылыштар түрүндөгү белгилер товардык белгиге коргоого ээ элемент катары киргизилиши мүмкүн.

3) Кыргыз Республикасында укугу каттоого өтүнмө берилген товардык белгинин артыкчылык датасынан мурда пайда болгон, Кыргыз Республикасында корголуучу селекциялык жетишкендиктин аталышы.

10. Мыйзамдын 10-беренесине ылайык төмөнкүлөрдү камтыган белгилер товардык белги катары катталбайт:

1) эгерде тиешелүү чыгармача карата укуктар катталуучу товардык белгинин артыкчылык датасынан мурда пайда болсо, автордук укук ээсинин макулдугусуз Кыргыз Республикасындагы белгилүү илим, адабият жана искусство чыгармаларынын аталыштары, алардын каармандары же цитаталары, искусство чыгармалары же алардын фрагменттери;

2) белгилүү адамдардын аты-жөнү, псевдоними жана алардан келип чыккан атылыштар, портреттери жана фамилияси өздөрүнүн же алардын мураскорлорунун макулдугусуз, ал эми мындай белгилер Кыргыз Республикасынын тарыхынын жана маданиятынын эчиси болуп эсептелген учурларда – Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин уруксатысыз;

3) эгер каттоого өтүнмө берилген товардык белгиге салыштырмалуу өнөр жай үлгүсү андан мурунку артыкчылыкка ээ болсо, Кыргыз Республикасында аларга болгон укуктар башка жактарга таандык болгон өнөр жай үлгүлөрү.

8-пунктта жана ушул пункттун 2 жана 3-пункттарында көрсөтүлгөн товардык белгиге, фирмалык атылышка, өнөр жай үлгүсүнө же башка объектилерге чагаштыруу деңгээлине чейин окшош белгини каттоого мындай товардык белгинин, фирмалык атылыштын, өнөр жай үлгүсүнүн же башка объектинин укук ээси жазуу жүзүндөгү макулдугун берген шарттарда жол берилет, аны чакыртып алуу мүмкүн эмес. Макулдук берүү каты Кыргызпатент белгилеген талаптарга ылайык таризделет.

11. Өтүнмө бир товардык белгиге таандык болушу керек. Биринен бири кандайдыр бир элементтери менен айырмаланган белгилер ар башка товардык белгилер болуп эсептелет.

12. Өтүнмө төмөнкүлөрдү камтышы керек:

– өтүнмө ээсин, анын турган ордун же жашаган жерин жана электрондук почтасынын дарегин көрсөтүү менен товардык белги катары белгини каттоо жөнүндө арыз (мындан ары – арыз);

– өтүнмө берилген белги;

в случае если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Кыргызской Республики, – без разрешения Кабинета Министров Кыргызской Республики;

3) промышленные образцы, права на которые в Кыргызской Республике принадлежат другим лицам, если промышленный образец обладает более ранним приоритетом по сравнению с заявленным на регистрацию товарным знаком.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, фирменным наименованием, промышленным образцом или другим объектами, указанными в пункте 8 и подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, допускается при условии предоставления письменного согласия правообладателя такого товарного знака, фирменного наименования, промышленного образца или другого объекта, которое не может быть отозвано. Письмо-согласие оформляется в соответствии с требованиями, установленными Кыргызпатентом.

11. Заявка должна относиться к одному товарному знаку. Обозначения, описанные в одной от другого какими-либо элементами, считаются разными товарными знаками.

12. Заявка должна содержать:

– заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его местонахождения или местожительства и адреса электронной почты (далее – заявление);

– заявляемое обозначение;

– перечень товаров и услуг, сгруппированных по классам МККТУ (далее – перечень товаров и услуг) для которых испрашивается регистрация товарного знака.

13. К заявке должны быть приложены:

1) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, представляемый одновременно с заявкой или, при условии уплаты дополнительной пошлины, в течение трех месяцев с даты направления запроса;

2) устав коллективного знака, если заявка подается на регистрацию коллективного знака.

Устав коллективного знака содержит сведения о наименовании, перечень юридических лиц, имеющих право пользования этим знаком, цель его регистрации, перечень и единые качественные или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком, условия его использования, порядок контроля за его использованием, ответственность за нарушение устава коллективного знака;

3) к заявке, подаваемой через патентного поверенного, прилагается доверенность, выданная ему заявителем и

– товардык белгини каттоо суралган ТКЖтин класстары боюнча топтоштурулган товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги (мындан ары – товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги).

13. Өтүмгө төмөнкүлөр тиркелиши керек:

- 1) өтүмгө менен бирге же кошумча алым төлөгөн шартында сурам жиберген датадан тартып үч айдын ичинде берилүүчү белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн ырастаган документ;
- 2) эгер өтүмгө жамааттык белгини каттоого берилсе, жамааттык белгинин уставы.

Жамааттык белгинин уставы аталышын, ушул белгини пайдаланууга укугу бар юридикалык жактардын тизмесин, аны каттоонун максатын, жамааттык белги менен белгилене турган товарлардын тизмесин жана бирдиктүү сапаттуу же башка жалпы мүнөздөмөлөрүн, аны пайдалануунун шарттарын, аны пайдаланууну контролдоонун тартибин, жамааттык белгинин уставын бузуу үчүн жоопкерчилик жөнүндө маалыматтарды камтыйт;

3) патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилүүчү өтүмгө өтүмгө ээси ага берген жана анын ыйгарым укуктарын ырастаган ишеним кат же ишеним каттын талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү тиркелет.

Кыргыз Республикасында таризделүүчү Кыргызпатенттин алдында өкүлчүлүк кылууга ишеним кат Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарында каралган тартипте түзүлөт. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары таризделүүчү ишеним кат ал түзүлгөн өлкөнүн мыйзамдары менен каралган тартипте жана мөөнөттө түзүлөт, ал эми анык экенине шектенүү болгон учурда – легалдаштыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдер боюнча легалдаштыруу талап кылынбаган учурлардан тышкары, Кыргызпатенттин талабы боюнча Кыргыз Республикасынын консулдук мекемесинде легалдаштырылат.

Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган чет өлкөлүк юридикалык жактын же жеке жактын кызыкчылыгын бийдирүүгө ишеним катты ушул жактын өзү жана өтүмгө ээси берген тийиштүү ишеним каты бар патенттик ишенимдүү өкүл берет. Акыркы учурда айтылган ишеним каттын экөө тең же талаптагыдай таризделген алардын көчүрмөлөрү көрсөтүлөт.

Өтүмгө ээси тарабынан Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлүнүн атына берилген ишеним кат төмөнкүдөй шарттарга жооп бериши керек:

– юридикалык жак түзгөн ишеним катка ушул юридикалык жактын мөөрүн коюу менен юридикалык жактын жетекчиси кол коёт;

удостоверяющая его полномочия, либо надлежаще заверенная копия доверенности.

Доверенность на представительство перед Кыргызпатентом, оформляемая в Кыргызской Республике, совершается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Кыргызской Республики. Доверенность, оформляемая за пределами Кыргызской Республики, составляется в порядке и на срок, предусмотренные законодательством страны, где она совершается, а в случае наличия сомнений в ее достоверности – по требованию Кыргызпатента легализуется в консульском учреждении Кыргызской Республики, кроме случаев, когда легализация не требуется в силу международных договоров Кыргызской Республики или на основе принципа взаимности.

Доверенность патентному поверенному, зарегистрированному в Кыргызпатенте, на представительство интересов иностранного юридического лица или физического лица, постоянно проживающего за пределами Кыргызской Республики, может быть выдана как самим этим лицом, так и его патентным поверенным, имеющим соответствующую доверенность, выданную заявителем. В последнем случае представляются надлежаще оформленные обе упомянутые доверенности, либо их надлежаще заверенные копии.

Доверенность, выдаваемая заявителем на имя патентного поверенного Кыргызской Республики, должна отвечать следующим условиям:

– доверенность, совершенная юридическим лицом, подписывается руководителем юридического лица с приложением печати этого юридического лица;

– доверенность, совершенная физическим лицом, подписывается выдавшим ее лицом с приложением печати (при ее наличии);

– в доверенности должны указываться фамилия, имя, отчество (при наличии) патентного поверенного Кыргызской Республики и объем его полномочий;

– в доверенности должна быть указана дата ее совершения, без которой она недействительна.

Доверенность, совершенная за пределами Кыргызской Республики, содержание которой аналогично Типовому международному бланку, предусмотренному Инструкцией к Сингапурскому договору, принимается, если на ней имеется подпись или печать.

В случае возникновения сомнений в отношении достоверности сведений, содержащихся в доверенности, указанная доверенность по требованию экспертизы должна быть легализована (апостилирована) в установленном порядке.

– жеке жак түзгөн ишеним катка мөөрдү коюу менен (ал болсо) аны берген жак кол коёт;

– ишеним катта Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлүнүн аты-жөнү жана ыйгарым укугунун көлөмү көрсөтүлөт;

– ишеним катта ал түзүлгөн датасы көрсөтүлүшү керек, ансыз ал жараксыз.

Сингалур келишиминин нускамасында каралган Тигтүү эл аралык Бланкына мазмуну окшош, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары түзүлгөн ишеним катка кол коюлуп же мөөр басылса, ал кабыл алынат.

Ишеним катта камтылган маалымдардын аныктыгына байланыштуу шектенүү келип чыккан учурда, аталган ишеним кат экспертизанын таалабы боюнча белгиленген тартипте деталдаштырылышы (апостиль коюлушу) керек.

Эгер ишеним кат Кыргызпатентте катталган бир нече патенттик ишенимдүү өкүлдөрдүн атына берилсе, анда өтүмө боюнча товардык белгини каттоо боюнча иштерди алардын кайсынысы болбосун жүргүзөт.

Ишеним катта ага ыйгарым укук берилген патенттик ишенимдүү өкүлдүн кандай болбосун аракети өтүмө ээсинин аракети катары эсептелет;

4) конвенциялык артыкчылык суралган өтүмгө өтүмө ээси Париж конвенциясына катышкан мамлекетте берген биринчи өтүмөсүнүн (мындан кийин – биринчи өтүмө) көчүрмөсү тиркелет, ал Кыргызпатентке өтүмө берилген күндөн тартып эки айдан кечиктирилбестен берилет.

Конвенциялык артыкчылыкты аныктоо жөнүндө өтүнүч кат өтүмө берүүдө (арыздын тийиштүү графасында жазылат) же Кыргызпатентке өтүмө берилген күндөн тартып эки айдын ичинде берилет;

5) көргөзмөлүк артыкчылык суралган өтүмгө ушундай артыкчылыкты суроонун мыйзамдуулугун ырастаган документ тиркелет, ал Кыргызпатентке өтүмө берилген датадан тартып эки айдан кечиктирилбестен берилет.

Өтүмө ээси тарабынан берилген документ көргөзмөнүн статусун Париж конвенциясына катышкан мамлекеттердин биринин аймагында уюштурулган эл аралык расмий же расмий таанылган катарында ырасташы керек жана көргөзмөдөгү товарларды, белгилерди, алар белгиленген товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тиамесин көргөзмөгө койгон жактын аталышын, опондой эле көргөзмөдө эконаттардын ачык көрсөтүлүшүнүн бапталган датасын камтышы керек. Документ тиешелүү көргөзмөнүн

Если доверенность выдана на имя нескольких патентных поверенных, зарегистрированных в Кыргызпатенте, то дела по регистрации товарного знака по заявке ведутся любым из них.

Любое действие патентного поверенного, на которое он уполномочен в доверенности, расценивается как действие заявителя;

4) к заявке с испрашиванием конвенционного приоритета прилагается копия первой заявки, поданной заявителем в государственную Патентной конвенции (далее – первая заявка), которая представляется не позднее двух месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент.

Ходатайство об установлении конвенционного приоритета может быть представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления) или в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент;

5) к заявке с испрашиванием выставочного приоритета прилагается документ, подтверждающий правомерность испрашивания такого приоритета, который представляется не позднее двух месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент.

Представленный заявителем документ должен подтверждать статус заявки как официальной или официально признанной международной, организованной на территории одного из государств-участников Парижской конвенции, и содержать наименование лица, экспонировавшего товары, обозначение, перечень обозначенных им товаров и услуг, а также дату начала открытого показа экспонатов на выставке. Документ должен быть заверен административной или орккомитетом соответствующей выставки.

Ходатайство об установлении выставочного приоритета может быть представлено при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления) или в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент;

6) описание заявляемого обозначения. Описание служит для понимания существа заявленного обозначения, его идентификации.

В описании приводится характеристика заявленного обозначения: его вид (словесное, изобразительное и т.д.), описание составляющих его элементов, смысловое значение обозначения в целом или его частей (элементов).

Если словесное обозначение или его часть не имеют смыслового значения, то указывается способ его образования, например, начальные слоги нескольких слов, аббревиатура, вымышленное слово и т.п.

Если словесное обозначение является малоупотребимым в кыргызском или русском языке (например, специальный термин, историческое название, устаревшее слово), то указывается его значение.

администрациясы же уюштуруу комитети тарабынан күбөлөндүрүлүшү керек.

Көргөзмөлүк артыкчылыкты аныктоо жөнүндө өтүнүч кат өтүмө берүүдө (арыздын тийиштүү графасында жазылат) же Кыргызпатентке өтүмө берилген күндөн датадан эки айдын ичинде берилет;

б) өтүмө берилген белгинин сыпаттамасы. Сыпаттама өтүмө берилген белгинин маңызын, анын идентификациясын түшүнүү үчүн кызмат кылат.

Сыпаттамада өтүмө берилген белгинин мүнөздөмөсү берилет: анын түрү (сөз, сүрөт ж.б.), аны түзгөн элементтердин сыпаттамасы, белгинин бүтүндөй же анын бөлүктөрүнүн (элементтеринин) түшүнүк берүүчү мааниси.

Эгер сөз менен берилген белгиси же анын бөлүгү түшүнүк берүүчү мааниге ээ болбосо, анда анын түзүлүшүнүн ыкмасы көрсөтүлөт, мисалы: бир нече сөздөрдүн башкы муундары, аббревиатура, ойлоп чыгарылган сөз ж.б.

Эгер сөз менен берилген белги кыргыз же орус тилинде аз пайдаланылуучу болуп эсептелсе (мисалы: атайын термин, тарыхый аталыш, эскирген сөз), анда анын мааниси көрсөтүлөт.

Эгер сөз менен берилген белги кыргыз же орус тилинен башка тилде берилсе, анда транслитерацияга келтирүү, б.а. фонетикалык тыбыштарын кириллица тамгалары менен берүү, ошондой эле белги түшүнүк берүүчү мааниге ээ болсо котормосу зарыл.

Эгер белги же анын бөлүгү сүрөттөр менен берилген болсо, анда ага кирген барлык элементтердин сыпаттамасы берилет жана эгер болсо, түшүнүк берүүчү мааниси көрсөтүлөт.

Эгер сүрөт белги абстрактуу мүнөзгө ээ болсо, анда ал эмнени сымволдоштурганы көрсөтүлөт. Өтүмөгө билдирилген белгинин үч чендүү санариптик сүрөтү (3D) электрондук түрдө тиркелиши мүмкүн;

7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 “Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартибин, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасын бекитүү тууралуу” токтомуна ылайык өтүмө ээсинин жеке маалыматтарын чогултууга, иштеп чыгууга, топтоого, сактоого жана жайылтууга жазуу түрүндөгү макулдугу.

14. Өтүмө жана өтүмөгө тиркелүүчү документтер мамлекеттик же расмий тилде берилет.

Эгер өтүмөнүн документтери башка тилде берилсе, өтүмөгө мамлекеттик же расмий тилге котормосу тиркелет. Эгерде башка

Если словесное обозначение представлено на ином языке, чем кыргызский или русский, то необходимо привести транслитерацию, т.е. передать фонетическое звучание буквами кириллицы, а также перевод, если обозначение имеет смысловое значение.

Если обозначение или его часть является образительным, то приводится описание всех входящих в него элементов и указывается его смысловое значение, если таковое имеется.

Если образительное обозначение носит абстрактный характер, то указывается, что оно собой символизирует. К заявке может быть приложено трехмерное цифровое изображение (3D) заявляемого обозначения в электронной форме;

7) письменное согласие на сбор, обработку, накопление, хранение и распространение персональных данных заявителя в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных, порядка и формы уведомления субъектов персональных данных о передаче их персональных данных третьей стороне» от 21 ноября 2017 года № 759.

14. Заявка и документы, прилагаемые к заявке, представляются на государственном или официальном языке.

Если документы заявки представлены на ином языке, к заявке прилагается перевод на государственный или официальный язык. Документы, представленные на ином языке, считаются представленными на дату их подачи в Кыргызпатент, если их перевод поступил в течение двух месяцев с даты подачи документов на ином языке, в противном случае документы считаются представленными на дату поступления их перевода.

15. Заявка и документы, прилагаемые к заявке, за исключением изображения, заявленного на регистрацию обозначения, представляются в одном экземпляре.

Изображение заявляемого на регистрацию обозначения представляется в 25 экземплярах.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются в печатном виде.

Заявка и прилагаемые к ней документы могут быть поданы в электронной форме с соблюдением условий, предусмотренных пунктами 15–32 настоящих Правил.

Дополнительные требования или изъятия к заполнению заявки и прилагаемых к ней документов при подаче в электронной форме, за исключением требований к оформлению подписи устанавливаются Инструкцией по пользованию системой ЭПЗ, утверждаемой и публикуемой Кыргызпатентом.

тилдети документтер берилген күндөн тартып эки айдын ичинде алардын котормосу берилсе, анда башка тилде берилген документтер, аларды Кыргызпатентке берилген күнү кабыл алынган болуп эсептелет, болбосо документтер алардын котормосу келип түшкөн күнү кабыл алынган болуп саналат.

15. Белги катары каттоого келип түшкөн сүрөттөн тышкары, өтүмө жана өтүмөгө тиркегүчү документтер бир нускада берилет. Белги катары каттоого келип түшкөн сүрөт 25 нускада берилет.

Өтүмө жана ага тиркегүчү документтер басылган түрүндө берилет.

Өтүмө жана ага тиркегүчү документтер ушул Эрежелердин 15-32-пункттарында каралган шарттарды сактоо менен электрондук түрдө берилиши мүмкүн.

Өтүмөнү жана ага тиркегүчү документтерди электрондук түрдө толтурууга кошумча талаптар же алып салуулар, кол тамганы тариздөөгө талаптардан тышкары, Кыргызпатент тарабынан бекитилүүчү жана жарыялануучу ЭӨБ системасын пайдалануу боюнча нускама менен белгиленет.

Эгерде өтүмө Кыргызпатенттин расмий веб-порталы аркылуу берилсе, өтүмөнүн электрондук формасына квалификациялык электрондук кол тамга (мындан ары – КЭК) коюлат.

Эгер өтүмө Бириккүү Идентификациялоо жана аутентификациялоо системасы (Кыргыз Республикасынын электрондук кызмат көрсөтүүлөрүнүн мамлекеттик порталы) аркылуу берилсе, КЭК талап кылынбайт.

16. Кагаз жүзүндөгү өтүмө Кыргызпатент тарабынан бекитилүүчү жана жарыялануучу форма боюнча берилет.

“Өтүмө” деген сөздүн үстүндө жайгашкан графалар өтүмө ээси тарабынан толтурулбайт.

Эгер кайсы бир маалыматтарды толугу менен тийиштүү графаларга жайгаштыруу мүмкүн болбосо, аларды арзыдын тийиштүү графасында “кошумча барактары тиркемени кароо” деген жазууну көрсөтүү менен өзүнчө баракка ошол эле форма боюнча берилет.

17. Арзыдын 731 колдундагы графада өтүмө ээси тууралуу маалыматтар берилет: белгиленген тартипте юридикалык жактын толугу расмий аталышы (уюштуруучу документке ылайык) же жеке жактын аты-жөнү.

Товардык белгини каттоону суратан жеке ишкердик менен алектенген Кыргыз Республикасынын жеке жаты жана юридикалык жаты үчүн салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (мындан ары – СИН), ошондой эле болсо, ишканалардын жана уюмдардын жалпы регулбикалык классификатору (ИУЖК) көрсөтүлөт. Ишкердик

Электронная форма заявления подписывается квалифицированной электронной подписью (далее – КЭПД), если заявка подана через официальный веб-портал Кыргызпатента.

Если заявка подана посредством Единой системы идентификации и аутентификации (Государственный портал электронных услуг Кыргызской Республики), КЭПД не требуется.

16. Заявка на Бумажном носителе представляется по форме, установленной и опубликованной Кыргызпатентом.

Графы, расположенные над словом «заявка», заявителем не заполняются.

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующей графе, их приводят по той же форме на отдельном листе с указанием в соответствующей графе заявления «см. приложение на дополнительном листе».

17. В графе заявления под кодом 731 приводятся сведения о заявителе: полное официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу) или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица в установленном порядке.

Для физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, и юридического лица Кыргызской Республики, испрашивающих регистрацию товарного знака, указываются идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), а также при наличии код общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Для физического лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью, указывается персональный идентификационный номер (ПИН).

Для иностранного юридического лица или постоянно проживающего за пределами Кыргызской Республики физического лица, испрашивающих регистрацию товарного знака, указывается код страны, соответственно, местонахождения или местожительства по стандарту ВОИС ST.3.

18. При испрашивании конвенционного или выставочного приоритета в графе, содержащей просьбу об установлении приоритета товарного знака, простановкой знака «X» отменяется соответствующее основание для испрашивания приоритета, указывается его дата, а при испрашивании конвенционного приоритета – также номер первой заявки и код страны ее подачи по стандарту ВОИС ST.3.

19. В следующей графе заявления указывается полный почтовый адрес заявителя (юридический адрес юридического лица или адрес местожительства физического лица), включая официальное наименование страны, а также номер телефона, в том числе мобильного, не менее двух адресов электронной почты e-mail (далее – e-mail), также номер факса (если имеется).

менен алектенбеген жеке жак үчүн идентификациялык жеке номер (ИЖН) көрсөтүлөт.

Товардык белгини каттоону сураган чет өлкөлүк юридикалык жак же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жеке жак үчүн ИМБДУ ST.3 стандарты боюнча турган ордуна же жашаган жерине ылайык өлкөсүнүн коду көрсөтүлөт.

18. Конвенциялык же көргөзмөлүк артыкчылыкты сураганда, товардык белгинин артыкчылыгын аныктоо жөнүндө өтүнүчтү камтыган графада "X" белгисин коюу менен артыкчылыкты сууроо үчүн ылайык келген негиздеме белгиленет, анын датасы, ал эми конвенциялык артыкчылыкты сураганда – биринчи өтүнмөнүн номери жана ИМБДУ ST.3 стандарты боюнча ал берилген өлкөнүн коду көрсөтүлөт.

19. Арыздын кийинки графасында өтүмнө ээсинин толук почта дареги (юридикалык жактын юридикалык дареги же жеке жактын жашаган жеринин дареги), анын ичинде өлкөнүн расмий аталышы, ошондой эле телефондун, анын ичинде мобилдик телефондун номери, электрондук почтанын (мындан ары – e-mail) экиден кем эмес даректери, ошондой эле факстын номери (эгер болсо) көрсөтүлөт.

20. 750 кодундагы графада кат алышуу үчүн дареги, тез почта аркылуу жеткирүүнүн кадимки талаптарын канааттандырууга тийиш болгон адресаттын аты же аталышы жана телефонунун, анын ичинде мобилдик телефондорунун номерлери, экиден кем эмес e-mail даректери жана факстын номери (эгер болсо) көрсөтүлөт.

Кат алышуу үчүн дарек катары Кыргыз Республикасындагы өтүмнө ээсинин – юридикалык жактын турган жеринин дареги же Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган өтүмнө ээсинин – жеке жактын жашаган жеринин дареги, же болбосо Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлүнүн турган жеринин дареги, e-mail жана мобилдик телефондорунун номери көрсөтүлүшү мүмкүн.

21. Өтүмнө ээси Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлүн дайындаган учурда гана толтурулуучу 740 кодундагы графада ал тууралуу маалыматтар берилет: фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер бар болсо), Кыргызпатенттеги каттоо номери, Кыргыз Республикасындагы турган жери, телефонунун, анын ичинде мобилдик телефондорунун номерлери, экиден кем эмес e-mail даректери жана факстын номери (эгер болсо).

22. Өтүмнө кагаз түрүндө берилген учурда 540 кодундагы мейкиндикке 5x5 см форматындагы (белгинин түрүнө жараша анын сүрөтүнүн же огтисктин туурасы боюнча өлчөмү 5–10 см түзүшү мүмкүн) кагазда берилген белгинин сүрөтү (сүрөт же типографиялык огтиск ж.у.с.) жайгаштырылат.

20. В графе под кодом 750 приводятся адрес для переписки, имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки, и номера телефонов, в том числе мобильных телефонов, не менее двух адресов e-mail, номер факса (если имеется).

В качестве адреса для переписки могут быть указаны адрес местонахождения в Кыргызской Республике заявителя – юридического лица или адрес местожительства заявителя – физического лица, постоянно проживающего в Кыргызской Республике, либо адрес местонахождения патентного поверенного Кыргызской Республики, e-mail и номера мобильных телефонов.

21. В графе под кодом 740, которая заполняется только в случае, когда заявителем назначен патентный поверенный Кыргызской Республики, приводятся сведения о нем: фамилия, имя, отчество (если имеется), регистрационный номер в Кыргызпатенте, адрес местонахождения в Кыргызской Республике, номер телефона, в том числе мобильных телефонов, не менее двух адресов e-mail и номер факса (если имеется).

22. В случае подачи заявки на бумажных носителях в пространстве под кодом 540 размещается изображение (фотография либо типографский оттиск и т. п.) заявляемого обозначения на бумаге форматом 5x5 см (в зависимости от вида обозначения размер по ширине его фотографии или оттиска может составлять 5–10 см).

Если формат этикетки превышает 85x100 мм, то 24 экземпляра изображения заявляемого обозначения представляются в уменьшенном размере, а 1 экземпляр – в натуральную величину. При наличии мелких, нечитаемых обозначений представляется дополнительно 1 экземпляр в формате А4.

23. Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется объемное (трехмерное) обозначение, то в пространстве под кодом 540 помещается изображение общего вида этого обозначения. Дополнительно представляются изображения всех необходимых проекций заявляемого обозначения, дающие о нем исчерпывающее представление.

Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается регистрация товарного знака.

Изображение обозначения должно иметь качественное графическое исполнение, позволяющее репродуцировать его в неограниченном количестве копий.

В случае подачи заявки на бумажном носителе на регистрацию трехмерного изображения указанное изображение должно быть приложено на съемном электронном носителе с соблюдением требований Инструкции по пользованию системой ЭПЗ.

Эгерде этикетканын форматы 85x100 мм ашса, анда берилген белгинин сүрөтүнүн 24 нускасы кичирейтилген өлчөмдө, ал эми 1 нускасы натуралдык чоңдукт берилет. Майда, окулбаган белгилөөлөр болгон учурда А4 форматындагы 1 нускасы кошумча берилет.

23. Эгер товардык белги катары каттоого көлөмдүү (үч өлчөмдүү) белги берилсе, анда 540 кодундагы мейкиндикке бул белгинин жалпы көрүнүшүнүн сүрөтү жайгаштырылат. Берилген белгинин ал тууралуу толук түшүнүк берүүчү бардык зарыл болгон проекцияларынын сүрөттөрү кошумча берилет.

Берилген белгинин сүрөтү товардык белгини кайсы түстө каттоо суралса, ошол түстө же түстүк айкалышта берилет.

Белгинин сүрөтү көчүрмөлөрүнүн чектелбеген санда репродукциялоого мүмкүндүк берген салаттуу графикалык аткарууга ээ болушу керек.

Үч өлчөмдүү сүрөттү каттоого өтүнмө катаз түрүндө берилген учурда көрсөтүлгөн сүрөт ӨЭБ системасын пайдалануу боюнча нускаманын талаптарын сактоо менен алынуучу электрондук сакталгычта тиркелүүгө тийиш.

24. Өтүнмө берилген белгинин сыпаттамасы 540 кодундагы графада берилет. Эгерде сыпаттама өтүнмө берилгенден кийин берилсе, ал өзүнчө баракта таризделет.

Эгерде белгиде чет элдик сөздөр камтылса, котормо жана транслитерация берилиши керек.

Эгерде оозеки белги атайын жазууну же шрифти камтыса, сыпаттамада алардын маанисин көрсөтүү зарыл.

25. Эгерде белгини каттоо түстүү аткарууда суралса, анда анын түсү же түстүк айкалышы көрсөтүлөт. Түстөрдүн сыпаттамасы белгиде пайдаланылуучу жана репродукцияда камтылган түстөрө ылайык келиши керек.

Эгерде белгини каттоо ак-кара аткарууда суралса, аталган графаны толтуруу талап кылынбайт.

26. Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги товардык белгини каттоо суралган товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү аныктоо үчүн арналат.

511 кодундагы графада товардык белгини каттоо суралган товарлардын жана (же) кызмат көрсөтүүлөрдүн атылыштарын көрсөтүү менен ТЖСКтин класстарынын номери (номерлер) көрсөтүлөт. ТЖСК класстары боюнча топтоштурулган товарлар жана (же) кызмат көрсөтүүлөр товарды (кызмат көрсөтүүлөрдү) идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү так терминдер менен белгиленүүгө тийиш.

27. “Тиркелүүчү документтердин тизмеси” деген графа тиешелүү клеткаларга “Х” белгисин коюу жана тиркелген

24. Описание заявляемого обозначения приводится в графе под кодом 540. Если описание представляется после подачи заявки, оно оформляется на отдельном листе.

Если обозначение содержит иностранные слова, необходимо предоставить перевод и транслитерацию.

Если словесное обозначение содержит специальное написание или шрифт, необходимо указать их значение в описании.

25. Если испрашивается регистрация обозначения в цветовом исполнении, то указывается его цвет или цветовое сочетание. Описание цветов должно соответствовать цветам, используемым в обозначении и содержащимся в репродукции.

Если регистрация обозначения испрашивается в черно-белом исполнении, заполнение указанной графы не требуется.

26. Перечень товаров и услуг предназначается для определения товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В графе под кодом 511 указываются номер (номера) классов МКТУ с указанием наименований товаров и (или) услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака. Товары и (или) услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены точными терминами, позволяющими идентифицировать товар (услугу).

27. Графа «Перечень прилагаемых документов» заполняется путем простановки знака «Х» в соответствующих клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявки («другой документ»), указывается конкретно их наименование.

28. В том случае, если заявляемое обозначение содержит элементы, тождественные или сходные до степени смешения с обозначениями, перечисленными в пункте 5 части 1 статьи 9 Закона к заявке прилагаются документы, подтверждающие:

— согласие соответствующего компетентного органа на использование в товарном знаке изображений государственных гербов, флагов и других государственных эмблем, официальных и сокращенных названий государств, сокращенных или полных наименований международных организаций;

— согласие соответствующего компетентного органа на использование в товарном знаке изображений государственных наград и иных знаков отличия;

— согласие соответствующего компетентного органа на использование в товарном знаке изображений официальных контрольных, гарантийных или пробирных клейм и печатей.

документтердин ар бир нускасындагы нускалардын жана барактардын санын көрсөтүү жолу менен толтурулат. Өтүнмөнүн формасында алардын түрү каралбаган тиркелүүчү документтер үчүн алардын конкреттүү арналышы көрсөтүлөт (“башка документ”).

28. Эгерде өтүмө берилген белги Мыйзамдын 9-беренесинин 1-бөлүгүнүн 5-пунктунда саналып өткөн белгилер менен чагаштыруу деңгээлине чейин окшош же бирдей элементтерди камтыса, өтүмгө төмөнкүлөрдү ырастаган документтер тиркелет:

- товардык белгиде мамлекеттик гербдердин, желектердин жана башка мамлекеттик эмблемалардын сүрөттөрүн, мамлекеттердин расмий жана кыскартылган аталыштарын, эл аралык уюмдардын кыскартылган же толук аталыштарын пайдаланууга тиешелүү компетенттүү органдын макулдугу;
- товардык белгиде мамлекеттик сыйлыктардын жана башка айырмалоочу белгилердин сүрөттөрүн пайдаланууга тиешелүү компетенттүү органдын макулдугу;
- товардык белгиде расмий контролдук, кепилдик же пробирдик энтамгалардын жана мөөрлөрдүн сүрөттөрүн пайдаланууга тиешелүү компетенттүү органдын макулдугу.

29. Эгерде өтүмө берилген белги Мыйзамдын 10-беренесинин 1-бөлүгүнүн 5 жана 6-пункттарында саналып өткөн белгилерди кайра кайталаган элементтерди камтыса, өтүмгө төмөнкүлөр тиркелет:

– эгерде тиешелүү чыгармага укуктар катталуучу товардык белгинин артыкчылык датасынан мурда пайда болсо, автордук укук ээсинин же анын укук мурасторунун товардык белгиде Кыргыз Республикасында белгилүү болгон илим, адабият жана искусство чыгармаларынын аталыштарын, алардан алынган персонаждарды же цитаталарды, искусство чыгармаларын же алардын фрагменттерин пайдаланууга макулдугу;

– товардык белгиде фамилияларын, аттарын, псевдонимдерин жана алардын туундуларын, мындай адамдардын портреттерин жана фамилиялерин пайдаланууга белгилүү адамдардын, ал эми алар каза болгон учурда – алардын мурасторлорунун макулдугу;

– товардык белгиде Кыргыз Республикасынын тарыхынын жана маданиятынын кенчи болгон белгилүү адамдардын фамилияларын, аттарын, псевдонимдерин жана алардын туундуларын пайдаланууга Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин уруксаты.

30. Эгерде өтүмө берилген белги өндүрүшүн негизинин датасын көрсөтүүнү, өтүмө ээси өндүргөн товарларга же аларга көрсөтүлүүчү кызматтарга ыйгарылган сыйлыктардын сүрөтүн камтыса, өтүмгө негиздин датасын, өтүмгө ээсинин сыйлыкка болгон укугун ырастаган документтер тиркелет.

29. В том случае если заявленное обозначение содержит элементы, воспроизводящие обозначения, перечисленные в пунктах 5 и 6 части 1 статьи 10 Закона, к заявке прилагаются:

– согласие обладателя авторского права или его правопреемника на использование в товарном знаке наименований известных в Кыргызской Республике произведений науки, литературы и искусства, персонажей из них или цитат, произведений искусства или их фрагментов, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

– согласие известных лиц, а в случае их смерти – их наследников, на использование в товарном знаке фамилий, имен, псевдонимов и производных от них, портретов и факсимиле таких лиц;

– разрешение Кабинета Министров Кыргызской Республики на использование в товарном знаке фамилий, имен, псевдонимов и производных от них, портретов и факсимиле известных лиц, являющихся достоянием истории и культуры Кыргызской Республики.

30. В том случае если заявляемое обозначение содержит указание на дату основания производства, изображение награды, присужденных производимым заявителем товарам или оказываемым им услугам, к заявке прилагаются документы, подтверждающие дату основания, право заявителя на награды.

31. Графа «Дополнительные сведения» заполняется в случае наличия специфики (объемный, коллективный и другой знак) заявляемого на регистрацию обозначения.

Если заявка подается на обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком заявителя ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию в Кыргызской Республике для однородных товаров или с товарным знаком заявителя, охраняемым международными договорами Кыргызской Республики, либо содержит в качестве элемента наименование места происхождения товара, географическое указание право на пользование которым имеется у заявителя, в заявке приводится ссылка на документ, подтверждающий соответствующие права заявителя.

Если заявляется объемный или коллективный товарный знак, то в графе «Дополнительные сведения» заполняется соответствующая клетка путем простановки знака «X».

32. Заполнение последней графы заявки «Подпись» с указанием даты подписания обязательно во всех случаях.

Заявка подписывается заявителем. От имени юридического лица заявка подписывается руководителем организации с указанием его должности, подпись скрепляется печатью.

При подаче заявки через патентного поверенного Кыргызской Республики заявка подписывается патентным поверенным.

31. “Кошумча маалыматтар” деген графа каттоого өтүнмө берилген белгинин өзгөчөлүгү (көлөмдүк, жамааттык жана башка белги) болгон учурда толтурулат.

Эгерде өтүнмө мурда Кыргыз Республикасында катталган же каттоого өтүнмө берилген бир турдуу товарлар үчүн же Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери менен корголуучу өтүнмө ээсинин товардык белгиси менен бирдей же чагаштыруу деңгээлине чейин окшош белгиге берилсе, же элемент катары товар чыгарылган жердин аталышын, өтүнмө ээсинде аны пайдалануу укугу географиялык көрсөтмөнү камтыса, өтүнмөдө өтүнмө ээсинин тиешелүү укуктарын ырастоочу документке шилтеме берилет.

Эгерде көлөмдүк же жамааттык товардык белгиге өтүнмө берилсе, анда “Кошумча маалыматтар” деген графада “Х” белгисин коюу жолу менен тиешелүү клетка толтурулат.

32. Өтүнмөнүн кол коюлган датасын көрсөтүү менен “Колу” деген акыркы графасы бардык учурларда милдеттүү түрдө толтурулат.

Өтүнмөгө өтүнмө ээси кол коёт. Юридикалык жактын атынан өтүнмөгө анын кызмат ордун көрсөтүү менен уюмдун жетекчиси кол коёт, колу мөөр менен ырасталат.

Өтүнмө Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлү аркылуу берилгенде өтүнмөгө патенттик ишенимдүү өкүл кол коёт.

Өтүнмө өкүл аркылуу берилгенде өтүнмөгө ишеним катта мындай ыйгарым укуктар болгон учурда өкүл кол коёт.

Кол тамга кол койгон адамдын фамилиясын жана инициалдарын көрсөтүү менен чечмеленет.

Өтүнмөгө кошумча барактар болгон учурда аларга ошол эле тартипте кол коюлат.

3-глава. Товардык белгини каттоого өтүнмө боюнча иш жүргүзүү

33. Товардык белгини каттоо боюнча иштерди жүргүзүү жана өтүнмөнү карап чыгууда өзүнүн кызыкчылыктарын билдирүү үчүн өтүнмө ээси ушул Эрежелерде каралган тартипте таризделген ишеним катты берүү менен өкүлүн дайындай алат.

Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башкача тартип белгиленбесе, чет өлкөлүк юридикалык жактын же Кыргыз Республикасынын четинен тышкары туруктуу жашаган жеке жактын өкүлү Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлү гана боло алат.

При подаче заявки через представителя заявка подписывается представителем в случае наличия в доверенности таких полномочий. Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

При наличии в заявке дополнительных листов они подписываются в таком же порядке.

Глава 3. Ведение дел по заявке на регистрацию товарного знака

33. Для ведения дел по регистрации товарного знака и представления своих интересов при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности, оформленной в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Представителем иностранного юридического лица или постоянно проживающего за пределами Кыргызской Республики физического лица может быть только патентный поверенный Кыргызской Республики, если иной порядок не установлен международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Для иных заявителей в качестве представителя может быть указан как патентный поверенный, так и иное лицо.

Доверенность на представительство должна быть представлена при подаче заявки или в течение трех месяцев с даты направления запроса. Доверенность приобщается к заявке.

До представления доверенности совершаемые представителем действия считаются недействительными и не принимаются во внимание экспертизой.

Любое действие представителя в пределах предоставленных ему полномочий или любое действие Кыргызпатента по отношению к нему имеет те же последствия, что и действия заявителя или действия по отношению к заявителю.

Представительство действительно до исчерпания указанных в доверенности полномочий, срока их действия. Досрочное прекращение полномочий, указанных в доверенности, может быть осуществлено путем подачи заявителем или его правопреемником в Кыргызпатент соответствующего заявления (отзыва доверенности).

34. Переписка с Кыргызпатентом ведется заявителем или его уполномоченным представителем по каждой заявке в отдельности.

Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя.

Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотрения, если номер не указывается косвенным образом.

Башка өтүмнө ээлери үчүн өкүл катары патенттик ишенимдүү өкүл, ошондой эле башка жак да көрсөтүлүшү мүмкүн.

Өкүлчүлүккө ишеним кат өтүмнө берилгенде же сурам жиберилген күндөн тартып үч айдын ичинде берилиши керек. Ишеним кат өтүмгө тиркелет.

Ишеним кат берилгенге чейин өкүл тарабынан жасалган аракеттер жараксыз деп эсептелет жана экспертиза тарабынан эске алынбайт.

Өкүлдүн ага берилген ыйгарым укуктардын чегиндеги кандай аракети болбосун же ага карага Кыргызпатенттин кандай аракети болбосун өтүмнө ээсинин аракети же өтүмнө ээсине карага аракеттер сыяктуу эле натыйжага ээ болот.

Өкүлчүлүк ишеним катта көрсөтүлгөн ыйгарым укуктар, алардын колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин жарактуу болот. Ишеним катта көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарды мөөнөтүнөн мурда токтотуу өтүмнө ээси же анын укук улантуучусу тарабынан Кыргызпатентке тиешелүү арыз берүү (ишеним катты кайра алуу) жолу менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

34. Кыргызпатент менен кат алышуу өтүмнө ээси же анын ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан ар бир өтүмнө боюнча өзүнчө жүргүзүлөт.

Өтүмнө берилгенден кийин жиберилүүчү материалдар анын номерин жана өтүмнө ээсинин же анын өкүлүнүн колун камтууга тийиш.

Эгерде номерди кыйыр түрдө аныктоого мүмкүн болбосо, өтүмнөнүн номерин камтыбаган материалдар каралбастан кайтарылып берилет.

Өтүмнө боюнча иш жүргүзүү процессинде жиберилүүчү материалдар Мыйзамда белгиленген мөөнөттө берилет. Эгерде мөөнөт "... ичинде" деп берилсе жана мөөнөттүн акыркы күнү жумуш эмес күнгө туура келсе, мөөнөттүн аяктаган күнү болуп андан кийинки жумуш күн эсептелет. Эгерде мөөнөттүн аякташы тиешелүү күнү жок айга туш келсе, анда мөөнөт ошол айдын акыркы күнү бүтөт.

Эгерде өтүмнө боюнча кат алышууну өтүмнө ээсинин өкүлү ишке ашыра, Кыргызпатенттин корреспонденциясына байланыштуу материалдарды берүү мөөнөтү бул корреспонденция ага жөнөтүлгөн датадан тартып эсептелет.

Кыргызпатентте иш жүргүзүү мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт. Өтүмнө ээси тарабынан башка тилде берилген материалдарга тиешелүү мөөнөттө алардын мамлекеттик же расмий тилге котормосу тиркелиши керек.

Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, представляются в сроки, установленные Законом. Если срок выражен словосочетанием «в течение...» и последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.

Если переписку по заявке осуществляет представитель заявителя, сроки представления материалов в связи с корреспондентией Кыргызпатента исчисляются с даты направления ему этой корреспонденции.

Производство в Кыргызпатенте ведется на государственном или официальном языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, в соответствующие сроки должен быть приложен их перевод на государственной или официальной язык.

35. Заявитель вправе дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки в период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения.

Дополнение, уточнение и исправление материалов заявки осуществляется путем подачи заявителем соответствующего письменного заявления. Формы заявления утверждаются Кыргызпатентом и публикуются на официальном сайте.

Заявитель уведомляется о поступлении заявления в Кыргызпатент и о результатах его рассмотрения в порядке и сроки, установленные статьей 6 Закона.

К заявлению прилагается документ об уплате пошлины за внесение изменений в материалы заявки.

При непредставлении документа об уплате пошлины или несоответствии суммы уплаченной пошлины установленным размерам, дополнительные материалы к рассмотрению не принимаются.

При внесении изменений в заявляемое обозначение представляется измененное изображение обозначения в количестве экземпляров, указанном в настоящих Правилах.

При изменении наименования заявителя – юридического лица или фамилии (имени, отчества) заявителя – физического лица представляется документ, подтверждающий эти изменения.

36. В случае уступки своего права на заявку иному лицу заявитель подает в Кыргызпатент заявление о внесении записи об изменении заявителя. Форма заявления утверждается Кыргызпатентом и публикуется на официальном сайте.

Заявление должно содержать указание на уступку права на заявку иному лицу – правопреемнику, сведения об этом лице, предусмотренные настоящими Правилами.

35. Өтүмнө ээси өтүмнөтө экспертиза жүргүзүү мезгилинде ал боюнча чечим кабыл алганга чейин өтүмнөнүн материалдарын толуктоого, тактоого же ондоого укуктуу.

Өтүмнөнүн материалдарын толуктоо, тактоо жана ондоо өтүмнө ээси тарабынан тиешелүү жазуу жүзүндөгү арызды берүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Арыздын формалары Кыргызпатент тарабынан бекитилет жана расмий сайтта жарыяланат.

Өтүмнө ээси Кыргызпатентке арыздын келип түшкөндүгү жөнүндө жана аны кароонун натыйжалары жөнүндө Мыйзамдын 6-беренесинде белгиленген тартипте жана мөөнөттө кабарланат.

Арызга өтүмнөнүн материалдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ тиркелет.

Алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ берилбегенде же төлөнгөн алымдын суммасы белгиленген өлчөмдөргө ылайык келбегенде кошумча материалдар кароого кабыл алынбайт.

Өтүмнө берилген белгиге өзгөртүүлөрдү киргизүүдө белгинин өзгөрүлгөн сүрөтү ушул Эрежелерде көрсөтүлгөн нускалардын санында берилет.

Өтүмнө ээсинин – юридикалык жактын аталышы же өтүмнө ээсинин – жеке жактын фамилиясы (аты, атасынын аты) өзгөрөндө бул өзгөрүүлөрдү ырастаткан документ көрсөтүлөт.

36. Өтүмнөтө болгон өзүнүн укугу башка жакка берилген учурда, өтүмнө ээси Кыргызпатентке өтүмнө ээсинин өзгөргөндүгү жөнүндө жазууну киргизүү жөнүндө арыз берет. Арыздын формасы Кыргызпатент тарабынан бекитилет жана расмий сайтта жарыяланат.

Арызда башка жакка – укук улантуучуга өтүмнөтө укукту өткөрүп берүү жөнүндө көрсөтмө, ушул Эрежелерде каралган бул жак жөнүндө маалыматтар камтылууга тийиш.

Арызга ушул Эрежелерде каралган тартипте өтүмнө ээси жана анын укук улантуучусу кол коёт.

Эгерде арызга өтүмнө ээси гана кол койгон учурда, арызга өтүмнө ээси жана анын укук улантуучусу кол койгон укукту өткөрүп берүүнү тастыктаган документ тиркелет. Арыздын формасы Кыргызпатент тарабынан бекитилет жана расмий сайтта жарыяланат.

Белгиленген талаптар сакталган учурда өтүмнө ээсинин өзгөрөндүгү жөнүндө өтүмнөнүн материалдарына жазуу киргизилгендиги жөнүндө өтүмнө ээсине жана анын укук улантуучусуна кабарланат. Бардык мындан аркы кат алышуу жаңы өтүмнө ээси менен жүргүзүлөт.

Өтүмнөтө укуктун өтүү датасы болуп өтүмнө ээсинин өзгөрөндүгү жөнүндө өтүмнөнүн материалдарына жазуу киргизилгендиги жөнүндө өтүмнө ээсине жана анын укук улантуучусуна билдирүү жиберилген дата эсептелет.

Заявление подготавливается заявителем и его правопреемником в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В том случае если заявление подписано только заявителем, к заявлению прилагается документ, подтверждающий передачу права, подлинный заявитель и его правопреемником. Форма заявления утверждается Кыргызпатентом и публикуется на официальном сайте.

В случае соблюдения установленных требований заявитель и его правопреемник уведомляются о внесении в материалы заявки записи об изменении заявителя. Вся дальнейшая переписка ведется с новым заявителем.

Датой перехода права на заявку считается дата направления заявителем и его правопреемнику уведомления о внесении в материалы заявки записи об изменении заявителя.

В случае несоблюдения установленных требований заявитель и его правопреемник уведомляются о необходимости уточнения и/или исправления представленных документов или о невозможности внесения в материалы заявки записи об изменении заявителя с привлечением соответствующих доводов.

37. Разделение заявки по просьбе заявителя может производиться на любой стадии ее рассмотрения и обсуждения до принятия окончательного решения путем распределения товаров, перечисленных в первичной заявке с уплатой установленной пошлины. Выделенные заявки сохраняют дату подачи первичной заявки, а также номер с дополнительным кодом.

38. Преобразование заявки на регистрацию коллективного знака в заявку на регистрацию товарного знака может осуществляться по просьбе одного из лиц, подавших заявку и входящих в объединение, при согласии других заявителей на любом этапе.

Заявка на регистрацию товарного знака может быть преобразована в заявку на регистрацию коллективного знака на любом этапе экспертизы до принятия по ней решения путем предоставления ходатайства от имени заявителя и устава, предусмотренного частью 2 статьи 25 Закона.

39. Представленные заявителем дополнительные материалы рассматриваются в соответствии с пунктом 62 настоящих Правил.

40. Заявитель (представитель заявителя) может ознакомиться с поданной им заявкой по национальной процедуре регистрации и документами, относящимися к ней, как непосредственно в Кыргызпатенте, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копии заявки, относящихся к ней документов или их частей.

41. Заявитель (представитель заявителя) может ознакомиться с поданной им заявкой по международной процедуре регистрации, относящимися к ней, как непосредственно на сайте ВОИС.

Берилген талаптар сакталбаган учурда берилген документтерди тактоонун жана/же ондоонун зарылдыгы жөнүндө же тийиштүү жүйөлөрдү келтирүү менен өтүмө ээсин өзгөртүү жөнүндө жазууну өтүмөнүн материалдарына киргизүүнүн мүмкүн эместиги жөнүндө өтүмө ээсине жана анын укук улантуучусуна кабарланат.

37. Өтүмө ээсинин өтүнүчү боюнча өтүмөнү бөлүштүрүү белгиленген алымды төлөө менен баштапкы өтүмөдө саналган товарларды бөлүштүрүү жолу менен акыркы чечим кабыл алынганга чейин аны кароонун жана даттануунун кайсы стадиясында болбосун жүргүзүлүшү мүмкүн. Бөлүнгөн өтүмөлөр баштапкы өтүмө берилген датаны, ошондой эле кошумча коду бар номерди сактайт.

38. Жамааттык белгини каттоого өтүмөнү товардык белгини каттоого өтүмөгө өзгөртүп түзүү өтүмө берген жана бирикмеге кирген жактардын биринин өтүнүчү боюнча, кайсы этапта болбосун башка өтүмө ээлеринин макулдугу менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

Товардык белгини каттоого өтүмө өтүмө ээсинин атынан өтүнүч кат берүү жана Мыйзамдын 25-беренесинин 2-бөлүгүндө каралган устав аркылуу ал боюнча чечим кабыл алынганга чейин экспертизанын кайсы этабында болбосун жамааттык белгини каттоого өтүмөгө кайра түзүлүшү мүмкүн.

39. Өтүмө ээси тарабынан берилген кошумча материалдар ушул Эрежелердин 62-пунктуна ылайык каралат.

40. Өтүмө ээси (өтүмө ээсинин өкүлү) каттоонун улуттук жол-жобосу боюнча өзү берген өтүмө жана ага тиешелүү документтер менен таанышуу датасын жана убактысын макулдашуу менен, ошондой эле өтүмөнүн, ага тиешелүү документтердин же алардын бөлүктөрүнүн көчүрмөлөрүн сурап алуу жолу менен түздөн-түз Кыргызпатентте тааныша алат.

41. Өтүмө ээси (өтүмө ээсинин өкүлү) түздөн-түз ИМБДунун сайтында ага тиешелүү эл аралык каттоо жол-жобосу боюнча өзү берген өтүмө менен тааныша алат.

42. Өтүмө ээси экспертизанын чечиминде көрсөтүлгөн материалдар менен таанышууга укуктуу.

Өтүмө боюнча чечимди алгандан кийин бир айдын ичинде өтүмө ээси Мыйзамдын 16-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык бул материалдардын көчүрмөлөрүн Кыргызпатенттен сурай алат.

43. Өтүмө ээсинин (өтүмө ээсинин өкүлүнүн) катышуусу менен өтүмөгө байланышкан маселелерди кароо экспертиза тарабынан өтүмө берилген белгиге, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесине карата кошумча түшүндүрмөлөрдү алуу зарылдыгы келип чыкканда жана өтүмө берилген белгинин каттоо

42. Заявитель вправе ознакомиться с материалами, указанными в решении экспертизы.

В течение месяца после получения решения по заявке заявитель может запросить у Кыргызпатента копии этих материалов согласно части 3 статьи 16 Закона.

43. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя (представителя заявителя) проводится при возникновении необходимости в получении экспертизой дополнительных разъяснений относительно заявленного обозначения, перечня товаров и услуг и в целях уяснения позиций экспертизы и заявителя по вопросу соответствия заявленного обозначения условиям регистрации.

Такое рассмотрение проводится по предложению Кыргызпатента или по просьбе заявителя после ознакомления обеих сторон с обозначенными вопросами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи.

В случае запроса ответ на него представляется заявителем в установленный Законом срок независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в рассмотрении заявки.

Дата и время рассмотрения заявки предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств стороны, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую сторону.

При прибытии заявителя или его представителя в Кыргызпатент без предварительного согласования в удовлетворении его просьбы о рассмотрении заявки с его участием может быть отказано.

Участие представителя заявителя в рассмотрении заявки возможно при соблюдении условий настоящих Правил.

44. В соответствии с частью 3 статьи 13 и абзацем первым части 4 статьи 15 Закона срок представления заявителем ответа на запрос экспертизы заявленного обозначения и срок представления ответа на предварительное решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака (предварительный отказ) могут быть продлены по ходатайству заявителя до двенадцати месяцев.

Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий уплату пошлины за продление срока в установленном размере.

Ходатайство о продлении срока представляется в течение трех месяцев с даты направления запроса или предварительного решения.

Продление срока представления запрашиваемых материалов не производится, если ходатайство подано с нарушением установленных сроков, а также при непредставлении документа об уплате пошлины или, если сумма уплаченной пошлины не соответствует установленному размеру.

шарттарына ылайык келүү маселеси боюнча экспертизанын жана өтүмө ээсинин позицияларын түшүндүрүү максатында жүргүзүлөт.

Мындай кароо белгиленген маселелер менен эки тарап таанышкандан кийин Кыргызпатенттин сунушу боюнча же өтүмө ээсинин өтүнүчү боюнча жүргүзүлөт. Экспертизанын маселелери жолугушуунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө кошумча билдирилген сурамда баяндалышы мүмкүн.

Сурам болгон учурда ата жооп өтүмө ээси тарабынан өтүмөнү карап чыгууга катышууга ниеттенгендигине карабастан мыйзамда белгиленген мөөнөттө берилет.

Өтүмөнү карап чыгуунун датасы жана убактысы алдын ала макулдашылат. Жагдайлар өзгөргөн учурда белгиленген убакытта өтүмөнү карап чыгууга катышууга мүмкүнчүлүгү болбогон тарап бул жөнүндө экинчи тарапка дароо кабарлайт.

Өтүмө ээси же анын өкүлү Кыргызпатентке алдын ала макулдашуусуз келгенде, анын катышуусу менен өтүмөнү карап чыгуу жөнүндө анын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартылышы мүмкүн.

Өтүмөнү карап чыгууга өтүмө ээсинин өкүлүнүн катышуусу ушул Эрежелердин шарттарын сактоо менен мүмкүн.

44. Мыйзамдын 13-беренесинин 3-бөлүгүнө жана 15-беренесинин 4-бөлүгүнүн биринчи абзацына ылайык өтүмө ээсинин өтүмө берилген белгини экспертизанын сурамына жооп берүү мөөнөтү жана товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө экспертизанын алдын ала чечимине жооп берүү мөөнөтү (алдын ала баш тартуу) өтүмө ээсинин өтүнүчү каты боюнча он эки айга чейин узартылышы мүмкүн.

Өтүнүчү кат менен бирге белгиленген өлчөмдө мөөнөттү узартуу үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ берилет.

Мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүчү кат сурам же алдын ала чечим жиберилген күндөн тартып үч айдын ичинде берилет.

Эгерде өтүнүчү кат белгиленген мөөнөттү бузуу менен берилсе, ошондой эле алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ берилбесе же төлөнгөн алымдын суммасы белгиленген өлчөмгө ылайык келбесе, сураган материалдарды берүүнүн мөөнөтүн узартуу жүргүзүлбөйт.

Эгерде өтүмө ээси алдын ала чечимге жооп берүү мөөнөтүн бузса же алдын ала чечимди жоопсуз калтырса, товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат.

Мындай учурларда өтүмө ээсине анын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө билдирилет.

45. Мыйзамдын 15-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык өтүмө ээси өткөрүп жиберген төмөнкү мөөнөттөр калыбына келтирилиши мүмкүн:

Если заявитель нарушил срок представления ответа на предварительное решение или оставил предварительное решение без ответа, принимается решение об отказе в регистрации товарного знака. В этих случаях заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении его ходатайства.

45. В соответствии с частью 5 статьи 15 Закона могут быть восстановлены следующие пропущенные заявителем сроки:

– срок представления дополнительных материалов по запросу экспертизы;

– срок подачи возражения в апелляционный совет Кыргызпатента (далее – Апелляционный совет) на решение экспертизы заявленного обозначения;

– срок запрашивания копий материалов, указанных в решении экспертизы.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем не позднее трех месяцев по их истечении.

Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины в установленном размере.

Если такой документ не представлен, ходатайство признается неподанным, о чем заявитель уведомляется.

Если установлено, что не соблюдено хотя бы одно из требований, указанного пункта, ходатайство не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

46. Заявитель вправе отозвать заявку. Заявление об отзыве заявки может быть подано на любом этапе ее рассмотрения, но не позднее даты регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Кыргызской Республики. Заявка считается отозванной с даты направления заявителем уведомления о принятии этого заявления к сведению.

По отозванной заявке юридически значимые действия совершены быть более не могут (экспертиза такой заявки не проводится, регистрация товарного знака по ней не производится). Отозванная заявка не принимается во внимание при экспертизе других заявок.

Положения абзаца второго настоящего пункта действуют также и в отношении заявок, считающихся отозванными. При этом датой, начиная с которой заявка считается отозванной, является дата направления заявителем уведомления о том, что заявка считается отозванной. В уведомлении указываются соответствующие основания.

Глава 4. Рассмотрение заявки в Кыргызпатенте

– экспертизанын сурамы боюнча кошумча материалдарды берүүнүн мөөнөтү;
– өтүмө берилген белгини экспертизалоо чечимине Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине (мындан ары – Апелляциялык кеңеш) каршы пикир берүү мөөнөтү;
– экспертизанын чечиминде көрсөтүлгөн материалдардын көчүрмөлөрүн сурауу мөөнөтү.

Өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч кат өтүмнө ээси тарабынан алар бүткөндөн кийин үч айдан кечиктирилбестен берилет.

Өтүнүч кат менен бирге белгиленген өлчөмдө тиешелүү алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ берилет.

Эгерде мындай документ берилбесе, өтүнүч берилген жок деп таанылат, бул жөнүндө өтүмнө ээсине билдирилет.

Эгерде ушул пункттун талаптарынын бири эле сакталбаганы аныкталса, өтүнүч кат канааттандырылбайт, бул жөнүндө өтүмнө ээсине билдирилет.

46. Өтүмнө ээси өтүмнөнү чакыртып алууга укуктуу. Өтүмнөнү чакыртып алуу жөнүндө арыз аны кароонун кайсы этабында болбосун, бирок Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде товардык белгини каттоо датасынан кечиктирилбестен берилиши мүмкүн. Өтүмнө бул арызды маалыматка алуу жөнүндө билдирүү өтүмнө ээсине жиберилген датадан тартып чакыртып алынган болуп эсептелет.

Чакыртып алынган өтүмнө боюнча юридикалык жактан маанилүү аракеттер жасалышы мүмкүн эмес (мындай өтүмнөгө экспертиза жүргүзүлбөйт, ал боюнча товардык белгини каттоо жүргүзүлбөйт). Чакыртылып алынган өтүмнө башка өтүмнөлөрдү экспертизалоодо эске алынбайт.

Ушул пункттун экинчи абзацынын жоболору чакыртып алынган деп эсептелген өтүмнөлөргө карата да колдонулат. Ошол эле учурда өтүмнө чакыртылып алынды деп эсептелген дата болуп өтүмнө ээсине өтүмнө чакыртылып алынды деп эсептелгендиги жөнүндө билдирүү жиберилген дата эсептелет. Билдирүүдө тиешелүү негиздер көрсөтүлөт.

4-глава. Кыргызпатентте өтүмнөнү карап чыгуу

47. Өтүмнөнү карап чыгуу алдын ала экспертизаны жана өтүмнө берилген белгиге экспертиза жүргүзүүнү камтыйт.

Кыргызпатентке келип түшкөн өтүмнөнүн материалдарына кириш номери берилет жана алардын келип түшкөн датасы белгиленет.

47. Рассмотрение заявки включает в себя предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения.

Поступившим в Кыргызпатент материалам заявки присваивается входящий номер и фиксируется дата их поступления.

Заявителю либо его представителю выдается расписка о принятии материалов заявки с указанием количества принятых листов документов и даты их поступления.

В случае подачи заявки в электронном формате заявитель извещается электронным уведомлением.

48. Предварительная экспертиза проводится в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявки.

При проведении предварительной экспертизы в представленных материалах проверяется наличие и соответствие установленным частью I статьи 7 и статьей II Закона требованиям:

– заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака;

– указания наименования или имени заявителя, его адреса;

– имени и адреса патентного поверенного или иного представителя при наличии такового;

– изображения знака, регистрация которого испрашивается в заявке;

– перечня товаров и/или услуг, для которых испрашивается регистрация;

– описания заявленного обозначения;

– копии первой заявки при испрашивании по заявке конвенционного приоритета;

– документа, подтверждающего правомерность испрашивания выставочного приоритета;

– документа об уплате пошлины за подачу заявки, проведение предварительной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения;

– устава коллективного знака, если заявка подана на коллективный знак;

– доверенности, выданной патентному поверенному или представителю;

– перевода документов, прилагаемых к заявке, представленных не на государственном или официальном языке.

При проведении предварительной экспертизы проверяется наличие указанных в настоящих Правилах сведений и документов и соответствие документов, перечисленных в абзацах третьем, четвертом, шестом и седьмом настоящего пункта требованиям, установленным настоящими Правилами.

Дата подачи заявки устанавливается по дате поступления сведений и документов, перечисленных в абзацах третьем, четвертом,

Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө кабыл алынган документтердин барактарынын санын жана алардын келип түшкөн датасын көрсөтүү менен өтүнмөнүн материалдарын кабыл алуу жөнүндө тил кат берилет.

Өтүнмө электрондук форматта берилген учурда өтүнмө ээсине электрондук билдирүү жөнөтүлөт.

48. Алдын ала экспертиза өтүнмө берилген датадан тартып он жумуш күндүн ичинде жүргүзүлөт.

Алдын ала экспертиза жүргүзүүдө берилген материалдарда төмөнкүлөрдүн бар экендиги жана Мыйзамдын 7-беренесинин 1-бөлүгүндө жана 11-беренесинде белгиленген талаптарга шайкештиги текшерилет:

– белгини товардык белги катарында каттоо жөнүндө арыз;

– өтүнмө ээсинин аталышын же атын, анын дарегин көрсөтүү;

– патенттик ишенимдүү өкүлдүн же ушундай өкүл бар болгон башка өкүлдүн аты-жөнү жана дарегин;

– өтүнмөдө каттоо суралып жаткан белгинин сүрөтү;

– каттоо суралып жаткан товарлардын жана же кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси;

– өтүнмө берилген белгинин сыпаттамасы;

– конвенциялык артыкчылык өтүнмөсү боюнча суроодо биринчи өтүнмөнүн көчүрмөсү;

– көргөзмөдүк артыкчылыкты суроонун укуктуулугун ырастоочу документ;

– өтүнмө бергендиги, алдын ала экспертизаны жана өтүнмө берилген белгиге экспертиза жүргүзгөндүгү үчүн алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

– эгерде өтүнмө жамааттык белгиге берилсе, жамааттык белгинин уставы;

– патенттик ишенимдүү өкүлгө же өкүлгө берилген ишеним кат;

– өтүнмөгө тиркелген, мамлекеттик же расмий тилде эмес берилген документтердин котормолору.

Алдын ала экспертиза жүргүзүүдө ушул Эрежелерде көрсөтүлгөн маалыматтардын жана документтердин бар экендиги жана ушул пункттун үчүнчү, төртүнчү, алтынчы жана жетинчи абзацтарында саналып өткөн документтердин ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга шайкештиги текшерилет.

Өтүнмөнү берүү датасы ушул пункттун үчүнчү, төртүнчү, алтынчы жана жетинчи абзацтарында саналып өткөн маалыматтардын жана документтердин келип түшкөн датасы боюнча же эгерде алар бир эле учурда берилбесе, алардын акыркысынын датасы боюнча белгиленет.

Шестом и седьмом настоящего пункта или последнего из них, если они не были представлены одновременно.

Отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в абзацах пятом, восьмом, девятом, десятом и двенадцатом настоящего пункта или их несоответствие требованиям, установленным настоящими Правилами, не может являться препятствием для вынесения решения о принятии заявки к рассмотрению и установлению даты подачи заявки.

При установлении на этапе предварительной экспертизы фактов неправильного оформления и/или отсутствия указанных сведений и/или документов в материалах заявки, заявитель уведомляется о необходимости их представления, уточнения и/или исправления.

При установлении на этапе предварительной экспертизы факта отсутствия достоверности на представительство (абзац тринадцатый) заявитель уведомляется путем направления запроса о необходимости ее представления в трехмесячный срок с даты направления запроса.

До представления перевода (абзац четырнадцатый) документов, представленные не на государственном или официальном языке, считаются непотребными.

49. Если в процессе предварительной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, установленным настоящими Правилами, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения и/или документы в течение трех месяцев с даты его направления заявителю. Срок предоставления ответа может быть продлен при соблюдении условий пункта 44 настоящих Правил.

Запрос может включать следующие требования:

– представить заявку по установленной форме, включающую все необходимые сведения;

– уточнить полное юридическое наименование заявителя;

– дослать недостающее количество копий заявленного обозначения;

– представить изображение, соответствующее требованиям пункта 22 настоящих Правил;

– представить перевод, объяснение словообразования либо транслитерации, если словесное обозначение приведено на ином, не на государственном или официальном языке;

– уточнить перечень товаров в соответствии с МКТУ;

– представить документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки, проведение предварительной экспертизы, экспертизы заявленного обозначения;

– представить документ, подтверждающий уплату недостающей суммы пошлины.

Өтүнмөнүн материалдарында ушул пункттун бешинчи, сегизинчи, тогузунчу, онунчу жана он экинчи абзацтарында көрсөтүлгөн маалыматтардын жана/же документтердин жоктугу же алардын ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга шайкеш эместиги өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө чечим чыгаруу жана өтүнмө берилген датаны белгилөө үчүн тоскоолдук болуп саналбайт.

Алдын ала экспертизанын этабында өтүнмөнүн материалдарында көрсөтүлгөн маалыматтардын жана/же документтердин туура эмес таризделишинин жана/же жоктугунун фактылары белгиленгенде өтүнмө ээсине аларды берүүнүн, тактоонун жана/же оңдоонун зарылдыгы жөнүндө билдирилет.

Алдын ала экспертизанын этабында өкүлчүлүккө ишеним каттын жоктугунун фактысы белгиленгенде (он үчүнчү абзац) өтүнмө ээсине сурам жиберилген датадан тартып үч айлык мөөнөттө аны берүүнүн зарылдыгы жөнүндө сурам жиберүү жолу менен кабарланат.

Котормосу берилгенге чейин (он төртүнчү абзац) мамлекеттик же расмий тилде эмес берилген документтер келип түшкөн жок деп эсептелет.

49. Эгерде алдын ала экспертизалоо процессинде өтүнмө ушул Эрежелер менен белгиленген документтерге карата талаптарды бузуу менен таризделгени аныкталса, өтүнмө ээсине табылган бузууларды көрсөтүү жана жетишпеген же оңдолгон маалыматтарды жана/же документтерди өтүнмө ээсине жиберген датадан тартып үч айдын ичинде берүү сунушу менен сурам жөнөтүлөт. Жооп берүү мөөнөтү ушул Эрежелердин 44-пунктунун шарттарын сактоо менен узартылышы мүмкүн.

Сурам төмөнкүдөй талаптарды камтышы мүмкүн:

- белгиленген форма боюнча бардык зарыл маалыматтарды камтыган өтүнмөнү берүү;
- өтүнмө ээсинин толук юридикалык аталышын тактоо;
- өтүнмө берилген белгинин көчүрмөлөрүнүн жетишпеген санын жөнөтүү;
- ушул Эрежелердин 22-пунктунун талаптарына ылайык келген сүрөттү берүү;
- эгерде сөз түрүндөгү белги мамлекеттик же расмий тилде эмес, башка тилде келтирилсе, сөздүн түзүлүшүнүн же транслитерациянын котормосун, түшүндүрмөсүн берүү;
- ТКЭЖке ылайык товарлардын тизмегин тактоо;
- өтүнмө бергендиги, алдын ала экспертиза жүргүзгөндүгү, өтүнмө берилген белгиге экспертиза жүргүзгөндүгү үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документти берүү;
- алымдын жетпеген суммасын төлөгөндүгүн ырастаган документти берүү.

23

В случае если выявлено несоответствие суммы уплаченной пошлины количеству классов МКТУ заявитель уведомляется, что в случае непредставления документа об уплате пошлины в установленный срок или отказа от ограничения своих притязаний экспертиза будет проводиться в отношении классов, указанных в заявке, за которые уплачена пошлина, с исключением из перечня товаров и услуг, не относящихся к этим классам;

– представить уверенность на представительство;

– представить любые другие сведения и документы, отсутствие которых препятствует продолжению делопроизводства по данной заявке и не позволяет завершить этап предварительной экспертизы.

Если представленный заявителем ответ не содержит в полной мере запрошенных сведений и/или документов, ему может быть направлен повторный запрос.

При отсутствии ответа на запрос предварительной экспертизы, нарушении заявителем установленного срока ответа и непредставлении в эти сроки ходатайства о его продлении заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется по истечении трех месяцев с даты направления запроса.

50. При соответствии материалов заявки установленным требованиям, а также в случаях своевременного представления заявителем запрошенных сведений и документов заявителю направляется решение о принятии заявки к рассмотрению с уведомлением о дате подачи заявки.

В решении о принятии заявки к рассмотрению заявитель может быть уведомлен:

– о возможности установления конвенционного или выставочного приоритета в период проведения экспертизы заявленного обозначения при условии представления документов, подтверждающих правомерность его требований об установлении конвенционного или выставочного приоритета, в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент;

– о возможности уточнения в период проведения предварительной экспертизы заявленного обозначения размера предназначенной к уплате пошлины за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения по результатам анализа перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

– о необходимости представления иных сведений и/или документов, предусмотренных Законом и настоящими Правилами.

– о проведении проверки перечня товаров и услуг и правильности их группирования по классам МКТУ, осуществленного заявителем;

– о возможности однозначной идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ.

23

Эгерде төлөнгөн алымдын суммасынын ТКСК класстарынын санына туура келбегендиги аныкталса, анда өтүнмө ээсине белгиленген мөөнөттө алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ берилбеген же өзүнүн талаптарын чектөөдөн баш тарткан учурда бул класстарга кирбеген товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тиэмесинен чыгаруу менен өтүнмөдө көрсөтүлгөн алым төлөнгөн класстарга карата экспертиза жүргүзүлө тургандыгы маалымдалат;

– өкүтчүлүккө ишеним кат берүү;

– алардын жоктугу ушул өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнү улантууга тоскоол болгон жана алдын ала экспертизанын этабын аяктоого мүмкүндүк бербеген кайсы болбосун башка маалыматтарды жана документтерди берүү.

Эгерде өтүнмө ээси тарабынан берилген жооп суралган маалыматтарды жана/же документтерди толук көлөмдө камтыбаса, ага кайрадан сурам жиберилиши мүмкүн.

Алдын ала экспертизанын сурамына жооп болбогондо, өтүнмө ээси тарабынан жооптун белгиленген мөөнөтү бузулганда жана бул мөөнөттө аны узартуу жөнүндө өтүнүч кат берилбегенде өтүнмө чакыртып алынган болуп эсептелет, бул жөнүндө өтүнмө ээсине сурам жиберилген датадан тартып үч ай өткөндөн кийин билдирилет.

50. Өтүнмөнүн материалдары белгиленген талаптарга ылайык келгенде, ошондой эле өтүнмө ээси тарабынан суралган маалыматтар жана документтер өз убагында берилген учурда өтүнмө ээсине өтүнмө берилген дата жөнүндө билдирүү менен өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө чечим жиберилет.

Өтүнмөнү карап чыгууга кабыл алуу жөнүндө чечимде өтүнмө ээсине төмөнкүлөр жөнүндө билдирилет:

– Кыргызпатентке өтүнмө берген датадан тартып эки айдын ичинде конвенциялык же көргөзмөлүк артыкчылыкты белгилөө жөнүндө анын талаптарынын укуктуулугун ырастоочу документтерди берген шартта өтүнмө берилген белгиге экспертиза жүргүзүү мезгилинде конвенциялык же көргөзмөлүк артыкчылыкты белгилөө мүмкүнчүлүгү жөнүндө;

– товардык белгини каттоо суралган товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тиэмелги талдоонун жыйынтыгы боюнча өтүнмө бергендиги жана экспертиза жүргүзгөндүгү үчүн алымдын өлчөмүн өтүнмө берилген белгиге алдын ала экспертиза жүргүзүү мезгилинде тактоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө;

– Мыйзамда жана ушул Эрежелерде каралган башка маалыматтарды жана/же документтерди берүүнүн зарылдыгы жөнүндө;

При необходимости коррективы предоставляемой заявителем редакции перечня товаров и услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующие уточнения.

Если установлено, что действительное количество классов МКТУ, соответствующее перечисленным заявителем товарам, больше того количества классов МКТУ, за которые уплачена пошлина за подачу заявки, предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения, заявитель уведомляется о необходимости доплаты недостающей суммы или ограничения его притязаний (сокращения количества классов МКТУ, по которым испрашивается регистрация заявленного обозначения).

При отказе заявителя от доплаты суммы пошлины или ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения проводится в отношении классов МКТУ, за которые пошлина уплачена в порядке их изложения при подаче заявки.

51. Если представленный заявителем ответ на запрос экспертизы не содержит запрошенных сведений и/или документов, по заявке выносится решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

В решении об отказе в принятии заявки к рассмотрению приводятся основания, по которым вынесено решение.

Такими основаниями являются:

– отсутствие заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака;

– отсутствие в заявке указания заявителя;

– несоответствие указания заявителя в заявке требованиям, установленным настоящими Правилами;

– отсутствие в заявке обозначения, предназначенного для регистрации в качестве товарного знака;

– отсутствие в заявке указания товара или услуги, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

52. По результатам предварительной экспертизы заявка принимается к рассмотрению либо выносится решение об отказе в принятии ее к рассмотрению, которое направляется заявителю.

После принятия решения о положительном результате предварительной экспертизы на официальном сайте ведомства в течение двадцати рабочих дней публикуются сведения о поданных заявках на товарные знаки по форме, установленной Кыргызпатентом.

В течение трех месяцев с даты публикации заявки любое заинтересованное лицо имеет право представить мотивированное возражение в письменной форме, которое рассматривается экспертизой при вынесении решения о регистрации или отказе в регистрации товарного знака.

– өтүнмө ээси тарабынан товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегине жана аларды ТКЭК класстары боюнча топтоштуруунун тууралыгына текшерүү жүргүзүү жөнүндө;

– ТКЭКтин тигил же бул классынын конкреттүү товары же тейлөө кызматы менен товарды же кызмат көрсөтүүнү белгилөө үчүн өтүнмө ээси колдонгон терминди бир орундуу идентификациялоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө.

Өтүнмө ээси тарабынан берилген товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегинин редакциясын оңдоо зарыл болгон учурда экспертиза өтүнмө ээсинен тиешелүү тактоолорду суроого укуктуу.

Эгерде өтүнмө ээси тарабынан аталган товарларга туура келген ТКЭКтин класстарынын чыныгы саны өтүнмө бергендиги, алдын ала экспертиза жана билдирилген белгини экспертизалар үчүн алым төлөнгөн ТКЭКтин класстарынын санынан көп экендиги аныкталса, өтүнмө ээсине жетиштеген сумманы кошумча төлөө же анын талаптарын чектөө (өтүнмө берилген белгини каттоо суралган ТКЭКтин класстарынын санын кыскартуу) зарылдыгы жөнүндө билдирилет.

Өтүнмө ээси алымдын суммасын кошумча төлөөдөн баш тартканда же өзүнүн дооматын чектегенде өтүнмө берилген белгиге экспертиза жүргүзүү өтүнмө берүүдө баяндоо тартибинде алым төлөнгөн ТКЭКтин класстарына карата жүргүзүлөт.

51. Эгерде экспертизанын сурамына өтүнмө ээси тарабынан берилген жооп суралган маалыматтарды жана/же документтерди камтыбаса, өтүнмө боюнча өтүнмөнү карап чыгууга кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

Өтүнмөнү кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечимде чечим чыгарылган негиздер келтирилет.

Төмөнкүлөр мындай негиздер болуп саналат:

– белгини товардык белги катарында каттоо жөнүндө арыздын жоктугу;

– өтүнмөдө өтүнмө ээсинин көрсөтүлбөгөндүгү;

– өтүнмөдө өтүнмө ээсинин көрсөтүлүшүнүн ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга ылайык келбегендиги;

– өтүнмөдө товардык белги катарында каттоо үчүн арналган белгинин жоктугу;

– өтүнмөдө берилген белгини каттоо суралган товардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн көрсөтүлүшүнүн жоктугу.

52. Алдын ала экспертизанын жыйынтыгы боюнча өтүнмө кароого кабыл алынат же аны кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат, ал өтүнмө ээсине жиберилет.

Алдын ала экспертизанын оң жыйынтыгы жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин ведомствонун расмий сайтында жыйырма жумуш

53. Экспертиза заявленного обозначения проводится для проверки соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 9 и 10 Закона.

По результатам экспертизы заявленного обозначения выносится решение о регистрации товарного знака или отказе в его регистрации.

Экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении предварительной экспертизы в течение семи месяцев с даты подачи заявки.

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется:

– проверка соответствия материалов заявки требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению заявки и прилагаемым к ней документам, предусмотренным настоящими Правилами, за исключением материалов заявки, проверка которых осуществляется в ходе предварительной экспертизы;

– проверка перечня товаров и услуг и правильности их группирования по классам МКТУ;

– установление приоритета товарного знака в соответствии со статьей 12 Закона;

– проверка соответствия заявленного обозначения условиям регистрации, предусмотренным настоящими Правилами.

В ходе проверки перечня товаров устанавливается:

– возможность однозначной идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ;

– правильность осуществления заявителем группирования товаров и услуг по классам МКТУ.

При необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующие уточнения.

Если установлено, что действительное количество классов МКТУ, соответствующее перечисленным заявителем товарам, больше того количества классов МКТУ, за которые уплачена пошлина за подачу заявки, предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения, заявитель уведомляется о необходимости доплаты недостающей суммы или ограничения его притязаний (сокращения количества классов МКТУ, по которым испрашивается регистрация заявленного обозначения).

При отказе заявителя от доплаты суммы пошлины или ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения проводится в отношении классов МКТУ, за которые пошлина уплачена в порядке их изложения при подаче заявки.

54. Приоритет товарного знака в соответствии со статьей 12 Закона, устанавливается:

күндүн ичинде Кыргызпатент тарабынан белгиленген форма боюнча товардык белгилерге берилген өтүмдөгөр жөнүндө маалыматтар жарыяланат.

Өтүмдө жарыяланган датадан тартып үч айдын ичинде кайсы болбосун кызыкдар жак жазуу жүзүндө жүйөлөштүрүлгөн каршы пикирин берүүгө укуктуу, ал товардык белгини каттоо же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарууда экспертиза тарабынан каралат.

53. Өтүмдө берилген белгиге экспертиза жүргүзүү Мыйзамдын 9 жана 10-беренелеринде белгиленген талаптарга өтүмдө берилген белгинин шайкештигин текшерүү үчүн жүргүзүлөт.

Өтүмдө берилген белгиге экспертизанын натыйжалары боюнча товардык белгини каттоо же аны каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

Өтүмдө берилген белгиге экспертиза алдын ала экспертиза аяктатандан кийин өтүмдө берилген датадан тартып жети айдын ичинде жүргүзүлөт.

Өтүмдө берилген белгиге экспертиза жүргүзүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр жүзөгө ашырылат:

– алдын ала экспертизанын жүрүшүндө текшерүү жүргүзүлүүчү өтүмдөнүн материалдарын кошпогондо, өтүмдөнүн материалдарынын өтүмдөнүн мазмунуна жана таризделишине карата коюлуучу талаптарга жана ушул Эрежелерде каралган ага тиркелген документтерге шайкештигин текшерүү;

– товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тиизметин жана аларды ТКСЖ класстары боюнча топтоштуруунун тууралыгын текшерүү;

– Мыйзамдын 12-беренесине ылайык товардык белгинин артыкчылыгын белгилөө;

– өтүмдө берилген белгинин ушул Эрежелерде каралган каттоо шарттарына шайкештигин текшерүү.

Товарлардын тиизметин текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр белгиленет:

– ТКСЖтин типил же бул классынын конкреттүү товары же кызмат көрсөтүүсү менен товарды же кызмат көрсөтүүнү белгилөө үчүн өтүмдө ээси тарабынан пайдаланылуучу терминди бир орундуу идентификациялоо мүмкүнчүлүгү;

– өтүмдө ээси тарабынан товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү ТКСЖтин класстары боюнча топтоштуруунун тууралыгы.

Өтүмдө ээси тарабынан берилген товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тиизметинин редакциясын ондоо зарыл болгон учурда экспертиза өтүмдө ээсинен тиешелүү тактоолорду суроого укуктуу.

– по дате подачи в Кыргызпатент заявки, удовлетворяющей требованиям статьи 11 Закона;

– по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции;

– по дате начала открытого показа обозначенных заявителем экспонатов на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории одного из государств-участников Парижской конвенции;

– по дате приоритета международной заявки на регистрацию товарного знака в соответствии с международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Приоритет товарного знака по выделенной заявке устанавливается по дате приоритета товарного знака первоначальной заявки, регистрационный номер дополняется буквенным символом.

Множественный приоритет товарного знака относительно заявленных товаров устанавливается при наличии нескольких заявок этого заявителя на товарные знаки, поданных в государстве-участнике Парижской конвенции на одно обозначение в отношении различных товаров, указанных в поданной заявке на товарный знак.

Заявителем должны быть представлены необходимые документы, подтверждающие испрашиваемый приоритет и соблюдены необходимые требования их представления:

– при установлении приоритета по дате подачи заявки в соответствии со статьей 12 Закона проверяется наличие:

заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, его адреса;

заявляемого обозначения;

перечня товаров, для которых испрашивается регистрация, сгруппированных по классам МКТУ.

Если заявка первоначально не содержала какого-либо из вышеперечисленных сведений и/или документов, то датой приоритета товарного знака считается дата поступления последнего из вышеперечисленных документов, содержащих сведения, необходимые для установления приоритета;

– при испрашивании конвенционного приоритета в соответствии со статьей 12 Закона проверяется:

наличие копии первой заявки, поданной заявителем в государстве-участнике Парижской конвенции. Если указанная копия представлена после даты подачи заявки в уполномоченный государственный орган устанавливается соблюдение заявителем двухмесячного срока с указанной даты, в течение которого копия первой заявки должна быть представлена;

Эгерде өтүнмө ээси тарабынан аталган товарларга туура келген ТКЭКтин класстарынын чыныгы саны өтүнмө бергендиги, алдын ала экспертиза жана өтүнмө берилген белгини экспертизалар үчүн алым төлөнгөн ТКЭКтин класстарынын санынан көп экендиги аныкталса, өтүнмө ээсине жетишпеген сумманы кошумча төлөө же анын талаптарын чектөө (өтүнмө берилген белгини каттоо суралган ТКЭКтин класстарынын санын кыскартуу) зарылдыгы жөнүндө билдирилет.

Өтүнмө ээси алымдын суммасын кошумча төлөөдөн баш тартканда же өзүнүн дооматын чектегенде өтүнмө берилген белгиге экспертиза жүргүзүү өтүнмө берүүдө баяндоо тартибинде алым төлөнгөн ТКЭКтин класстарына карата жүргүзүлөт.

54. Мыйзамдын 12-беренесине ылайык товардык белгинин артыкчылыгы төмөнкүлөр боюнча аныкталат:

– Кыргызпатентке Мыйзамдын 11-беренесинин талаптарын канааттандыруучу өтүнмө берилген дата боюнча;

– Париж конвенциясына катышуучу мамлекетке биринчи өтүнмө берилген дата боюнча;

– Париж конвенциясына катышуучу мамлекеттердин биринин аймагында уюштурулган расмий же расмий таанылган эл аралык көрөзмөдө өтүнмө ээси белгилеген экспонаттарды ачык көрсөтүү башталган дата боюнча;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык товардык белгини каттоого эл аралык өтүнмөнүн артыкчылык датасы боюнча.

Бөлүнгөн өтүнмө боюнча товардык белгинин артыкчылыгы баштапкы өтүнмөнүн товардык белгисинин артыкчылык датасы боюнча белгиленет, каттоо номери тамга белгиси менен толукталат.

Өтүнмө берилген товарларга карата товардык белгинин көп сандаган артыкчылыгы товардык белгиге берилген өтүнмөдө көрсөтүлгөн ар кандай товарларга карата Париж конвенциясына катышуучу мамлекеттерде бир өтүнмө берилген товардык белгилерге бул өтүнмө ээсинин бир нече өтүнмөсү болгон учурда белгиленет.

Өтүнмө ээси тарабынан суралган артыкчылыкты ырастоочу зарыл документтер берилүүгө жана аларды берүүнүн зарыл болгон талаптары сакталууга тийиш:

– Мыйзамдын 12-беренесине ылайык өтүнмө берилген дата боюнча артыкчылыкты белгилөөдө төмөнкүлөрдүн бар экендиги текшерилет:

өтүнмө ээсин, анын дарегин көрсөтүү менен товардык белги катарында белгини каттоо жөнүндө арыздын;

өтүнмө берилген белгинин;

соблюдение заявителем шестимесячного срока, начиная с даты подачи первой заявки, в течение которого заявка с испрашиванием конвенционного приоритета должна быть подана в Кыргызпатент;

представление ходатайства об установлении конвенционного приоритета не позднее двух месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатента;

соответствие заявляемого обозначения и перечня товаров и услуг обозначению и перечню товаров и услуг, содержащимся в первой заявке, при этом в перечне товаров и услуг, для которых заявляется обозначение, могут отсутствовать некоторые из товаров и услуг, указанные в первой заявке;

– при испрашивании выставочного приоритета производится проверка на наличие требований, предусмотренных статьей 12 Закона: наличие документа, подтверждающего выставочный приоритет и соответствие его требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;

соблюдение заявителем шестимесячного срока, начиная с даты начала открытого показа экспоната на выставке, в течение которого заявка с испрашиванием выставочного приоритета должна быть подана в Кыргызпатент;

представление ходатайства об установлении выставочного приоритета не позднее двух месяцев с даты подачи заявки в Кыргызпатент;

соответствие заявляемого обозначения обозначению на экспонировавшихся товарах при условии, что товары, в отношении которых заявляется обозначение с испрашиванием выставочного приоритета, экспонировались на выставке.

При несоблюдении заявителем хотя бы одного из требований, указанных в абзацах девятим – двадцать третьем настоящего пункта приоритет товарного знака устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) по дате подачи заявки в Кыргызпатент. Заявителю направляется уведомление.

55. Заявленное обозначение проверяется на отсутствие абсолютных оснований для отказа в регистрации в качестве товарного знака в соответствии со статьей 9 Закона, а также иных оснований в соответствии со статьей 10 Закона и настоящими Правилами.

При проверке заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в пунктах 6 и 7 настоящих Правил, или включает такое обозначение.

Если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 7 настоящих Правил, или состоит только из обозначений, указанных в

ТЖЭК класстары боюнча голтопштурулган каттоо суралып жаткан товарлардын тизмегин.

Эгерде өтүмө башында жогоруда аталган кайсы бир маалыматтарды жана/же документтерди камтыбаса, анда товардык белгинин артыкчылык датасы болуп жогоруда аталган документтердин акыркысы келип түшкөн дата эсептелет, анда артыкчылыкты белгилөө үчүн зарыл болгон маалыматтарды камтыйт;

– конвенциялык артыкчылыкты суроодо Мыйзамдын 12-беренесине ылайык төмөнкүлөр текшерилет:

өтүмө ээси Париж конвенциясына катышуучу мамлекетте берген биринчи өтүмөнүн көчүрмөсүнүн болушу. Эгерде көрсөтүлгөн көчүрмө арыз берилген датадан кийин берилсе, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өтүмө ээси тарабынан көрсөтүлгөн датадан тартып эки айлык мөөнөттүн сакталышы белгиленет, бул мөөнөттө биринчи өтүмөнүн көчүрмөсү берилүүгө тийиш;

өтүмө ээси тарабынан биринчи өтүмө берилген датадан тартып алты айлык мөөнөттүн сакталышы, бул мөөнөттө конвенциялык артыкчылык суралган өтүмө Кыргызпатентке берилүүгө тийиш;

конвенциялык артыкчылыкты белгилөө жөнүндө өтүнүч катты Кыргызпатентке өтүмө берилген датадан тартып эки айдан кечиктирбестен берүү;

өтүмө берилген белгинин жана товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегинин биринчи өтүмөдө камтылган белгилерге жана товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегине шайкештиги – ошол эле учурда өтүмө берилүүчү товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегинде биринчи өтүмөдө көрсөтүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн айрымдары жок болушу мүмкүн;

– көргөзмөлүк артыкчылыкты суроодо Мыйзамдын 12-беренесинде каралган талаптардын бар экендигине текшерүү жүргүзүлөт;

көргөзмөлүк артыкчылыкты жана анын ушул Эрежелерде каралган талаптарга шайкештигин ырастоочу документтин болушу;

өтүмө ээси тарабынан көргөзмөдө экспонатты ачык көрсөтүү бапталган датадан тартып алты айлык мөөнөттүн сакталышы, бул мөөнөттө көргөзмөнүн артыкчылыгын суралган өтүмө Кыргызпатентке берилиши керек;

Кыргызпатентке өтүмө берген датадан тартып эки айдан кечиктирбестен көргөзмөлүк артыкчылыкты белгилөө жөнүндө өтүнүч катты берүү;

пункте 6 настоящих Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Если заявленное обозначение состоит не только из неохраноспособных обозначений, предусмотренных в пункте 6 настоящих Правил, но включает хотя бы одно из них, то:

– при включении обозначений, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящих Правил, проверяется наличие документального подтверждения согласия соответствующего компетентного органа или его владельца, без которого регистрация товарного знака не допускается;

– при включении обозначений, указанных в подпунктах 1, 4, 5 и 6 пункта 6 настоящих Правил, осуществляется проверка на занятие данным обозначением доминирующего положения в товарном знаке.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, во внимание принимается его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Неохраноспособные элементы дискламируются, выносятся предварительное решение об отказе (предварительный отказ) в соответствии с частью 3 статьи 15 Закона.

О предварительном отказе заявителю направляется соответствующее уведомление.

В случае несогласия заявителя с перечнем неохраняемых элементов заявленного обозначения он имеет право после вынесения решения о регистрации обжаловать его в установленном порядке.

56. При проверке заявленного обозначения по иным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в пунктах 9 и 10 настоящих Правил.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отличные отличия.

При проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;
- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;
- определяется однородность выявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

көргөзмөлүк артыкчылыкты суроо менен өтүнмө берилүүчү товарлар көргөзмөдө коюлган шартта, көргөзмөгө коюлган товарлардагы белгинин өтүнмө берилген белгиге шайкештиги.

Өтүнмө ээси ушул пункттун тогузунчу – жыйырма үчүнчү абзацтарында көрсөтүлгөн талаптардын бирин гана сактабаган учурда товардык белгинин артыкчылыгы Кыргызпатентке өтүнмө берген дата боюнча белгиленет (бул жөнүндө өтүнмө ээсине алдын ала билдирүү менен). Өтүнмө ээсине билдирүү жиберилет.

55. Өтүнмө берилген белги Мыйзамдын 9-беренесине ылайык товардык белги катарында каттоодон баш тартуу үчүн абсолюттук негиздердин, ошондой эле Мыйзамдын 10-беренесине жана ушул Эрежелерге ылайык башка негиздердин жоктугуна текшерилет.

Өтүнмө берилген белгини каттоодон баш тартуу үчүн абсолюттук негиздер боюнча текшерүүдө ал ушул Эрежелердин 6 жана 7-пункттарында көрсөтүлгөн белги болуп эсептелиши же мындай белгинин камтылышы аныкталат.

Эгерде өтүнмө берилген белги анын элементтери катарында ушул Эрежелердин 7-пунктунун 1 жана 2-пунктчаларында көрсөтүлгөн белгилердин бирин гана камтыса же ушул Эрежелердин 6-пунктунда көрсөтүлгөн белгилерден гана турса, анда аны товардык белги катары каттоонун мүмкүн эместиги жөнүндө тыянак чыгарылат.

Эгерде өтүнмө берилген белги ушул Эрежелердин 6-пунктунда каралган корголбогон белгилерден гана турбастан, алардын жок дегенде бирөөсүн камтыса, анда:

– ушул Эрежелердин 6-пунктунун 3-пунктчасында көрсөтүлгөн белгилерди киргизүүдө тийиштүү компетенттүү органдын же анын ээсинин макулдугун документтик ырастоонун бар экендиги текшерилет, ансыз товардык белгини каттоого жол берилбейт;

– ушул Эрежелердин 6-пунктунун 1, 4, 5 жана 6-пунктчаларында көрсөтүлгөн белгилер киргизилгенде, ушул белгинин товардык белгидеги басымдуулук абалын ээлөөсүнө текшерүү жүргүзүлөт.

Мындай корголбогон белги товардык белгиде үстөмдүк кылуучу абалды ээлэй тургандыгын аныктоодо анын маанилик жана/же мейкиндиктик мааниси эске алынат.

Эгерде мындай белги үстөмдүк абалды ээлесе, анда өтүнмө берилген белгини товардык белги катары каттоонун мүмкүн эместиги жөнүндө тыянак чыгарылат.

Корголбогон элементтер дискламинацияланат, баш тартуу жөнүндө алдын ала чечим (алдын ала баш тартуу) Мыйзамдын 15-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык чыгарылат.

Алдын ала баш тартуу жөнүндө өтүнмө ээсине тиешелүү билдирүү жиберилет.

57. Поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится среди перечисленных ниже обозначений:

– товарных знаков, ранее зарегистрированных или заявленных на регистрацию в Кыргызской Республике на имя другого лица в отношении однородных товаров, обладающих более ранним приоритетом. При этом не учитываются товарные знаки, регистрация которых аннулирована в соответствии со статьей 33 Закона, товарные знаки, заявки на регистрацию которых считаются отозванными на основании частей 7 и 8 статьи 13, части 4 статьи 17, а также заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана;

– зарегистрированных в государственном реестре фирменных наименований Кыргызской Республики;

– товарных знаков других лиц, охраняемых без регистрации в силу международных договоров Кыргызской Республики, в частности: признанных общеизвестными в Кыргызской Республике товарных знаков, охраняемых в соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции; международных знаков, охраняемых в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом к Мадридскому соглашению; – наименований мест происхождения товаров и географических указаний, охраняемых в соответствии с Законом.

58. При определении сходства словесных обозначений словесные обозначения сравниваются:

– со словесными обозначениями;

– с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы;

– с трехмерными цифровыми объектами, имеющими словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим):

1) звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

– наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

– близость звуков, составляющих обозначения;

– расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

– наличие совпадающих слогов и их расположение;

– число слогов в обозначениях;

– место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

– близость состава гласных;

– близость состава согласных;

– характер совпадающих частей обозначений;

Өтүмө ээси өтүмө берилген белгинин коргологон элементтеринин тизмеси менен макул болгон учурда, ал каттоо жөнүндө чечим чыгарылгандан кийин белгиленген тартипте ага даттанууга укуктуу.

56. Өтүмө берилген белгини каттоодон баш тартуу үчүн башка негиздер боюнча текшерүүдө ал ишди Эрежелердин 9 жана 10-пункттарында көрсөтүлгөн белги болуп саналабы же жокту аныкталат.

Эгерде белги бардык элементтерде башка белги менен дал келсе, ал бирдей болуп эсептелет.

Белги алардын өзүнчө айырмалангандыгына карабастан, эгерде ал аны менен жалпысынан ассоциацияланса, башка белги менен чагаштыруу деңгээлине чейин окшош болуп эсептелет.

Бирдейлигин жана окшоштугун текшерүүдө төмөнкүдөй аракеттер жүзөгө ашырылат:

– бирдей жана окшош белгилерди издөө жүргүзүлөт;

– издөө жүргүзүүдө өтүмө берилген жана табылган белгилердин окшоштук даражасы аныкталат;

– табылган бирдей же окшош товардык белги (белгилер) катталган (өтүмө берилген) товарларга өтүмө берилген товарлардын бир түрдүүлүгү аныкталат.

57. Бирдейлигин жана окшоштугун чагаштыруу деңгээлине чейин издөө төмөндө саналып өткөн белгилердин арасында жүргүзүлөт:

– мурда катталган же мурда артыкчылыкка ээ болгон бир түрдүү товарларга карата Кыргыз Республикасында башка жактын атына каттоого өтүмө берилген товардык белгилер. Ошол эле учурда Мыйзамдын 33-беренесине ылайык каттоосу жокко чыгарылган товардык белгилер, каттоого өтүмдөмөрү 13-берененин 7 жана 8-бөлүктөрүнүн, 17-берененин 4-бөлүгүнүн негизинде чакыртылып алынган болуп эсептелген товардык белгилер, ошондой эле баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган, талашуу мүмкүнчүлүгү бүткөн өтүмө эске алынбайт;

– Кыргыз Республикасынын фирмалык аталыштарынын мамлекеттик респондиде катталган;

– Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин күчү менен каттоосуз корголуучу башка жактардын товардык белгилери, атап айтканда: Париж конвенциясынын 6 bis беренесине ылайык корголуучу Кыргыз Республикасында жалпыга белгилүү деп таанылган товардык белгилер; Мадрид макулдашуусуна жана Мадрид макулдашуусуна карата Протоколго ылайык корголуучу эл аралык белгилер;

– вхождение одного обозначения в другое;
– ударение;
2) графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков:

– общее зрительное впечатление;

– вид шрифта;

– графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

– расположение букв по отношению друг к другу;

– алфавит, буквами которого написано слово;

– цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое (семантическое) сходство определяют на основании следующих признаков:

– подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

– совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

– противуположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах 1–3 настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

59. Изобразительные, объемные обозначения и трехмерные цифровые объекты сравниваются:

– с изобразительными обозначениями;

– с объемными обозначениями;

– с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы;

– с трехмерными цифровыми объектами, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных, объемных обозначений и трехмерных цифровых объектов определяется на основании следующих признаков:

– внешняя форма;

– наличие или отсутствие симметрии;

– смысловое значение;

– вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);

– сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

60. Комбинированные обозначения сравниваются:

– с комбинированными обозначениями;

– Мыйзамга ылайык корголуучу товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жана географиялык көрсөткүчтөр.

58. Сөз түрүндөгү белгилердин окшоштугун аныктоодо оозеки белгилер төмөнкүлөр менен салыштырылат:

- сөз түрүндөгү белгилер менен;
- композициясына сөз түрүндөгү элементтер кирген айкалышкан белгилер менен;
- сөз түрүндөгү элементтери бар үч өлчөмдүү санариптик объекттер менен.

Сөз түрүндөгү белгилердин окшоштугу үн (фонетикалык), графикалык (визуалдык) жана мааниси боюнча (семантикалык) болушу мүмкүн:

1) үн (фонетикалык) окшоштук төмөнкүдөй белгилердин негизинде аныкталат:

– салыштырылуучу белгилерде жакын жана дал келген үндөрдүн болушу;

– белгилерди түзгөн үндөрдүн жакындыгы;

– бири бирине карата жакын үндөрдүн жана үн айкалыштарынын жайгашуусу;

– дал келген муундардын болушу жана алардын жайгашуусу;

– белгилердеги муундардын саны;

– белгилердин курамындагы дал келген үн айкалыштарынын орду;

– үндүүлөрдүн курамынын жакындыгы;

– үнсүздөрдүн курамынын жакындыгы;

– белгилердин дал келген бөлүктөрүнүн мүнөзү;

– бир белгинин экинчисине өтүшү;

– басым;

2) графикалык (визуалдык) окшоштук төмөнкүдөй белгилердин негизинде аныкталат:

– жалпы визуалдык таасир;

– шрифттин көрүнүшү;

– тамгалардын мүнөзүн эске алуу менен графикалык жазуу (мисалы, басма же жазуу, баш тамга же кичине тамга);

– тамгалардын бири бирине карата жайгашуусу;

– тамгалары менен сөз жазылган алфавит;

– түс же түстөрдүн айкалышы;

3) мааниси боюнча (семантикалык) окшоштук төмөнкүдөй белгилердин негизинде аныкталат:

– белгилерде камтылган түшүнүктөрдүн, идеялардын окшоштугу, атап айтканда, ар кандай тилдердеги белгилердин маанисинин дал келиши;

– с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы;

– с трехмерными цифровыми объектами.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 58 и 59 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

61. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

62. На любом этапе проведения экспертизы заявленного обозначения Кыргызпатент вправе запросить у заявителя материалы, без которых проведение экспертизы заявленного обозначения невозможно.

Основанием для запроса являются следующие обстоятельства:

– необходимость уточнения описания заявленного обозначения;

– необходимость представления соответствующих документов, указанных в пунктах 13 и 28 настоящих Правил;

– необходимость уточнения классификации или перечня товаров и услуг;

– необходимость доплаты пошлины в случае, когда в результате уточнения классификации перечня товаров и услуг, указанных в заявке, выявлено несоответствие суммы уплаченной пошлины количеству классов МКТУ. При этом заявитель уведомляется о том, что в случае непредоставления документа о доплате пошлины в установленный срок или отказа от ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения будет проводиться в отношении классов, указанных в заявке, за которые уплачена пошлина, с исключением из перечня товаров и услуг, не относящихся к этим классам;

– необходимость решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию, для всех или части товаров и услуг.

Вопросы иного характера, а также замечания и предложения, возникающие при рассмотрении заявки и связанные, например, с установлением приоритета, могут быть также включены в запрос, направляемый на указанных выше основаниях.

В случае возникновения у экспертизы обоснованных сомнений в отношении достоверности любого представленного заявителем документа или сведений экспертизы вправе запросить у заявителя необходимые подтверждения.

– логикалык басым түшкөн жана өз алдынча мааниге ээ болгон белгилердин элементтеринин биринин дал келиши;
– белгилерде камтылган түшүнүктөрдүн, идеялардын карама-каршылыгы.

Ушул пункттун 1-3-пункттарында саналып өткөн белгилер ар бири өзүнчө, ошондой эле ар кандай айкалыштарда эске алынышы мүмкүн.

59. Сүрөт, көлөмдүк белгилер жана үч өлчөмдүү санариптик объекттер төмөнкүлөр менен салыштырылат:

- сүрөттүү белгилер менен;
- көлөмдүк белгилер менен;
- композициясына сүрөт же көлөмдүк элементтер кирген айкалышкан белгилер менен;
- композициясына сүрөттөөчү же көлөмдүк элементтер кирген үч өлчөмдүү санариптик объекттер менен.

Сүрөт, көлөмдүк белгилердин жана үч өлчөмдүү санариптик объекттердин окшоштугу төмөнкү белгилердин негизинде аныкталат:

- тышкы форма;
- симметриянын болушу же жоктугу;
- мааниси;
- сүрөттөрдүн түрү жана мүнөзү (нагуралисттик, стилдештирилген, карикатуралык ж.б.);
- түстөр менен тондордун айкалышы.

Саналып өткөн белгилер ар бири өзүнчө, ошондой эле ар кандай айкалыштарда эске алынышы мүмкүн.

60. Айкалышкан белгилер төмөнкүлөр менен салыштырылат:

- айкалышкан белгилер менен;
- текшерилүүчү айкалышкан белгинин курамына элемент катары кирген белгилердин түрлөрү менен;
- үч өлчөмдүү санариптик объекттер менен.

Айкалышкан белгилердин окшоштугун аныктоодо ушул Эрежелердин 58 жана 59-пункттарында келтирилген белгилер пайдаланылат, ошондой эле өтүмө берилген бирдей же окшош элемент ээлеген жобонун маанилүүлүгү изилденет.

61. Товарлардын бир түрдүүлүгүн аныктоодо керектөөчүдө бул товарлардын бир өңдүүлүгүгө таандык экендиги жөнүндө идея пайда болушунун принципалдуу мүмкүнчүлүгү аныкталат.

Товарлардын бир түрдүүлүгүн аныктоо үчүн товарлардын түрү, алардын арналышы, алардан жасалган материалдын түрү, товарларды сатуу шарттары, керектөөчүлөрдүн чөйрөсү жана башка белгилери эске алынат.

62. Өтүмө берилген белгиге экспертиза жүргүзүүнүн кайсы этабында болгосун Кыргызпатент өтүмө ээсинен аларыыз өтүмө

Приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу должно быть аргументировано, в частности, ссылками на положения Закона, настоящих Правил и других нормативных правовых актов.

Дополнительные материалы, представленные заявителем по запросу экспертизы, рассматриваются в соответствии с пунктом 63 настоящих Правил.

При непредставлении ответа на запрос экспертизы в трехмесячный срок с даты направления заявка считается отозванной.

63. При поступлении дополнительных материалов, поданных заявителем по запросу Кыргызпатента, проверяется соблюдение установленных сроков их представления.

Указанные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев с даты направления заявителем запроса.

При проверке соблюдения заявителем установленных сроков следует руководствоваться пунктом 34 настоящих Правил.

Если заявитель нарушил установленный срок и не представил просьбу о его продлении в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил или оставил запрос экспертизы без ответа, заявка считается отозванной, о чем уведомляется заявитель.

При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу Кыргызпатента и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу.

Дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если изменения затрагивают восприятие заявленного обозначения в целом или его основных (т. е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов. К таким изменениям, в частности, относятся: включение в обозначение или исключение из него словесного либо основного образзительного элемента, фонетическое или смысловое изменение словесного элемента, графическое или смысловое изменение основного образзительного элемента.

Дополнительные материалы признаются также изменяющими заявку по существу, если они содержат дополнение перечня товаров и услуг товарами и услугами, не указанными в заявке.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими заявку по существу, заявителю до принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака сообщается (в очередном направлении ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы.

Иные сведения учитываются при проведении экспертизы.

берилген белгиге экспертиза жүргүзүү мүмкүн болбогон материалдарды суроого укуктуу.

Сурам үчүн негиз болуп төмөнкү жагдайлар эсептелет:

– өтүмнө берилген белгинин сыпаттамасын тактоонун зарылдыгы;

– ушул Эрежелердин 13 жана 28-пункттарында көрсөтүлгөн тиешелүү документтерди берүүнүн зарылдыгы;

– товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн классификациясын же тизмегин тактоонун зарылдыгы;

– өтүмдө көрсөтүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегинин классификациясын тактоонун натыйжасында төлөнгөн алымдын суммасы ТКЭЖтин класстарынын санына дал келбегендиги аныкталган учурда алымды кошумча төлөөнүн зарылдыгы. Мында өтүмнө ээсине белгиленген мөөнөттө кошумча алымды төлөгөндүгү жөнүндө документ берилбеген же өзүнүн талаптарын чектөөдөн баш тарткан учурда өтүмнө берилген белгини экспертизалоо бул класстарга тиешеси жок товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмесинен чыгаруу менен алым төлөнгөн өтүмдө көрсөтүлгөн класстарга карата жүргүзүлө тургандыгы жөнүндө билдирилет;

– товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бардыгы же болгучу үчүн каттоого мурда өтүмнө берилген окшош товардык белгини же белгилерди табуу менен шартталган маселелерди чечүүнүн зарылдыгы.

Башка мүнөздөгү маселелер, ошондой эле өтүмнөнү карап чыгууда келип чыккан жана мисалы, артыкчылыкты аныктоого байланышкан сын пикирлер жана сунуштар жогоруда көрсөтүлгөн негиздерде жиберилүүчү суроо-талапка киргизилиши мүмкүн.

Экспертизада өтүмнө ээси берген кайсы болбосун документтин же маалыматтардын аныктыгына карата негиздүү шектенүүлөр пайда болгон учурда, экспертиза өтүмнө ээсинен зарыл болгон ырастоолорду суроого укуктуу.

Сурамда келтирилген кайсы бир маселе боюнча эксперттин пикири негизинен Мыйзамдын, ушул Эрежелердин жана башка ченемдик укуктук актылардын жоболоруна шилтемелер менен далилдениши керек.

Эксперттин сурамы боюнча өтүмнө ээси тарабынан берилген кошумча материалдар ушул Эрежелердин 63-пунктуна ылайык каралат.

Эксперттин сурамына өтүмнө жиберилген датадан тартып үч айлык мөөнөттө жооп берилбесе, өтүмнө чакыртып алынган болуп эсептелет.

64. Рассмотрение возражений, поступивших в соответствии с частью 4 статьи 14 Закона и настоящих Правил, осуществляется в совокупности с другими материалами при вынесении решения, указанного в пунктах 65 и 66 настоящих Правил. При этом заявителем возражения направляются уведомление о результатах рассмотрения возражения.

65. В ходе экспертизы может быть вынесено предварительное решение об отказе в регистрации товарного знака в случае если:

1) охрана товарному знаку не может быть предоставлена или может быть предоставлена в меньшем объеме, чем испрашивается;

2) части элементов заявленного обозначения должны быть признаны неохраняемыми.

О предварительном отказе заявителю направляется соответствующее уведомление.

В решении о предварительном отказе в регистрации товарного знака приводятся основанные на Законе и настоящих Правилах мотивы отказа в регистрации товарного знака.

Предварительное решение об отказе в регистрации позволяет заявителю в трехмесячный срок с даты направления предварительного решения представить мотивированное возражение и/или дополнительные материалы, на основе которых экспертиза могла бы изменить свое решение в пользу заявителя.

Срок представления ответа может быть продлен при соблюдении условий пункта 44 настоящих Правил, но не более чем на двенадцать месяцев, при условии уплаты пошлины.

Если в установленный срок доводы и замечания не будут представлены выносится окончательное решение об отказе.

66. При установлении соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 9 и 10 Закона, с учетом результатов рассмотрения поступивших возражений в соответствии с частью 4 статьи 14 Закона и доводов и замечаний в связи с предварительным отказом (при наличии) выносится решение о регистрации товарного знака либо об отказе в его регистрации для всех товаров и услуг, указанных в перечне товаров и услуг, представленном заявителем.

Если заявленное обозначение соответствует указанным в абзаце первом настоящего пункта требованиям только для части заявленных товаров и услуг, то выносится решение о регистрации товарного знака в отношении этой части товаров и услуг.

В решении о регистрации товарного знака перечисляются содержащиеся в нем неохраняемые элементы.

Решение о регистрации товарного знака может быть рассмотрено до даты регистрации в связи с поступлением заявки, пользующейся более ранним приоритетом на основании

63. Кыргызпатенттин сурамы боюнча өтүмө ээси берген кошумча материалдар келип түшкөндө өтүмө ээси тарабынан аларды берүүнү белгилеген мөөнөттөрүнүн сакталышы текшерилет.

Көрсөтүлгөн материалдар өтүмө ээсине сурам жиберилген датадан тартып үч айдын ичинде берилүүгө тийиш.

Өтүмө ээси тарабынан белгилеген мөөнөттөрдүн сакталышын текшерүүдө ушул Эрежелердин 34-пунктун жетекчиликке алуу керек.

Эгерде өтүмө ээси белгилеген мөөнөттү бузса жана ушул Эрежелердин 44-пунктуна ылайык аны узартуу жөнүндө өтүнүч бербесе же экспертизанын сурамын жоопсуз калтырса, өтүмө чакыртып алынган болуп эсептелет, бул жөнүндө өтүмө ээсине билдирилет.

Өтүмө ээсинин өз демилгеси боюнча же Кыргызпатенттин сурамы боюнча берилген жана кароого кабыл алынган кошумча материалдар келип түшкөндө, алар өтүмөнү маньязы боюнча өзгөртпөйбү же жокту текшерилет.

Эгерде өзгөртүүлөр өтүмө берилген белгини бүтүндөй же анын негизги элементтерин (б.а. басымыду абаалды ээлеген жана белгини жашыгынан кабыл алуга таасир эткен) кабыл алууну козгосо, кошумча материалдар өтүмөнү маньязы боюнча өзгөртүүчү болуп таанылат. Мындай өзгөртүүлөргө, атап айтканда, төмөнкүлөр кирет: белгиге оозеки же негизги сүрөттөөчү элементти киргизүү же андан чыгаруу, сөз түрүндөгү элементти фонетикалык же маанилик өзгөртүү, негизги сүрөттөөчү элементти графикалык же маанилик өзгөртүү.

Косумча материалдар, эгерде алар товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегине өтүмдө көрсөтүлбөгөн товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр менен толуктоону камтыса, өтүмөнү маньязы боюнча өзгөртө турган болуп таанылат.

Косумча материалдар өтүмөнү маньязы боюнча өзгөртө деп таанылган учурда өтүмө ээсине товардык белгини каттоо жөнүндө же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынганды чейин (экспертизанын ата жиберилүүчү кезектеги документинде) кошумча материалдарга киргизилген кайсы маалыматтар экспертизанын маңдай тынагы үчүн негиз болгондугу жөнүндө билдирилет.

Башка маалыматтар экспертиза жүргүзүүдө эске алынат.

64. Мыйзамдын жана ушул Эрежелердин 14-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык келип түшкөн каршы пикирлерди кароо ушул Эрежелердин 65 жана 66-пункттарында көрсөтүлгөн чечим чыгарууда башка материалдар менен чогуу жүзөгө ашырылат. Мында өтүмө ээсине каршы пикирди кароонун натыйжалары жөнүндө билдирүү жиберилет.

международных договоров Кыргызской Республики, в частности, Парижской конвенции и Мадридского соглашения.

В решении о регистрации товарного знака приводятся следующие сведения:

– регистрируемое в качестве товарного знака обозначение;

– владелец товарного знака;

– дата подачи заявки;

– приоритет товарного знака;

– перечень товаров и услуг, сгруппированных по классам МКСТУ, для которых регистрируется товарный знак.

Наименование (имя) владельца товарного знака указывается в решении в строгом соответствии с полным официальным наименованием юридического лица или фамилией, именем, отчеством (если имеется) физического лица, приведенными в графе заявления под кодом 731.

67. Если в результате экспертизы заявленного обозначения и с учетом результатов рассмотрения поступивших возражений в соответствии с частью 4 статьи 14 Закона, доводов и замечаний в связи с предварительным отказом (при наличии) будет установлено, что обозначение не соответствует, по крайней мере, одному из требований, предусмотренных пунктами 6–10 настоящих Правил для всего перечня товаров и услуг, заявителю направляется решение об отказе в регистрации товарного знака.

В решении об отказе в регистрации товарного знака приводятся основанные на Законе и настоящих Правилах мотивы отказа в регистрации товарного знака.

Решение о регистрации товарного знака либо об отказе в его регистрации направляется заявителю, другим заинтересованным лицам в порядке и сроки, установленные статьей 6 Закона и настоящими Правилами.

68. Заявитель в случае несогласия с решением экспертизы заявленного обозначения вправе подать в Апелляционный совет возражение в течение трех месяцев с даты направления решения, при условии уплаты соответствующей пошлины.

Пропущенный срок может быть восстановлен при соблюдении условий пункта 45 настоящих Правил.

Возражение должно быть рассмотрено Апелляционным советом в течение трех месяцев с даты его поступления.

Решение Апелляционного совета может быть обжаловано в суд заявителем в течение трех месяцев с даты его получения.

65. Экспертизанын жүрүшүндө товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө алдын ала чечим чыгарылышы мүмкүн, эгерде:

- 1) товардык белгиге коргоо берилиши мүмкүн эмес же ал товардык белги сууралгандан аз көлөмдө берилиши мүмкүн;
- 2) өтүмө берилген белгинин элементтеринин бөлүктөрү коргобогон деп таанылууга тийиш.

Алдын ала баш тартуу жөнүндө өтүмө ээсине тиешелүү билдирүү жиберилет.

Товардык белгини каттоодон алдын ала баш тартуу жөнүндө чечимде Мыйзамга жана ушул Эрежелерге негизделген товардык белгини каттоодон баш тартуунун жүйөлөрү келтирилет.

Каттоодон баш тартуу жөнүндө алдын ала чечим өтүмө ээсине алдын ала чечим жөнөтүлгөн датадан тартып үч айлык мөөнөттө жүйөлүү каршы пикирин жана/же алардын негизинде экспертиза өз чечимин өтүмө ээсинин пайдасына өзгөртө ала турган кошумча материалдарды берүүгө мүмкүндүк берет.

Жоопту берүү мөөнөтү ушул Эрежелердин 44-пунктунун шарттарын сактоо менен, бирок алым төлөнгөн шартта он эки айдан ашык эмес узартылышы мүмкүн.

Эгерде белгиленген мөөнөттө жүйөлөр жана сын пикирлер берилбесе, баш тартуу жөнүндө акыркы чечим чыгарылат.

66. Өтүмө берилген белгинин Мыйзамдын 9 жана 10-беренелеринде белгиленген талаптарга ылайык келиши белгиленгенде, Мыйзамдын 14-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык келип түшкөн каршы пикирлерди жана алдын ала баш тартууга (бар болсо) байланыштуу жүйөлөрдү жана сын пикирлерди кароонун натыйжаларын эске алуу менен товардык белгини каттоо жөнүндө же аны каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим өтүмө ээси тарабынан берилген товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегинде көрсөтүлгөн бардык товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн чыгарылат.

Эгерде өтүмө берилген белги ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн талаптарга өтүмө берилген товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бир бөлүгү үчүн гана ылайык келсе, анда товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн ушул бөлүгүнө карата товардык белгини каттоо жөнүндө чечим чыгарылат.

Товардык белгини каттоо жөнүндө чечимде анда камтылган коргобогон элементтер саналып өтөт.

Товардык белгини каттоо жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин, атап айтканда Париж конвенциясынын жана Мадрид макулдашуусунун негизинде кыйла мурдагы артыкчылыкты пайдалануучу өтүмөнүн келип түшүшүнө байланыштуу каттоо датасына чейин кайра каралышы мүмкүн.

Товардык белгини каттоо жөнүндө чечимде төмөнкүдөй маалыматтар келтирилет:

- товардык белги катары катталуучу белги;
- товардык белгинин ээси;
- өтүмө берилген дата;
- товардык белгинин артыкчылыгы;

- алар үчүн товардык белги каттала турган ТКЭК класстары боюнча топтоштурулган товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеги.

Товардык белгинин ээсинин аталышы (аты) чечимде арыздын 731 коду менен графада келтирилген юридикалык жактын толук расмий аталышына же жеке жактын фамилиясына, атына, атасынын атына (эгер бар болсо) так ылайык көрсөтүлөт.

67. Эгерде өтүмө берилген белгини экспертизалоонун натыйжасында жана Мыйзамдын 14-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык келип түшкөн каршы пикирлерди, алдын ала баш тартууга байланыштуу далилдерди жана сын пикирлерди (бар болсо) карап чыгуунун натыйжаларын эске алуу менен белги товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык тизмеги үчүн ушул Эрежелердин 6-10-пункттарында каралган талаптардын жок дегенде бирине ылайык келбегендиги аныкталса, өтүмө ээсине товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим жиберилет.

Товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимде Мыйзамга жана ушул Эрежелерге негизделген товардык белгини каттоодон баш тартуунун жүйөлөрү келтирилет.

Товардык белгини каттоо жөнүндө же аны каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим Мыйзамдын 6-беренесинде жана ушул Эрежелерде белгиленген тартипте жана мөөнөттө өтүмө ээсине, башка кызыкдар жактарга жиберилет.

68. Өтүмө ээси өтүмө берилген белгиге экспертизанын чечими менен макул болбогон учурда, тиешелүү алым төлөнгөн шартта, чечим жөнөтүлгөн датадан тартып үч айдын ичинде Апелляциялык кеңешке каршы пикирин билдирүүгө укуктуу.

Өтүп кеткен мөөнөт ушул Эрежелердин 45-пунктунун шарттарын сактоо менен калыбына келтирилиши мүмкүн.

Каршы пикир Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн датадан тартып үч айдын ичинде каралышы керек.

Апелляциялык кеңештин чечими өтүмө ээси тарабынан аны алган датадан тартып үч айдын ичинде сотко дагтаналышы мүмкүн.

Географиялык көрсөтмөнү каттоого жана пайдалануу укугун берүүгө өтүмө жана мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугун берүүгө өтүмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери

Географиялык көрсөтмөнү каттоого жана пайдалануу укугун берүүгө өтүмө жана мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугун берүүгө өтүмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери “Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты.

1-глава. Жалпы жоболор

1. Ушул Эрежелердин максаттары үчүн төмөнкүлөрдү билдирген түшүнүктөр жана терминдер пайдаланылат:

ДИМУ – Дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюму;

Мыйзам – “Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

өтүмө ээси – Мыйзамга ылайык тиешелүү түрдө географиялык көрсөтмөнү каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө же мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдаланууга укук берүүгө өтүмө менен кайрылууга укуктуу юридикалык жактардын ассоциация (бирлик) түрүндөгү уюштуруу-укуктук түрү менен юридикалык жак же жеке же болбосо юридикалык жак;

компетенттүү орган – товардын белгиленген өзгөчө касиеттери, сапаты, репутациясы жана анын географиялык пайда болушу, бул географиялык объект үчүн мүнөздүү болгон жаратылыш шарттары жана (же) адамдык факторлор менен олуттуу деңгээлде шартталган башка мүнөздөмөлөрүнүн бар (жок) экендигин ырастоочу, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан ыйгарым укук берилген мамлекеттик органдар;

Кыргызпатент – интеллектуалдык менчик жактындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;

Реестр – Кыргыз Республикасынын географиялык көрсөтмөлөрүнүн жана товарлар чыгарылган жерлеринин аталыштарынын мамлекеттик реестри;

ДИМУнун ST.3 стандарты – өлкөлөрдү, административдик бирдиктерди жана өкмөттөр аралык уюмдарды көрсөтүү үчүн эки тамгалуу коддорго ДИМУ сунуштаган стандарт.

Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставления права пользования географическим указанием и заявки на предоставление права пользования ранее зарегистрированным географическим указанием

Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставления права пользования географическим указанием, и заявки на предоставление права пользования ранее зарегистрированным географическим указанием разработаны в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров».

Глава 1. Общие положения

1. Для целей настоящих Правил используются понятия и термины, которые означают следующее:

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности;

Закон – Закон Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»;

заявитель – юридическое лицо с организационно-правовой формой в виде ассоциации (союза) юридических лиц или физическое либо юридическое лицо, имеющее в соответствии с Законом право обращаться с заявкой соответственно на регистрацию и предоставление права пользования географическим указанием либо на предоставление права пользования уже зарегистрированным географическим указанием;

компетентный орган – уполномоченные Кабинетом Министров Кыргызской Республики государственные органы, подтверждающие наличие (отсутствие) у товара заявленных особых свойств, качества, репутации или иных характеристик, в значительной степени обусловленных его географическим происхождением, характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами;

Кыргызпатент – уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности;

Реестр – Государственный реестр географических указаний и наименований мест происхождения товаров Кыргызской Республики.

Ушул Эрежелерде пайдаланылуучу башка түшүнүктөр Мыйзамда аныкталган маанилерде колдонулат.

2. Кыргыз Республикасында географиялык көрсөтмөнү укуктук коргоо Мыйзамда же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерде жана ушул Эрежелерде белгиленген тартипте каттоонун негизинде келип чыгат.

3. Товарды өндүрүү баскычтары жана чектери, ошондой эле товардын мүнөздөмөлөрү же белгилөө үчүн географиялык көрсөтмө пайдаланылган товардын өзгөчө касиеттери Мыйзамдын 34-беренесинин 1-бөлүгүндө белгиленген талаптарга шайкеш келүүгө тийиш.

4. Өзүнүн атына географиялык көрсөтмө жана аны пайдаланууга укугу анын мүчөлөрү ассоциациянын (бирликтин) уставынын негизинде иштеген жана өтүнмөдө көрсөтүлгөн товарларга карата өндүрүштүк ишти жүзөгө ашырган юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте катталган ассоциация (бирлик) тарабынан гана катталышы мүмкүн.

5. Ушул Эрежелердин 4-пунктунда көрсөтүлгөн ассоциациянын (бирликтин) атына (мындан ары – укук ээси) мурда Мыйзамда жана Эрежелерде белгиленген тартипте катталган географиялык көрсөтмөнү (мындан ары – мурда катталган географиялык көрсөтмө) пайдалануу укугу аягында мурда катталган географиялык көрсөтмөнүн укук ээси жана компетенттүү органдар товардын касиеттерин жана мүнөздөмөлөрүн ырастаткан шартта ошол эле географиялык объектте турган жана ошол эле касиеттери жана мүнөздөмөлөрү менен товарды чыгарган кайсы болбосун юридикалык же жеке жакка берилиши мүмкүн.

6. Географиялык көрсөтмө катары төмөнкүдөй белгилөөлөрдү каттоого жол берилбейт:

1) чектеринде товар алгач өндүрүлгөн же жарандык жүгүртүүгө киргизилген географиялык объекттин аталышына тиешелүү болгон, бирок Кыргыз Республикасында анын өндүрүлгөн жерине байланышпаган белгилүү бир түрдөгү товардын белгиси катары жалпы керектөөгө кирген белги болуп калган;

2) товардын ошол эле түрүнө карата географиялык көрсөтмө же товар чыгарылган жердин аталышы катары катталган;

3) эгерде мындай географиялык көрсөтмөнү пайдалануу керектөөчүнү товар же анын даярдоочусу тууралуу жаңылышууга алып келе алса, кыйла мурда артыкчылыкка ээ болгон товардык белги менен бирдей же окшош;

4) эгерде мындай географиялык көрсөтмөнү пайдалануу керектөөчүнү товар тууралуу жаңылышууга алып келе алса, өсүмдүктүн сортунун же жаныбардын тукумунун аталышын билдирген;

Стандарт ВОИС ST.3 – рекомандуемый стандарт ВОИС на двухбуквенные коды для указания стран, административных единиц и межправительственных организаций.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных в Законе.

2. Правовая охрана географического указания в Кыргызской Республике возникает на основании регистрации в порядке, установленном Законом или международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и настоящими Правилами.

3. Стадии и границы производства товара, а также характеристики товара или особые свойства товара, для обозначения которого используется географическое указание должны соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 34 Закона.

4. Географическое указание и право его использования на свое имя может быть зарегистрировано только ассоциацией (союзом), зарегистрированной в установленном законодательством о государственной регистрации юридических лиц порядке, члены которого действуют на основе устава ассоциации (союза) и осуществляют производственную деятельность в отношении товаров, указанных в заявке.

5. Право пользования географическим указанием, ранее зарегистрированным в установленном Законом и настоящими Правилами порядке (далее – ранее зарегистрированное географическое указание) на имя ассоциации (союза), указанной в пункте 4 настоящих Правил (далее – правообладатель), может быть впоследствии предоставлено любому юридическому или физическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами и характеристиками при условии подтверждения свойств и характеристик товара правообладателем ранее зарегистрированного географического указания и компетентными органами.

6. Не допускается регистрация в качестве географического указания обозначения:

1) которое относится к наименованию географического объекта, в границах которого товар первоначально произведен или введен в гражданский оборот, но стало обозначением, вошедшим в Кыргызской Республике во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства;

2) зарегистрированного в качестве географического указания или наименования места происхождения товара в отношении товара того же вида;

3) тождественного или сходного с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, если использование такого географического

5) көрсөтөөчүнү товар же анын даярдоочусу тууралуу жанылышууга алып келе алса;

6) Мыйзамдын 34-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган талаптарга шайкеш келбеген товарга карата географиялык көрсөтмө же товар чыгарылган жердин аталышы катары каттоого берилген.

2-глава. Географиялык көрсөтмөнү каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүмөнү берүүдө жана кароодо Кыргызпатент менен иш жүргүзүү тартиби

7. Кыргызпатент менен иш жүргүзүү төмөнкүлөрдөн турат:

– алдын ала консультацияларды алуу;

– өтүмө берүү же аны кайра сурап алуу, өтүмөнү (кайра сурап алууну) берүүгө жана Кыргызпатенттин суроо-талаптарына байланыштуу кат алышууну жүргүзүү;

– өтүмөнүн материалдарын тактоо, өтүмө бергенден кийин жүзөгө ашырылуучу аларды катталарды оңдоо же Кыргызпатенттин суроо-талабы же өзүнүн демилгеси боюнча кошумча материалдарды берүү;

– Мыйзамда жана ушул Эрежелерде каралган өтүнүч катты, каршы пикирлерди берүү;

– өтүмөнү кароого катышуу;

– Мыйзамда аныкталган юридикалык маанилүү иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу.

8. Кыргызпатент:

1) географиялык көрсөтмөнү каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүмөнү кабыл алууну жана мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдаланууга укук берүүгө өтүмөнү кабыл алууну жүзөгө ашырат, алар боюнча кат алышууну жүргүзөт;

2) өтүмөлөр боюнча экспертиза жүргүзөт, анын жыйынтыгы боюнча өтүмөнү кароого кабыл алуу же баш тартуу, белгиленген географиялык көрсөтмөнү каттоо же мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечим чыгарат;

3) экспертизанын жүрүшүндө өтүнүч катты, каршы пикирлерди карайт, алар боюнча чечимдерди кабыл алат, Мыйзамда жана ушул Эрежелерде көрсөтүлгөн суроо-талаптарды жана кабарламаларды жөнөтөт;

4) географиялык көрсөтмөлөрдү мамлекеттик каттоону жана аларды пайдаланууга укуктуу жүзөгө ашырат;

5) кубөлүктөрдү берет, расмий маалыматтарды жарыялайт, өтүмдөрдүн, чечимдердин жана башка зарыл болгон документтердин бланктарынын формаларын бекитет, Мыйзамда жана ушул Эрежелерде көрсөтүлгөн географиялык көрсөтмөлөргө тиешелүү функцияларды аткарат.

3

указание способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

4) представляющего собой наименование сорта растения или породы животного, если использование такого географического указания способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара;

5) способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

6) заявленного на регистрацию в качестве географического указания или наименования места происхождения товара отношении товара, не соответствующего требованиям, предусмотренным частью 1 статьи 34 Закона.

Глава 2. Порядок ведения дел с Кыргызпатентом при подаче и рассмотрении заявки на регистрацию и предоставление права пользования географическим указанием

7. Ведение дел с Кыргызпатентом заключается в:

– получения предварительных консультаций;

– подаче заявки или ее отзыве, ведение переписки в связи с подачей (отзывом) заявки и запросами Кыргызпатента;

– уточнение материалов заявки, исправление ошибок в них или предоставление дополнительных материалов по запросам Кыргызпатента или по своей инициативе, осуществляемые после подачи заявки;

– подача ходатайств, возражений, предусмотренных Законом и настоящими Правилами;

– участие в рассмотрении заявки;

– совершение иных юридически значимых действий, определенных Законом.

8. Кыргызпатент:

1) осуществляет прием заявки на регистрацию и предоставление права пользования географическим указанием и прием заявки на предоставление права пользования ранее зарегистрированным географическим указанием, осуществляет по ним переписку;

2) проводит по заявкам экспертизу, по итогам которой выносит решение о принятии или отказе в принятии заявки к рассмотрению о регистрации заявленного географического указания или предоставления права пользования ранее зарегистрированным географическим указанием;

3) в ходе экспертизы рассматривает ходатайства, возражения, принимает по ним решения, направляет запросы и уведомления, указанные в Законе и настоящих Правилах;

3

9. Кыргызпатентте Апелляциялык кеңеш (мындан ары – Апелляциялык кеңеш) түзүлөт, ал географиялык көрсөтмөнү укуктук коргоо маселелери боюнча талаш-тартыштарды кароо боюнча милдеттүү баштапкы орган болуп саналат.

10. Кыргызпатентте өтүнмөлөр боюнча өндүрүш мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт. Кыргызпатентке чет тилде берилген документтерге белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик же расмий тилдеги котормосу тиркелиши керек.

11. Өтүнмө ээси, укук ээси, башка кызыкдар жак Кыргызпатент менен географиялык көрсөтмөнү мамлекеттик каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө байланышкан иштерди жүргүзүүдө кат алышуу үчүн дарегин көрсөтүүгө милдеттүү. Кыргызпатент почта, электрондук формалары аркылуу өтүнмө ээси, укук ээси, башка кызыкдар жак көрсөткөн дарекке жиберген кандай болбосун кабарлама, суроо-талап жана чечим жөнөтүлгөн датадан тартып талаптагыдай жеткирилген болуп саналат.

12. Кыргызпатент менен кат алышуу өтүнмө ээси же анын ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан ар бир өтүнмө боюнча өзүнчө жүргүзүлөт.

13. Өтүнмө берилгенден кийин жөнөтүлүүчү материалдар анын номерин жана өтүнмө ээсинин же анын өкүлүнүн колтамгасын камтууга тийиш.

Өтүнмөнүн номери жок материалдар эгерде номерди кыйыр түрдө аныктоого болбосо, кароосуз кайтарылып берилет.

14. Өтүнмө ээси (өтүнмө ээсинин өкүлү) ал берген өтүнмө жана ага тийиштүү документтер менен, тиешелүү түрдө Кыргызпатентте алдын ала датасын жана убактысын макулдашуу менен, өтүнмөнүн көчүрмөсүн, ага тиешелүү документтерди же алардын бөлүктөрүн суроо аркылуу тааныша алат.

15. Өтүнмөгө байланышкан маселелерди кароо өтүнмө ээсинин (анын өкүлүнүн) катышуусу менен белгиленген белгилөөнүн каттоо шарттарына шайкештиги маселелери боюнча экспертизанын жана өтүнмө ээсинин позицияларын тактоо максатында экспертиза менен билдирилген белгилөөгө катыштуу кошумча түшүндүрмөлөрдү алуу зарылдыгы келип чыкканда жүргүзүлөт. Мындай кароо эки тарап тең белгиленген маселелер менен таанышкандан кийин Кыргызпатенттин сунушу боюнча же өтүнмө ээсинин өтүнүчү боюнча жүргүзүлөт. Экспертизанын маселелери суроо-талапта баяндалышы мүмкүн, анда жолугушуунун максатка ылайыктуулугу тууралуу, аны жүргүзүү жөнүндө өтүнмө ээсинин өтүнүчү жөнүндө маселелер кошумча билдирилет.

16. Кыргызпатент өтүнмө ээсинин катышуусу менен өтүнмөгө байланышкан маселелерди кароо сунушу менен суроо-талап кылган

4) осуществляет государственную регистрацию географических указаний и права пользования ими;

5) выдает свидетельства, публикует официальные сведения, утверждает формы бланков заявок, решений и других необходимых документов, выполняет другие, указанные в Законе и настоящих Правилах, функции, относящиеся к географическим указаниям.

9. При Кыргызпатенте создается Апелляционный совет (далее – Апелляционный совет), который является обязательным первичным органом по рассмотрению споров по вопросам правовой охраны географического указания.

10. Производство по заявкам в Кыргызпатенте ведется на государственном или официальном языке. К документам, представляемым в Кыргызпатент на иностранном языке должен быть приложен перевод на государственной или официальной язык, заверенный в установленном порядке.

11. Заявитель, правообладатель, другое заинтересованное лицо при ведении дел с Кыргызпатентом, связанных с государственным регистрацией географического указания и предоставления права пользования, обязаны указать адрес для переписки. Любое уведомление, запрос и решение, которые Кыргызпатент направляет по почте, по электронной почте или посредством других электронных форм коммуникации, на адрес, указанный заявителем, правообладателем, иным заинтересованным лицом, являются надлежаще доставленными с даты направления.

12. Переписка с Кыргызпатентом ведется заявителем или его уполномоченным представителем по каждой заявке в отдельности.

13. Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подписи заявителя или его представителя.

Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотрения, если номер не удается установить косвенным образом.

14. Заявитель (представитель заявителя) может ознакомиться с поданной им заявкой и документами, относящимися к ней, непосредственно в Кыргызпатенте, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копии заявки, относящихся к ней документов или их частей.

15. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя (представителя заявителя) проводится при возникновении необходимости в получении экспертной дополнительной разъяснений относительно заявленного обозначения, в целях уяснения позиций экспертизы и заявителя по вопросу соответствия заявленного обозначения условиям регистрации. Такое рассмотрение проводится по предложению Кыргызпатента или по просьбе заявителя после ознакомления обеих сторон с обозначенными вопросами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно

учурда ата жооп өтүнмө ээси өтүнмөнү карап чыгууга катышууга интеллектингине карабастан Мыйзам жана улшл Эрежелер менен белгиленген мөөнөттө өтүнмө ээси тарабынан жооп берилет.

17. Өтүнмөнү кароо датасы жана убактысы алдын ала макулдашылат. Кыргызда өзгөргөн учурда өтүнмөнү дайындылган убакта карап чыгууга катышуу мүмкүндүгү болбогон тарап бул тууралуу башка тарапка дароо билдирет.

Өтүнмө ээси же анын өкүлү Кыргызпатенке алдын ала макулдашуусуз келген учурда өтүнмөнү анын катышуусунда кароо жөнүндө анын өтүнчүн канааттандыруудан баш тартылышы мүмкүн.

3-глава. Өкүлчүлүк жана ишеним кат

18. Өтүнмө ээси, укук ээси, башка кызыкдар жак географиялык көрсөтмөнү мамлекеттик каттоого (мындан ары – каттоо), укуктук коргоого жана/же пайдалануу укугуна байланышкан ишти төмөнкүдөй жүргүзө алышат:

1) жеке;

2) өкүл аркылуу;

3) Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлү аркылуу (мындан ары – патенттик ишенимдүү өкүл).

19. Чет өлкөлүк юридикалык жактар же Кыргыз Республикасынын четинен тышкары туруктуу жашаган жеке жактар же алардын чет өлкөлүк патенттик ишенимдүү өкүлдөрү географиялык көрсөтмөнү каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө байланышкан иштерди Кыргыз Республикасынын патенттик ишенимдүү өкүлү аркылуу гана жүргүзүшөт.

20. Патенттик ишенимдүү өкүлдүн жана/же өкүлдүн ыйгарым укуктары нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган ишеним кат менен күбөлөндүрүлөт. Кыргыз Республикасынын четинен тышкары түзүлгөнүнүн же мындай ишеним катта камтылган маалыматтардын аныктыгына карата шектенүүлөр пайда болгон учурда экспертизанын талабы боюнча мындай ишеним кат белгиленген тартыкта легализациялуу (апостиль коюлууга) тийиш.

21. Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн ишеним кат төмөнкүдөй шарттарга жооп бериши керек:

– юридикалык жак тарабынан түзүлгөн ишеним катка улшл юридикалык жактын мөөрүн коюу менен юридикалык жактын жетекчиси кол коёт;

– жеке жак тарабынан түзүлгөн ишеним катка мөөрдү коюу менен (ал бар болсо) аны берген жак кол коёт;

– ишеним катта патенттик ишенимдүү өкүлдүн жана/же өкүлдүн ыйгарым укуктарынын көлөмү көрсөтүлүүгө тийиш;

сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя в просьбе о ее проведении.

16. В случае запроса Кыргызпатента с предложением о рассмотрении вопроса, связанных с заявкой, с участием заявителя ответ на него представляется заявителем в установленном Законом и настоящими Правилами в срок независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в рассмотрении заявки.

17. Дата и время рассмотрения заявки предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств, сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую сторону.

При прибытии заявителя или его представителя в Кыргызпатент без предварительного согласования в удовлетворении его просьбы о рассмотрении заявки с его участием может быть отказано.

Глава 3. Представительство и доверенность

18. Заявитель, правообладатель, другое заинтересованное лицо, могут вести дела, связанные с государственной регистрацией (далее – регистрация), правовой охраной и/или правом пользования географическим указанием:

1) лично;

2) через представителя;

3) через патентного поверенного Кыргызской Республики (далее – патентный поверенный).

19. Иностранные юридические лица или постоянно проживающие за пределами Кыргызской Республики физические лица, либо их иностранные патентные поверенные ведут дела, связанные с регистрацией и представлением права пользования географическим указанием, только через патентных поверенных Кыргызской Республики.

20. Полномочия патентного поверенного и/или представителя удостоверяются доверенностью, которая не требует нотариального заверения. В случае возникновения сомнений в отношении достоверности совершенной за пределами Кыргызской Республики или сведениями, содержащимися в такой доверенности, по требованию эксперта такая доверенность должна быть легализована (апостилирована) в установленном порядке.

21. Доверенность, совершенная на территории Кыргызской Республики, должна отвечать следующим условиям:

– доверенность, совершенная юридическим лицом, подписывается руководителем юридического лица с приложением печати этого юридического лица;

– ишеним катта ал түзүлгөн дата көрсөтүлүшү керек, ансыз ал жараксыз.

Ишеним катка кол койгон жактын колтамгасы чечмелениши керек.

22. Өкүлчүлүк ишеним катта көрсөтүлгөн ыйгарым укуктар, алардын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейин жарактуу. Ишеним катта көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарды мөөнөтүнөн мурун токтотуу өтүнмө ээси же анын укук улантуучусу тарабынан ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга тийиштүү арызды (ишеним катты кайра сурап алуу) берүү аркылуу жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

23. Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган чет өлкөлүк юридикалык жактын же жеке жактын кызыкчылыктарын өкүлчүлүк кылууга ишеним кат ушул жактын өзү жана өтүнүчү ээси берген тийиштүү ишеним каты бар чет өлкөлүк патенттик ишенимдүү өкүл тарабынан берилиши мүмкүн. Акыркы учурда талаптагыдай таризделген аталган ишеним каттын экөө тең же алардын талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү берилет.

24. Эгерде ишеним кат Кыргызпатентте катталган бир нече патенттик ишенимдүү өкүлдүн атына берилсе, анда өтүнмө боюнча товардык белгини каттоо боюнча иштер алардын кимиси тарабынан болбосун жүргүзүлөт.

25. Патенттик ишенимдүү өкүлдүн жана/же өкүлдүн ага берилген ыйгарым укуктардын чегиндеги бардык иш-аракети же Кыргызпатенттин ага катыштуу кандай болбосун иш-аракети өтүнмө ээсинин иш-аракеттери же өтүнмө ээсине карага иш-аракеттери сыяктуу эле кесепеттерге ээ болот.

4-глава. Кыргызпатенттин кабарламаларын, суроо-талаптарын жана чечимдерин жөнөтүү тартиби жана мөөнөттөрү. Кыргызпатенттин суроо-талаптарына жоопторду берүү тартиби жана мөөнөттөрү

26. Ушул Эрежелерде каралган Кыргызпатенттин кабарламалары, суроо-талаптары жана чечимдери өтүнмө ээсине, укук ээсине, башка кызыкдар жакка почта, электрондук почта же аталган жактардын коммуникациясынын башка электрондук формалары аркылуу жөнөтүлөт.

27. Кыргызпатенттин кабарламаларын, суроо-талаптарын жана чечимдерин жөнөтүү мөөнөтү чечим кабыл алгандан кийин үч жумуш күндөн ашпайт.

28. Өтүнмө ээси, укук ээси, башка кызыкдар жак Кыргызпатенттин кабарламасын, суроо-талаптарын жана/же чечимин төмөнкүдөй ыкмалардын бири менен ала алат:

– доверенность, совершенная физическим лицом, подписывается выдавшим ее лицом с приложением печати (при ее наличии);

– в доверенности должен указываться объем полномочий патентного поверенного и/или представителя;

– в доверенности должна быть указана дата ее совершения, без которой она недействительна.

Подпись лица, подписавшего доверенность, должна быть расшифрована.

22. Представительство действительно до исчерпания указанных в доверенности полномочий, срока их действия. Досрочное прекращение полномочий, указанных в доверенности, может быть осуществлено путем подачи заявителем или его правопреемником в уполномоченный государственный орган соответствующего заявления (отзыв доверенности).

23. Доверенность патентному поверенному, зарегистрированному в Кыргызпатенте, на представительство интересов иностранного юридического или физического лица, постоянно проживающего за пределами Кыргызской Республики, может быть выдана как самим этим лицом, так и его иностранным патентным поверенным, имеющим соответствующую доверенность, выданную заявителем. В последнем случае представляются надлежаще оформленные обе упомянутые доверенности, либо их надлежаще заверенные копии.

24. Если доверенность выдана на имя нескольких патентных поверенных, зарегистрированных в Кыргызпатенте, то дела по регистрации товарного знака по заявке ведутся любым из них.

25. Любое действие патентного поверенного и/или представителя в пределах предоставленных ему полномочий или любое действие Кыргызпатента по отношению к нему имеет те же последствия, что и действия заявителя или действия по отношению к заявителю.

Глава 4. Порядок и сроки направления уведомлений, запросов и решений Кыргызпатента. Порядок и сроки предоставления ответов на запросы Кыргызпатента

26. Предусмотренные настоящими Правилами уведомления, запросы, решения Кыргызпатента направляются заявителю, правообладателю, иному заинтересованному лицу по почте, по электронной почте или посредством других электронных форм коммуникации указанных лиц.

27. Срок отправки уведомлений, запросов и решений Кыргызпатента не может превышать трех рабочих дней после принятия решения.

- 1) жеке;
- 2) почта боюнча;
- 3) электрондук почта же коммуникациянын башка электрондук формалары боюнча, алардын дареги Кыргызпатентке өтүмдө, арызда же башка кайрылууда көрсөтүлөт.

29. Дареги өтүмдө ээси, укук ээси, башка кызыкдар жак тарабынан көрсөтүлгөн почта, электрондук почта же коммуникациянын башка электрондук формалары боюнча Кыргызпатент жиберген кандай болбосун кабарлама, суроо-талап же чечим жөнөтүлгөн датадан тартып талапталгыдай жеткирилген болуп саналат.

30. Эгерде өтүмдө боюнча кат алышууну өтүмдө ээсинин өкүлү/патенттик ишенимдүү өкүлү жүзөгө ашырса, Кыргызпатенттин корреспонденциясына (суроо-талаптар, кабарламалар) байланышкан материалдарды берүү мөөнөттөрү аларга бул корреспонденцияны жөнөткөн датадан тартып эсептелет.

31. Өтүмдө ээсине аларсыз экспертиза жүргүзүү же юридикалык маанилүү аракеттерди жүзөгө ашыруу мүмкүн болбогон өтүмдөнүн материалдарын тактоо, өтүмдөнүн материалдарындагы каталарды оңдоо же кошумча жана/же тактоочу материалдарды берүү жөнүндө суроо-талап келип түшкөн учурда, суроо-талаптарга талап кылынган иш-аракеттер (каталарды оңдоо, жетишпеген жана/же тактоочу материалдарды берүү) суроо-талап жөнөтүлгөн датадан тартып эки айдан кечиктирилбестен жүзөгө ашырылууга тийиш.

32. Суроо-талапка жооп берүүнүн мөөнөтү бүткөнгө чейин өтүмдө ээси суроо-талапка жооп берүүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч кат берүүгө укуктуу, ошол эле учурда суроо-талапка жооп берүүнүн мөөнөтү алым төлөнгөн шартта өтүмдө ээсинин өтүнүч катында көрсөтүлгөн мөөнөткө, бирок алты айдан ашпаган убакытка узартылат.

33. Өтүмдө ээси өткөрүп жиберген, ушул Эрежелердин 31-пунктунда каралган мөөнөт тийиштүү алым төлөнгөн шартта ал өткөндөн кийин эки айдан кечиктирилбестен билдирилген өтүмдө ээсинин өтүнүч каты боюнча Кыргызпатент тарабынан калыбына келтирилет.

5-глава. Ушул Эрежелерде белгиленген мөөнөттөрдү эсептөө жана токтотуп туруу

34. Юридикалык маанилүү иш-аракеттерди жасоо мөөнөттөрү Мызам менен белгиленген мөөнөттөрдү эсептөө эрежелерине ылайык эсептелет.

28. Заявитель, правообладатель, иное заинтересованное лицо могут получить уведомление, запрос и/или решение Кыргызпатент одним из следующих способов:

- 1) лично;
- 2) по почте;
- 3) по электронной почте или посредством других электронных форм коммуникации, адрес которых указан в заявке, заявлении или ином обращении в Кыргызпатент.

29. Любое уведомление, запрос или решение, которые Кыргызпатент направляет по почте, по электронной почте или посредством других электронных форм коммуникации, адрес которых указан заявителем, правообладателем, иным заинтересованным лицом, являются надлежаще доставленными с даты направления.

30. Если переписку по заявке осуществляет представитель/патентный поверенный заявителя, сроки представления материалов в связи с корреспонденцией (запросы, уведомления) Кыргызпатента исчисляются с даты направления им этой корреспонденции.

31. При поступлении заявителю запросов об уточнении материалов заявки, исправлении ошибок в материалах заявки или предоставлении дополнительных и/или уточняющих материалов, без которых проведение экспертизы или совершение иных юридически значимых действий невозможно, требование в запросе действия (исправление ошибок, предоставление недостающих и/или уточняющих материалов) должны быть совершены не позднее двух месяцев с даты направления запроса.

32. До истечения срока предоставления ответа на запрос заявитель вправе подать ходатайство о продлении срока предоставления ответа на запрос, при этом срок предоставления ответа на запрос продлевается на срок, указанный в ходатайстве заявителя, но не более чем на шесть месяцев, при условии уплаты пошлины.

33. Срок, предусмотренный в пункте 31 настоящих Правил, пропущенный заявителем, восстанавливается Кыргызпатентом по ходатайству заявителя, поданному не позднее двух месяцев по его истечении, при условии уплаты соответствующей пошлины.

Глава 5. Исчисление и приостановление сроков, установленных настоящими Правилами

34. Сроки совершения юридически значимых действий исчисляются в соответствии с правилами исчисления сроков, установленными Законом.

Эгер мөөнөт «...ичинде» деген сөздөр менен берилсе жана мөөнөттүн акыркы күнү жумуш эмес күнгө туш келсе, мөөнөттүн бүткөн күнү болуп андан кийинки жумуш күнү эсептелет.

Эгер мөөнөттүн бүтүшү тиешелүү күнү болбогон айга туш болсо, анда мөөнөт ушул айдын акыркы күнү бүтөт.

35. Кыргызпатент тарабынан юридикалык маанилүү иш-аракеттерди жасоо мөөнөттөрү төмөнкү учурларда токтотулушу турат:

1) юридикалык маанилүү иш-аракетти жасоого өзгөчө кырдаал (авариялар, катастрофалар, табигый же башка кырсыктар, эпидемиялар) тоскоолдук кылса;

2) өтүмнө ээсине тийиштүү суроо-талап жиберилсе жана ага жооп алмайынча юридикалык маанилүү иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу мүмкүн эмес болсо (кабарламаларга жана суроо-талапка жоопторду, алымдын төлөнгөндүгүн ырастаган документтерди кошкондо, өтүмнө ээсинен зарыл болгон документтерди алганга чейин).

36. Ушул Эрежелердин 35-пунктунун 1-пунктчасында көрсөтүлгөн жагдайлар келип чыккандыгы жөнүндө Кыргызпатент өтүмнө ээсине, укук ээсине же башка кызыкдар жакка кабарлайт. Кыргызпатенттин расмий сайтына тиешелүү маалыматты жайгаштыруу дагы кабарлама болуп саналат.

37. Мөөнөттү токтотуп туруу тиешелүү кабарлама жөнөтүлгөн күндөн кийинки күндөн тартып башталат.

38. Мөөнөттү токтотууга негиз болгон жагдайлар токтотулган күндөн тартып мөөнөттүн өтүшү улантылат. Ушул Эрежелердин 4-главасына ылайык өтүмнө ээсине, укук ээсине же башка кызыкдар жакка мөөнөттү узартуу жөнүндө кабарлама жөнөтүлөт.

39. Ушул Эрежелердин 33-пунктунда каралган учурларда өтүмнө ээси, укук ээси же башка кызыкдар жактар тарабынан юридикалык маанилүү иш-аракеттерди жасоо үчүн мөөнөттөр Кыргызпатент тарабынан калыбына келтирилет.

40. Мөөнөт калыбына келтирилген учурда юридикалык маанилүү иш-аракеттерди жасоо үчүн мөөнөттү эсептөө кайрадан башталат.

6-глава. Суроо-талаптарга жоопторду берүү мөөнөттөрүн бузуунун кесепеттери

41. Өтүмнө ээсинен суроо-талап жөнөтүлгөн датадан тартып эки айдын ичинде өтүмнөнүн материалдарын тактоо, өтүмнөнүн материалдарындагы каталарды оңдоо же кошумча жана/же тактоочу материалдарды берүү жөнүндө суроо-талапка жооп жок болбогон жана суроо-талапка жооп берүүнүн мөөнөтүн узартуу жөнүндө өтүнүч кат берилбесе, өтүмнө кайра сурап алынган болуп таанылат.

Если срок выражен словосочетанием «в течение...» и последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.

35. Сроки совершения Кыргызпатентом юридически значимых действий приостанавливаются, если:

1) совершению юридически значимого действия препятствовала чрезвычайная ситуация (аварии, катастрофы, стихийные или иные бедствия, эпидемии);

2) заявителю направлен соответствующий запрос и без получения ответа на который (до получения необходимых документов от заявителя, включая ответы на уведомления и запросы, предоставление документов, подтверждающих оплату пошлины) осуществление юридически значимого действия невозможно.

36. О возникновении обстоятельств, указанных в подпункте 1 пункта 35 настоящих Правил, Кыргызпатент уведомляет заявителя, правообладателя или иное заинтересованное лицо. Уведомлением также будет считаться размещение соответствующей информации на официальном сайте Кыргызпатента.

37. Приостановление срока начинается со дня, следующего за днем направления соответствующего уведомления.

38. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления срока, течение срока продолжается. Уведомление о продолжении срока направляется заявителю, правообладателю или иному заинтересованному лицу в соответствии с главой 4 настоящих Правил.

39. В случаях, предусмотренных пунктом 33 настоящих Правил, сроки для совершения заявителями, правообладателями или иными заинтересованными лицами юридически значимых действий восстанавливаются Кыргызпатентом.

40. В случае восстановления срока исчисление срока для совершения юридически значимых действий начинается заново.

Глава 6. Последствия нарушения сроков предоставления ответов на запросы

41. При отсутствии от заявителя ответа на запрос об уточнении материалов заявки, исправлении ошибок в материалах заявки или предоставлении дополнительных и/или уточняющих материалов в течение двух месяцев с даты направления запроса и не представления ходатайства о продлении срока предоставления ответа на запрос заявка признается отозванной.

42. Эгер өтүнмө ээси суроо-талапка берген жооп суралган маалыматтарды жана/же документтерди толугу менен камтыбаса, ата кайрадан суроо-талап жөнөтүлүшү мүмкүн. Кайрадан жиберилген суроо-талапка жооп болбогон учурда кайрадан жөнөтүлгөн суроо-талап кайра сурап алынган болуп таанылат.

43. Өтүнмө ээсине өтүнмөнү кайра сурап алынган деп таануу жөнүндө кабарланат. Кабарламада тийиштүү негиздер көрсөтүлөт.

Ошол эле учурда өтүнмө кайра сурап алынган деп эсептелип багытталган дата болуп өтүнмө ээсине кабарлама жөнөтүлгөн дата саналат.

44. Кайра сурап алынган өтүнмө боюнча экспертиза жүргүзүлбөйт, географиялык көрсөтмөнү каттоо жүргүзүлбөйт жана/же географиялык көрсөтмөнү пайдаланууга укук берилбейт.

7-глава. Географиялык көрсөтмөнү каттоого жана/же пайдаланууга укук берүүтө өтүнмө

45. Географиялык көрсөтмөнү каттоого өтүнмө бир географиялык көрсөтмөгө тиешелүү болууга тийиш.

46. Өтүнмө жана ата тиркепкен документтер бир нускада берилет. Өтүнмөнүн формасы Кыргызпатент тарабынан белгиленет.

47. Өтүнмөлөрдүн төмөнкүдөй түрлөрүн бөлүп көрсөтүшөт:
– географиялык көрсөтмөнү каттоого жана пайдаланууга укук берүүтө өтүнмө (мындан ары – каттоого өтүнмө);
– мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдаланууга укук берүүтө өтүнмө (мындан ары – пайдалануу укугуна өтүнмө).

48. Каттоого өтүнмө электрондук формага же кагазда мамлекеттик же расмий тилде берилет жана төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) өтүнмө ээсинин аталышын, ошондой эле анын жашаган жерин же турган жерин, ассоциациянын (бирликтин) уставын жана электрондук почтасынын дарегин көрсөтүү менен географиялык көрсөтмөнү каттоо жана географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугун берүү жөнүндө арызды;

2) “өтүнмө” деген сөздүн үстүндө жайгашкан графаларды өтүнмө ээси толтурбайт. Эгер кайсы бир маалыматтарды толугу менен тийиштүү графаларга жайгаштыруу мүмкүн болбосо, алар арыздын тийиштүү графасында “кошумча барактан тиркемени караныз” деп көрсөтүү менен өзүнчө баракка ошол эле форма боюнча берилет;

3) 731 кодундагы графада өтүнмө ээси (ээлери) тууралуу маалыматтар берилет: юридикалык жактын толук расмий аталышы (мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүккө ылайык).

731 кодундагы графадан кийинки графада төмөнкү маалыматтар берилет: толук почта дарети, ошондой эле телефондун, анын ичинде

42. Если представленный заявителем ответ на запрос не содержит в полной мере запрошенных сведений и/или документов ему может быть направлен повторный запрос. В случае отсутствия ответа на повторный запрос заявка признается отозванной.

43. Заявитель уведомляется о признании заявки отозванной. В уведомлении указываются соответствующие основания.

При этом датой, начиная с которой заявка считается отозванной, является дата направления заявителю уведомления.

44. По отозванной заявке экспертиза не проводится, регистрация географического указания не производится и/или право пользования географическим указанием не предоставляется.

Глава 7. Заявка на регистрацию и/или предоставление права пользования географическим указанием

45. Заявка на регистрацию географического указания должна относиться к одному географическому указанию.

46. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются в одном экземпляре. Форма заявки устанавливается Кыргызпатентом.

47. Различаются следующие виды заявок:
– заявка на регистрацию и предоставление права пользования географическим указанием (далее – заявка на регистрацию);
– заявка на предоставление права пользования ранее зарегистрированным географическим указанием (далее – заявка на право пользования).

48. Заявка на регистрацию подается на государственном или официальном языке в электронном формате или на бумажном носителе, и должна содержать:

1) заявление о регистрации географического указания и предоставлении права пользования географическим указанием с указанием наименования заявителя, а также его места жительства или места нахождения, устава ассоциации (союза) и адреса электронной почты;

2) графы, расположенные над словом «заявка», заявителем не заполняются. Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их приводят по той же форме на отдельном листе, с указанием в соответствующей графе заявления: «см. приложение на дополнительном листе»;

3) в графе под кодом 731 приводятся сведения о заявителе(ях): полное официальное наименование юридического лица (согласно свидетельству о государственной регистрации).

В графе, следующей за графой под кодом 731, приводятся сведения: полный почтовый адрес, а также номер телефона, в том числе мобильного, не менее двух адресов электронной почты (далее – e-mail), а если имеется – также номер факса;

мобилдик телефонунун номери, экиден кем эмес электрондук почта дареги (мындан ары – e-mail), эгер бар болсо – ошондой эле факстын номери;

4) географиялык көрсөтмөнү каттоону сураган Кыргыз Республикасынын юридикалык жагы жана/же географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугун берүүнү сураган ишкердик иш жүргүзгөн жеке жак үчүн салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (мындан ары – СИН), ошондой эле бар болсо, ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык классификатору (ИУЖК коду) көрсөтүлөт. Жеке жак үчүн жеке идентификациялык номер (ЖИН) көрсөтүлөт;

5) географиялык көрсөтмөнү каттоону сураган чет өлкөлүк юридикалык жак же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жеке жак үчүн ДИМУнун ST.3 стандарты боюнча өлкөсүнүн коду, тиешелүү түрдө турган жеринин же жашаган жеринин дареги көрсөтүлөт;

6) 750 кодундагы графада кат алышуу үчүн дареги милдеттүү түрдө көрсөтүлөт: толук почта дареги, ошондой эле телефонунун, анын ичинде мобилдик телефондун номери, экиден кем эмес e-mail дареги, эгер бар болсо, ошондой эле факстын номери көрсөтүлөт;

7) өтүмө ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүл/өкүл дайындалган учурда гана толтурулуучу 740 кодундагы графада ал тууралуу төмөнкүдөй маалыматтар берилет: фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер бар болсо), Кыргызпатенттеги каттоо номери, Кыргыз Республикасындагы турган орду, телефонунун, анын ичинде мобилдик телефондун номерлери, экиден кем эмес e-mail дареги, эгер бар болсо, ошондой эле факстын номери көрсөтүлөт;

8) 540 кодундагы белгиленген белги;

9) географиялык көрсөтмөнү каттоо жана мындай географиялык көрсөтмөнү пайдаланууга укук берүү суралган товарды көрсөтүү;

10) “Товарды көрсөтүү” жана “Товар чыгарылган (өндүрүлгөн) жер (географиялык объекттин чектери)” графаларында товар чыгарылган жер көрсөтүлөт, ал географиялык объекттин чектерин көрсөтүү жолу менен сыпатталышы мүмкүн. Географиялык объекттин чектери ошол жердин координаттарынын, табигый чектеринин – дарыялардын, тоолордун, көлдөрдүн; административдик чектеринин; узак убакыттан бери турган курулмалардын, коммуникациялардын ж.у.с. жардамы менен сыпатталышы мүмкүн;

11) товардын мүнөздөмөлөрүнүн анын чыгарылган (өндүрүлгөн) жери менен болгон байланышына тиешелүү маалыматтар;

12) товарды өндүрүү үчүн пайдаланылуучу баштапкы материалды, товардын физикалык, химиялык, микробиологиялык, органолептикалык же көркөм мүнөздөмөлөрүн кошкондо товардын мүнөздөмөлөрүнүн сыпаттамасы,

10

4) для юридического лица Кыргызской Республики, испрашивающего регистрацию географического указания и/или физического лица занимающегося предпринимательской деятельностью, испрашивающего предоставление права пользования географическим указанием, указываются идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), а также при наличии общереспубликанский классификатор предприятий и организаций (код ОКПО). Для физического лица, указывается персональный идентификационный номер (ПИН);

5) для иностранного юридического лица или постоянно проживающего за пределами Кыргызской Республики физического лица, испрашивающего регистрацию географического указания, указываются код страны, соответственно, адрес местонахождения или местожительства по стандарту ВОИС ST.3;

6) в графе под кодом 750 обязательно указывается адрес для переписки: полный почтовый адрес, а также номер телефона, в том числе мобильного, не менее двух адресов e-mail, если имеется, также номер факса;

7) в графе под кодом 740, которая заполняется в случае, когда заявителем назначен патентный поверенный/представитель, приводятся следующие сведения о нем: фамилия, имя, отчество (если имеется), регистрационный номер в Кыргызпатенте, адрес местонахождения в Кыргызской Республике, а также номер телефона, в том числе мобильного, не менее двух адресов e-mail, если имеется, также номер факса.

8) заявляемое обозначение под кодом 540;

9) указание товара, в отношении которого испрашиваются регистрация географического указания и предоставление права пользования таким географическим указанием;

10) в графах «Указание товара» и «Место происхождения (производства) товара (границ географического объекта)» указывается место происхождения товара, которое может быть описано путем указания на границы географического объекта. Границы географического объекта могут быть описаны с помощью координат, естественных границ местности – рек, гор, озер; административных границ; долговечных сооружений, коммуникаций и т.п.;

11) сведения, касающиеся связи характеристик товара с местом его происхождения (производства);

12) описание характеристик товара, включая исходный материал, используемый для производства товара, физические, химические, микробиологические, органолептические или художественные характеристики товара;

13) описание способа производства товара, а также информацию об условиях его хранения и транспортировки, если это оказывает

13) эгерде бул товардын мүнөздөмөлөрүн түзүүгө жана сактоого олуттуу таасирин тийгизсе, товарды өндүрүүнүн ыкмасынын сыпаттамасы, ошондой эле аны сактоо жана ташуу шарттары жөнүндө маалыматтар;

14) товарды өндүрүү шарттарын сактоо жана мүнөздөмөлөрүн сактоо үчүн контролдоо тартибин сыпаттоо;

15) географиялык көрсөтмөнү пайдаланууга укуктуу жактардын тизмеги, ассоциацияга (бирликке) кирген жактардын географиялык көрсөтмөнү пайдалануу шарттары;

16) эгерде бул Кыргыз Республикасынын лицензиялык-уруксат берүү системасы жөнүндө мыйзамдарында каралган болсо, товарды өндүрүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу укугун ырастаган маалыматтар.
Өтүнмөгө өтүнмө ээси кол коёт. Ассоциациянын (бирликтин) атынан өтүнмөгө кызмат ордун көрсөтүү менен уюмдун жетекчиси кол коёт, колтамгасы мөөр менен бекемделет.

Өтүнмө патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилген учурда өтүнмөгө патенттик ишенимдүү өкүл кол коёт.

Кол тамга кол койгон жактын аты-жөнүн көрсөтүү менен чечмеленет.

Өтүнмөдө кошумча барактар болсо, аларга дагы ушундай тартипте кол коюлат.

49. Каттоого билдирилген өтүнмөгө төмөнкүдөй документтер тиркелиши керек:

1) талаштагыдай түрдө таризделген ишеним кат (эгер өтүнмө өкүл/патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе);

2) белгиленген өлчөмдө алымдын төлөнгөндүгүн ырастаочу документ;

3) өтүнмө ээси көрсөтүлгөн географиялык объекте тургандыгы жана өзгөчө касиеттери бул географиялык факторлору же болбосо жаратылып шарттары жана адамдык факторлор менен бир убакта аныкталуучу товарды өндүргөндүгү жөнүндө компетенттүү органдардын белгиленген формалдагы корутундусу.

50. Пайдалануу укугуна өтүнмө мамлекеттик же расмий тилде электрондук форматта же кагаз түрүндө берилет жана төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

1) өтүнмө ээсинин аталышын (мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүккө ылайык юридикалык жактын толук расмий аталышы же жеке жактын фамилиясы, аты, атаасынын аты) (эгер бар болсо), ошондой эле анын жашаган жерин же турган ордун көрсөтүү менен мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугун берүүгө арзыды;

2) “өтүнмө” деген сөздүн үстүндө жайгашкан графаларды өтүнмө ээси толтурбайт. Эгер кайсы бир маалыматтарды толугу менен тийиштүү графаларга жайгаштыруу мүмкүн болбосо, алар арзылдын

11

существенное влияние на формирование и сохранение характеристик товара;

14) описание порядка контроля за соблюдением условий производства и сохранением характеристик товара;

15) перечень лиц, имеющих право использования географического указания, условия использования географического указания лицами, входящими в ассоциацию (союз);

16) сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность по производству товара, если это предусмотрено законодательством о лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике.

Заявка подписывается заявителем. От имени ассоциации (союза) заявка подписывается руководителем организации, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью.

При подаче заявки через патентного поверенного заявка подписывается патентным поверенным.

Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

При наличии в заявке дополнительных листов они подписываются в том же порядке.

49. К заявке на регистрацию должны быть приложены следующие документы:

1) доверенность, оформленная надлежащим образом, (если заявка подана через представителя/патентного поверенного);

2) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере;

3) заключения установленной формы от компетентных органов, о том, что заявитель находится в указанном географическом объекте и производит товар, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или человеческими факторами либо природными условиями и человеческими факторами одновременно.

50. Заявка на право пользования подается на государственном или официальном языке в электронном формате или на бумажном носителе и должна содержать:

1) заявление на предоставление права пользования ранее зарегистрированным географическим указанием с указанием наименования заявителя (полное официальное наименование юридического лица согласно свидетельству о государственной регистрации или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица), а также его места жительства или места нахождения;

2) графы, расположенные над словом «заявка», заявителем не заполняются. Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их приводят по той же форме на

11

тийиштүү графасында “кошумча барактан тиркемени караңыз” деп көрсөтүү менен өзүнчө баракка ошол эле форма боюнча берилет;

3) 731 кодундагы графада өтүмгө ээси (ээлери) тууралуу маалыматтар берилет: юридикалык жактын толук расмий аталышы (мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүккө ылайык) же жеке жактын фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер бар болсо).

731 кодундагы графадан кийинки графада төмөнкү маалыматтар берилет: толук почта дареги, ошондой эле телефондун, анын ичинде мобилдик телефонунун номери, экиден кем эмес электрондук e-mail почтасынын дареги, эгер бар болсо, ошондой эле факстын номери;

4) Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жагы үчүн салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (СИН), ошондой эле бар болсо, ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык классификатору (ИУЖКнын коду) көрсөтүлөт;

5) географиялык көрсөтмөнү каттоону сураган чет өлкөлүк юридикалык жак же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жеке жак үчүн ДИМУнун ST.3 стандарты боюнча өлкөсүнүн коду, тиешелүү түрдө турган жеринин же жашаган жеринин дареги көрсөтүлөт;

6) 750 коду менен көрсөтүлгөн графада кат алышуу үчүн дарегин милдеттүү түрдө көрсөтүлөт: толук почта дареги, ошондой эле телефон, анын ичинде мобилдик телефондун номери, экиден кем болбогон e-mail даректери, эгер бар болсо, ошондой эле факстын номери көрсөтүлөт;

7) өтүмгө ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүл/өкүл дайындалган учурда гана толтурулуучу 740 кодундагы графада ал тууралуу төмөнкүдөй маалыматтар берилет: фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер бар болсо), Кыргызпатенттеги каттоо номери, Кыргыз Республикасындагы турган орду, телефонунун, анын ичинде мобилдик телефондорунун номерлери, экиден кем эмес e-mail дареги, эгер бар болсо, ошондой эле факстын номери көрсөтүлөт;

8) 540 кодундагы пайдалануу укугу суралган, катталган географиялык көрсөтмө (белгиленген белги);

9) мындай географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугун берүү суралган товарды көрсөтүү;

10) “Товарды көрсөтүү” жана “Товар чыгарылган (өндүрүлгөн) жер (географиялык объекттин чектери)” графаларында товар чыгарылган жер көрсөтүлөт, ал географиялык объекттин чектерин көрсөтүү жолу менен сыпатталышы мүмкүн. Географиялык объекттин чектери ошол жердин координаттарынын, табигый чектеринин – дарыялардын, тоолордун, көлдөрдүн; административдик чектеринин; узак убакыттан бери турган курулмалардын, коммуникациялардын ж.у.с. жардамы менен сыпатталышы мүмкүн;

отдельном листе, с указанием в соответствующей графе заявления: «см. приложение на дополнительном листе»;

3) в графе под кодом 731 приводятся сведения о заявителе(ях): полное официальное наименование юридического лица (согласно свидетельству о государственной регистрации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица;

в графе, следующей за графой под кодом 731, приводятся сведения: полный почтовый адрес, а также номер телефона, в том числе мобильного, не менее двух адресов электронной почты e-mail, если имеется, также номер факса;

4) для юридического и физического лица Кыргызской Республики, указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а также при наличии общереспубликанский классификатор предприятий и организаций (код ОКПО);

5) для иностранного юридического лица или постоянно проживающего за пределами Кыргызской Республики физического лица, запрашивающего право пользования географическим указанием, указывается код страны, соответственно, адрес местонахождения или местожительства по стандарту ВОИС ST.3;

6) в графе под кодом 750 обязательно указывается адрес для переписки: полный почтовый адрес, а также номер телефона, в том числе мобильного, не менее двух адресов e-mail, если имеется также номер факса;

7) в графе под кодом 740, которая заполняется в случае, когда заявителем назначен патентный поверенный/представитель, приводятся следующие сведения о нем: фамилия, имя, отчество (если имеется), регистрационный номер в уполномоченном государственном органе, адрес местонахождения в Кыргызской Республике, а также номер телефона, в том числе мобильного, не менее двух адресов e-mail, если имеется, также номер факса;

8) зарегистрированное географическое указание на которое испрашивается право пользование (заявляемое обозначение) под кодом 540;

9) указание товара, в отношении которого испрашивается предоставление права пользования таким географическим указанием;

10) в графах «Указание товара» и «Место происхождения (производства) товара (границ географического объекта)» указывается место происхождения товара, которое может быть описано путем указания на границы географического объекта. Границы географического объекта могут быть описаны с помощью координат, естественных границ местности – рек, гор, озер; административных границ; долговечных сооружений, коммуникаций и т.п.;

11) сведения, касающиеся связи характеристик товара с местом происхождения (производства);

11) товардын мүнөздөмөлөрүнүн анын чыгарылган (өндүрүлгөн) жери менен болгон байланышына тиешелүү маалыматтар;

12) товарды өндүрүү үчүн пайдаланылуучу баптапкы материалды, товардын физикалык, химиялык, микробиологиялык, органолептикалык же көркөм мүнөздөмөлөрүн кошкондо товардын мүнөздөмөлөрүнүн сыпаттамасы,

13) эгерде бул товардын мүнөздөмөлөрүн түзүүгө жана сактоого олуттуу таасирин тийгизсе, товарды өндүрүүнүн ыкмасынын сыпаттамасы, ошондой эле аны сактоо жана ташуу шарттары жөнүндө маалыматтар;

14) эгерде бул Кыргыз Республикасынын лицензиялык-уруксат берүү системасы жөнүндө мыйзамдарында каралган болсо, товарды өндүрүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу укугун ырастаган маалыматтар.

Өтүнмө өтүнмө ээси кол коёт. Ассоциациянын (бирликтин) атынан өтүнмөгө кызмат ордун көрсөтүү менен уюмдун жетекчиси кол коёт, колтамасы мөөр менен бекемделет.

Өтүнмө патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилген учурда өтүнмөгө патенттик ишенимдүү өкүл кол коёт.

Кол тамга кол койгон жактын аты-жөнүн көрсөтүү менен чечмеленет.

Өтүнмө кошумча барактар болсо, аларга дагы ушундай тартыпга кол коюлат.

51. Пайдалануу укугуна билдирилген өтүнмөгө төмөнкүдөй документтер тиркелиши керек:

1) талатпалыдай түрдө таризделген ишеним кат (эгер өтүнмө өкүл/патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилсе);

2) өтүнмө ээсинин жеке маалыматтарын “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык чогултууга, иштеп чыгууга, топтоого, сактоого жана жайылтууга жазуу түрүндөгү макулдугун (эгерде географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугу жеке жак үчүн суралса);

3) белгиленген өлчөмдөгү алымдын төлөнгөндүгүн ырастаоочу документти;

4) өтүнмө ээси белгиленген географиялык объекттин аймагында өндүрүшкө же өндүрүштүн баскычтарынын бирине ээ экендиги жана Кыргыз Республикасынын географиялык көрсөтмөлөрүнүн жана товарлар чыгарылган жерлеринин аталыштарынын мамлекеттик реестринде (мындан ары – Көрсөтмөлөрдүн жана аталыштардын реестри) көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөргө ээ товарды чыгаргандыгы жөнүндө компетенттүү органдардын белгиленген формадагы корутулдуусу;

5) өтүнмө ээси Көрсөтмөлөрдүн жана аталыштардын реестринде көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөргө ээ товарды чыгаргандыгы жөнүндө укук ээсинин корутулдуусу.

12) описание характеристик товара, включая исходный материал, используемый для производства товара, физические, химические, микробиологические, органолептические или художественные характеристики товара;

13) описание способа производства товара, а также информацию об условиях его хранения и транспортировки, если это оказывает существенное влияние на формирование и сохранение характеристик товара;

14) сведения, подтверждающие право осуществлять деятельность по производству товара, если это предусмотрено законодательством о лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике.

Заявка подписывается заявителем. От имени юридического лица заявка подписывается руководителем организации, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью.

При подаче заявки через патентного поверенного заявка подписывается патентным поверенным.

Подпись расшифровывается указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

При наличии в заявке дополнительных листов они подписываются в том же порядке.

51. К заявке на право пользования должны быть приложены следующие документы:

1) доверенность, оформленная надлежащим образом, (если заявка подана через представителя/патентного поверенного);

2) письменное согласие на сбор, обработку, накопление, хранение и распространение персональных данных заявителя в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» (если право пользования географическим указанием испрашивается для физического лица);

3) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере;

4) заключение уполномоченной формы от компетентных органов заявителя имеет производство или одну из стадий производства на территории заявленного географического объекта и производит товар, обладающий характеристиками, указанными в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров Кыргызской Республики (далее – Реестр указаний и наименований);

5) заключение правообладателя о том, что заявитель производит товар, обладающий характеристиками, указанными в Реестре указаний и наименований.

Заключение правообладателя выдается на основании договора между и правообладателем и лицом, исполняющим право пользования географическим указанием.

Укук ээсинин корутундусу укук ээси менен географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугун сураган жактын ортосундагы келишимдин негизинде берилет.

52. Эгерде географиялык көрсөтмөгө өтүмө берилген географиялык объект Кыргыз Республикасынын четинен тышкары жайгашса, өтүмөгө товар чыгарылган өлкөдө белгиленген белгиге өтүмө ээсинин пайдалануу укугун ырастоочу документтер тиркелет.

53. Эгерде өтүмөгө тиркелген документтер башка тилде берилсе, өтүмөгө алардын мамлекеттик же расмий тилге котормосу тиркелет.

54. Өтүмө жана ага тиркелген документтер ушул Эрежелердин 48–53-пункттарында каралган шарттарды сактоо менен, электрондук формада берилиши мүмкүн.

Кол тамганы тариздөөгө талаптарды кошпогондо өтүмөнү жана ага тиркелүүчү документтерди электрондук түрдө берүүдө өтүмөнү толтурууга кошумча талаптар же алып салуулар ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилүүчү жана жарыялануучу “Өтүмөнү электрондук түрдө берүү” системасын пайдалануу боюнча нускама менен белгиленет.

Арыздын электрондук формасы эгер өтүмнө Кыргызпатенттин расмий веб-порталы аркылуу берилсе, квалификациялык электрондук кол тамга (КЭЖ) коюлат.

Эгерде өтүмнө Бирдиктүү идентификациялоо жана аутентификациялоо системасы (Мампортал) аркылуу берилсе, КЭЖ талап кылынбайт.

55. Кыргызпатентке келип түшкөн өтүмөнүн материалдарына кириш номерин ыйгаруу менен жана алардын келип түшкөн датасын көрсөтүү менен кабыл алынат.

56. Өтүмнө ээсине же анын өкүлүнө кабыл алынган документтердин барактарынын санын жана келип түшкөн датасын көрсөтүү менен өтүмөнүн материалдарын кабыл алуу жөнүндө тил кат берилет.

Өтүмнө электрондук форматта берилген учурда өтүмнө ээсине электрондук кабарлама менен билдирилет.

57. Өтүмдөр өтүмнө ээсинин өтүнүчү боюнча аларды кароонун кайсы болбосун этабында, бирок географиялык көрсөтмө катталган жана ушул географиялык көрсөтмөнү пайдаланууга укук берилген жана аны Реестрде пайдаланууга укук берилген датадан кечиктирбестен кайра сурап алынышы мүмкүн. Ошол эле учурда ушул Эрежелердин 44-пункту менен каралган кесепеттер пайда болот.

52. Если географический объект, в отношении которого подана заявка на географическое указание, находится за пределами Кыргызской Республики, к заявке прилагаются документы, подтверждающие право пользования заявителем на заявляемое обозначение в стране происхождения товара.

53. Если документы, прилагаемые к заявке, представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на государственный или официальный язык.

54. Заявка и прилагаемые к ней документы могут быть поданы в электронной форме, с соблюдением условий, предусмотренных пунктами 48–53 настоящих Правил.

Дополнительные требования или изъятия к заполнению заявки и прилагаемых к ней документов при подаче в электронной форме, за исключением требований к оформлению подписи устанавливаются Инструкцией по пользованию системой «Электронной подачи заявки», утверждаемой и публикуемой уполномоченным государственным органом.

Электронная форма заявления подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) если заявка подана через официальный веб-портал Кыргызпатента.

Если заявка подана посредством Единой системы идентификации и аутентификации (Госпортал) КЭП не требуется.

55. Поступившие в Кыргызпатент материалы заявки принимаются с присвоением входящего номера и указанием даты их поступления.

56. Заявителю либо его представителю выдается расписка о принятии материалов заявки, с указанием количества листов принятых документов и даты поступления.

В случае подачи заявки в электронном формате заявитель извещается электронным уведомлением.

57. Заявки могут быть отозваны по просьбе заявителя на любом этапе их рассмотрения, но не позднее даты регистрации географического указания и предоставления права пользования этим географическим указанием и предоставления права пользования им в Реестре. При этом наступают последствия, предусмотренные пунктом 44 настоящих Правил.

Глава 8. Экспертиза заявки на регистрацию и/или заявки на право пользования

58. Экспертиза заявки на регистрацию и/или заявки на право пользования включает предварительную экспертизу и экспертизу обозначения.

8-глава. Каттоого өтүмдөгө жана/же пайдалануу укугуна өтүмдөгө экспертиза жүргүзүү

58. Каттоого өтүмдөгө жана/же пайдалануу укугуна өтүмдөгө экспертиза жүргүзүү алдын ала экспертиза жүргүзүүнү жана белгиле экспертиза жүргүзүүнү камтыйт.

59. Экспертиза ушул Эрежелерге жана Кыргызпатент бекитүүчү Методикалык сунуштамаларга ылайык жүргүзүлөт.

60. Өтүмдөнүн материалдарында маалыматтар жана/же документтер болбогон же алар ушул Эрежелердин 48–53-пункттарында көрсөтүлгөн талаптарга шайкеш келбеген учурда өтүмдө ээсине аныкталган бузууларды көрсөтүү жана ал өтүмдө ээсине жөнөтүлгөн датадан тартып эки айдын ичинде жетипшеген же оңдолгон маалыматтарды жана/же документтерди берүү сунушу менен суроо-талап жиберилет.

61. Эгерде зарылдык келип чыкса, Кыргызпатент экспертиза жүргүзүү мүмкүн болбогон кошумча материалдарды сурайт:

1) белгиленген белгини тактоо;

2) ушул Эрежелердин 49, 51–53-пункттарында жана “Тиркелген документтердин тизмеси” графасында көрсөтүлгөн документтерди берүү;

3) белгилөө үчүн географиялык көрсөтмөнү каттоо жана пайдаланууга укук берүү же мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдаланууга укук берүү суралган товарды тактоо;

4) белгилөө үчүн географиялык көрсөтмөнү каттоо жана пайдаланууга укук берүү же мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдаланууга укук берүү суралган товардын чыгарылган/өндүрүлгөн жерин тактоо;

5) өтүмдөгө көрсөтүлгөн товардын касиеттеринин сыпаттамасын тактоо;

6) компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) жана укук ээсинин ырастоочу документтеринде/корутундуларында камтылган маалыматтарды, тактап айтканда товарда анын географиялык чыгарылышы менен байланышкан олуттуу деңгээлдеги белгилүү салаттын, репутациясынын жана башка мүнөздөмөлөрүн/бул географиялык объект үчүн мүнөздүү болгон жаратылыш шарттары жана/же адамдык факторлор менен гана аныкталуучу өзгөчө касиеттеринин болушун ырастоочу маалыматтарды тактоо.

62. Өтүмдөнү кароодо келип чыгуучу башка мүнөздөгү маселелер жоторуда көрсөтүлгөн негиздерге багытталган суроо-талапка киргизилиши мүмкүн.

63. Суроо-талапта кайсы бир маселе боюнча жүргүзүлгөн экспертизанын пикири Мыйзамдын, ушул Эрежелердин жана башка

59. Экспертиза проводиться в соответствии с настоящими Правилами и Методическими рекомендациями, утвержденными Кыргызпатентом.

60. При отсутствии в материалах заявки сведений и/или документов, или их несоответствие требованиям, указанным в пунктах 48–53 настоящих Правил, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения и/или документы в течение двух месяцев с даты его направления заявителю.

61. Кыргызпатент запрашивает дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, если возникла необходимость:

1) уточнения заявляемого обозначения;

2) представления документов, указанных в пунктах 49, 51–53 настоящих Правил и в графе «Перечень прилагаемых документов»;

3) уточнения товара, для обозначения которого испрашивается регистрация и предоставление права пользования географическим указанием, или предоставление права пользования уже зарегистрированным географическим указанием;

4) уточнения места происхождения/производства товара, для обозначения которого испрашивается регистрация и предоставление права пользования географическим указанием, или предоставление права пользования уже зарегистрированным географическим указанием;

5) уточнения описания свойств товара, указанного в заявке;

6) уточнения сведений, содержащихся в подтверждающих документах/заключениях компетентного органа (компетентных органов) и правообладателя, в частности, сведений, подтверждающих наличие в товаре определенного качества, репутации и других характеристик товара в значительной степени связанных с его географическим происхождением/ особых свойств, которые исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

62. Вопросы иного характера, возникающие при рассмотрении заявки, могут быть также включены в запрос, направляемый на указанных выше основаниях.

63. Приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу должно быть аргументировано ссылками на положения Закона, настоящих Правил и других нормативных правовых актов.

64. При непредставлении ответа на запрос наступают последствия, предусмотренные пунктом 41 настоящих Правил.

65. Если представленный заявителем ответ на запрос не содержит в полной мере запрошенных сведений и/или документов, заявителю может быть направлен повторный запрос.

ченемдик укуктук актылардын жоболоруна шилтемелер менен аргументтелиши керек.

64. Сууро-талапта жооп берилбеген учурда ушул Эрежелердин 41-пункту менен каралган кесепеттер келип чыгат.

65. Эгерде өтүмө ээси сууро-талапка берген жооп суралган маалыматтарды жана/же документтерди толугу менен камтыбаса, өтүмө ээсине кайрадан сууро-талап жөнөтүлүшү мүмкүн.

9-глава. Каттоого өтүмөгө жана/же пайдалануу укугуна өтүмөгө алдын ала экспертиза жүргүзүү

66. Каттоого өтүмөгө жана/же пайдалануу укугуна өтүмөгө алдын ала экспертиза ушул Эрежелердин 35-пунктунун жоболорун эске алуу менен Кыргызпатентке көрсөтүлгөн өтүмдөр келип түшкөн датадан тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт.

67. Алдын ала экспертизаны жүргүзүүдө ушул Эрежелердин 49–53-пункттарында каралган өтүмдөн зарыл болгон документтеринин курамы, аларды тариздөөнүн тууралыгы жана алымдын төлөнгөндүгү, тактап айтканда төмөнкүлөрдүн бар экендиги жана белгиленген талаптарга шайкештиги текшерилет:

- 1) географиялык көрсөтмөнү каттоо жана аны пайдаланууга укук пайдаланууга укук берүү жөнүндө арыздын;
- 2) өтүмө ээсинин (ээлеринин) аталышын, анын (алардын) жашаган жеринин/турган ордунун дарегин (даректерин) көрсөтүүнүн;
- 3) патенттик ишенимдүү өкүлдүн же эгер бар болсо, башка өкүлдүн фамилиясынын, атынын, атасынын атынын жана жашаган жеринин/турган ордунун даректеринин жана электрондук почтасынын дарегинин;
- 4) белгиленген белгинин;
- 5) товар өндүрүлгөн (чыгарылган) жерди көрсөтүүнү (географиялык объекттин чектерин);
- 6) товардын өзгөчө касиеттерин сыпаттоону;
- 7) өтүмө берүү, белгиленген белгиге алдын ала экспертиза жана экспертиза жүргүзүү үчүн алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документтин;
- 8) патенттик ишенимдүү өкүлгө же өтүмө ээсинин өкүлүнө берилген ишеним каттын;
- 9) өтүмө ээси көрсөтүлгөн географиялык объектке тургандыгы жана географиялык көрсөтмөлөргө коюлуучу талаптарга шайкеш келген товарды өндүргөндүгү жөнүндө компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) корутундуларын;
- 10) чет өлкөлүк өтүмө ээсинин товар чыгарылган өлкөдө ал билдирген географиялык көрсөтмөгө укугун ырастоочу документтин;

16

Глава 9. Предварительная экспертиза заявки на регистрацию и/или заявки на право пользования

66. Предварительная экспертиза заявки на регистрацию или заявки на право пользования проводится в течение одного месяца с даты поступления указанных заявок в Кыргызпатент с учетом положений пункта 35 настоящих Правил.

67. В ходе проведения предварительной экспертизы проверяется состав необходимых документов заявки, предусмотренных пунктами 49–53 настоящих Правил, правильность ее оформления и уплаты пошлины, в частности, наличие и соответствие установленным требованиям:

- 1) заявления о регистрации географического указания и предоставления права пользования им или заявления о предоставлении права пользования уже зарегистрированным географическим указанием;
- 2) указания наименования заявителя(ей), его (их) адреса(ов) местожительства/местонахождения;
- 3) фамилии, имени, отчества и адреса местожительства/местонахождения, номера телефона и адреса электронной почты патентного поверенного или иного представителя при наличии такового;
- 4) заявляемого обозначения;
- 5) указания места производства (происхождения) товара (границ географического объекта);
- 6) описания особых свойств товара;
- 7) документа об уплате пошлины за подачу заявки, проведение предварительной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения;
- 8) доверенности, выданной патентному поверенному или представителю заявителя;
- 9) заключений компетентного органа (компетентных органов) о том, что заявитель находится в указанном географическом объекте и производит товар, соответствующий требованиям, предъявляемым к географическим указаниям;
- 10) документа, подтверждающего право иностранного заявителя на заявленное им географическое указание в стране происхождения товара;
- 11) перевода документов, прилагаемых к заявке, представленных не на государственном или официальном языке;
- 12) заключения правообладателя о том, что заявитель производит товар, обладающий характеристиками, указанными в Реестре указаний и наименований (при подаче заявки на право пользования);

11) өтүмөтө тиркелген мамлекеттик же расмий тилде берилбеген документтердин котормосун;

12) укук ээсинин Көрсөтмөлөрдүн жана аталыштардын респиринде көрсөтүлгөн мүнөздөмөлөргө ээ товарды чыгаргандыгы жөнүндө коругундусунун (пайдалануу укугуна өтүмө берүүдө);

13) өтүмө ээсинин жеке маалыматтарын чогултууга, иштеп чыгууга, топтоого, сактоого жана жайылтууга жазуу жүзүндөгү макулдугунун (жеке жактар үчүн).

68. Өтүмөнүн материалдары ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга шайкеш келген учурда, ошондой эле өтүмө ээси ушул Эрежелердин 62-пунктуна ылайык сураган маалыматтарды жана документтерди өз убагында берген учурларда өтүмө берилген датаны көрсөтүү менен өтүмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө чечим чыгарылат, ал өтүмө ээсине жиберилет.

69. Каттоого өтүмөнү же пайдалануу укугуна өтүмөнү берүү датасы болуп Кыргызпатентке ушул Эрежелердин 48–53-пункттарына ылайык каралган документтер келип түшкөн күн эсептелет, эгерде көрсөтүлгөн документтер бир убакта берилбесе, өтүмө берилген дата берилген документтердин акыркысы келип түшкөн дата боюнча белгиленет.

70. Алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн он натыйжасы жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин жыйырма жумуш күндүн ичинде Кыргызпатенттин расмий сайтында географиялык көрсөтмөгө бийлирилген өтүмөлөр жөнүндө маалыматтар жарыяланат. Жарыялоо үчүн маалыматтардын тизмеги Кыргызпатент тарабынан белгиленет.

71. Өтүмө жарыяланган датадан тартып үч айдын ичинде кайсы болбосун кызыкдар жак жазуу түрүндө жүйөлдүү каршы пикирин берүүгө укуктуу, ал белгиленген белгиге экспертиза жүргүзүүдө каралат.

72. Өтүмөнүн материалдарында маалыматтар жана/же документтер жок болгон же ушул Эрежелердин 48–53-пункттарында көрсөтүлгөн талаптарга шайкеш келбеген жана өтүмө ээси суроо-талапта көрсөтүлгөн бузууларды оңдобогон учурда (өтүмө ээсине жөнөтүлгөн датадан тартып эки айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон маалыматтарды жана/же документтерди бербесе) өтүмөнү кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат жана өтүмө ээсине бул тууралуу тийиштүү кабарлама жиберилет.

10-глава. Белгиленген белгиге экспертиза жүргүзүү

73. Кароого кабыл алынган өтүмө боюнча белгиленген белгиге анын Мыйзамдын 34-беренесинде белгиленген талаптарга шайкештигине өтүмө берген датадан тартып алты айдын ичинде экспертиза жүргүзүлөт.

17

13) письменного согласия на сбор, обработку, накопление, хранение и распространение персональных данных заявителя (для физического лица).

68. При соответствии материалов заявки требованиям, установленным настоящим Правилами, а также в случаях своевременного представления заявителем запрошенных в соответствии с пунктом 62 настоящих Правил сведений и документов выносится решение о принятии заявки к рассмотрению, с указанием даты подачи заявки, которое направляется заявителю.

69. Датой подачи заявки на регистрацию или заявки на право пользования считается день поступления в Кыргызпатент документов, предусмотренных соответственно пунктами 48–53 настоящих Правил, а если указанные документы представлены не одновременно, то дата подачи заявки устанавливается по дате поступления последнего из представленных документов.

70. После принятия решения о положительном результате предварительной экспертизы в течение двадцати рабочих дней на официальном сайте Кыргызпатента публикуются сведения о поданных заявках на географическое указание. Перечень сведений для публикации устанавливается Кыргызпатентом.

71. В течение трех месяцев с даты публикации заявки любое заинтересованное лицо имеет право представить мотивированное возражение в письменной форме, которое рассматривается при проведении экспертизы заявленного обозначения.

72. В случаях отсутствия в материалах заявки сведений и/или документов или их несоответствие требованиям, указанным в пунктах 48–53 настоящих Правил, и заявитель не исправил указанные в запросе нарушения (не представил недостающие или исправленные сведения и/или документы) в течение двух месяцев с даты его направления заявителю) выносится решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению и заявителю направляется соответствующее уведомление об этом.

Глава 10. Экспертиза заявленного обозначения

73. По принятой к рассмотрению заявке проводится экспертиза заявленного обозначения на его соответствие требованиям, установленным статьей 34 Закона в течение шести месяцев с даты подачи заявки.

74. В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется дополнительная проверка:

1) соответствия материалов заявки требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению заявки и прилагаемых к ней документов, за исключением материалов заявки, проверка которых осуществляется в ходе предварительной экспертизы;

17

74. Белгиленген белгиге экспертизанын жүрүшүндө төмөнкүлөрдү кошумча текшерүү жүргүзүлөт:

1) алдын ала жүргүзүлүүчү экспертизанын жүрүшүндө текшерүү жүргүзүлгөн өтүмөнүн материалдарын кошпогондо, өтүмөнүн жана ага тиркелүүчү документтердин мазмунуна жана таризделишине коюлган талаптарга өтүмөнүн материалдарынын шайкештигин;

2) өтүмнө ээси көрсөтүлгөн географиялык объектте тургандыгы жана географиялык көрсөтмөлөргө коюлган талаптарга шайкеш келген товарды чыгаргандыгы жөнүндө компетенттүү органдын (компетенттүү органдардын) ырастоочу документинин/корутундусунун, ал эми пайдалануу укугуна өтүмөнү карап чыгуу учурунда укук ээсинин да корутундусунун болушун жана мазмунун;

3) эгер белгиленген белги мурда географиялык көрсөтмө катары катталса, белгилөө үчүн Ресстрде камтылган географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугун берүү суралган товардын өзгөчө касиеттерин сыпаттоонун шайкештигин.

75. Белгиленген белгинин Мыйзамдын 34-беренесинде белгиленген, географиялык көрсөтмөгө коюлуучу талаптарга шайкештигин аныктоодо төмөнкүлөргө текшерүү жүргүзүлөт:

1) өтүмнө берилген белгинин географиялык объекттин расмий заманбап аталышына же анын тарыхый аталышына ылайык келиши;

2) аталышы географиялык көрсөтмө катары берилген географиялык объекттин чектери өтүмдө көрсөтүлгөн жерде тургандыгын ырастоочу маалыматтардын болушу.

Эгерде географиялык объекттин аталышы мурда товарды жекелештирүү үчүн колдонулса, бирок өтүмнө берилген убакта товардын анык чыгарылган жерине жана анын өзгөчө касиеттерине көрсөтмө болууга өзүнүн баштапкы жөндөмдүүлүгүн жоготкон учурда ал даярдалган жерге байланышпаган белгилүү түрдөгү (түрдүк түшүнүк) товардын белгиси катары Кыргыз Республикасында жалпы колдонууга кирген белги болуп эсептелет;

3) чыгарылган/өндүрүлгөн жерин (географиялык объекттин чектерин) көрсөтүү менен белгилөө үчүн географиялык көрсөтмөнү каттоо жана пайдаланууга укук берүү же мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдаланууга укук берүү суралган товардын көрсөтмөсүнүн болушу.

76. Компетенттүү органдын жана укук ээсинин ырастоочу документинин/корутундусунун мазмунун текшерүүдө төмөнкүлөрдү ырастоочу маалыматтардын болушу аныкталат:

1) өтүмнө ээсинин аталышы географиялык көрсөтмө катары белгиленген жерде болушу;

2) өтүмнө ээсинде географиялык объекттин аймагында өтүмдө көрсөтүлгөн товардын өндүрүшү же өндүрүштүн эч болбогондо бир

2) наличия и содержания подтверждающего документа/заклочки компетентного органа (компетентных органов) о том, что заявитель находится в указанном географическом объекте и производит товар, соответствующий требованиям, предъявляемым к географическим указаниям, а в случае рассмотрения заявки на право пользования, также заключение правообладателя;

3) соответствия описания особых свойств товара, для обозначения которого испрашивается предоставление права пользования географическим указанием, содержащимся в Реестре, в случае, если заявленное обозначение ранее зарегистрировано в качестве географического указания.

75. При определении соответствия заявленного обозначения требованиям к географическому указанию, установленным в статье 34 Закона, осуществляется проверка на:

1) соответствие заявленного обозначения официально современному названию географического объекта или его историческому названию;

2) наличие сведений, подтверждающих нахождение географического объекта, название которого заявляется в качестве географического указания, в той местности, границы которой указаны в заявке.

В том случае, если название географического объекта применялось ранее для индивидуализации товара, но ко времени подачи заявки утратило свою первоначальную способность быть указанием на место действительного происхождения товара и его особые свойства, оно считается обозначением, вошедшим в Кыргызской Республике во всеобщее употребление как обозначение товара определенной вида (видовое понятие), не связанное с местом его изготовления;

3) наличие указания товара, для обозначения которого испрашивается регистрация и предоставление права пользования географическим указанием или предоставление права пользования уже зарегистрированным географическим указанием, с указанием места его происхождения/производства (границ географического объекта).

76. При проверке содержания подтверждающего документа/заклочки компетентного органа и правообладателя устанавливается наличие сведений, подтверждающих:

1) нахождение заявителя в местности, название которой заявляется в качестве географического указания;

2) наличие у заявителя производства или хотя бы одной из стадий производства товара, указанного в заявке, на территории географического объекта, которое заявляется в качестве географического указания или испрашивается право пользования.

баскычындын болушу, ал географиялык көрсөтмө катары белгиленет же пайдалануу укугу суралат.

77. Экспертизанын суроо-талабы боюнча өтүмө ээси берген кошумча материалдар ушул Эрежелердин 74-пунктуна ылайык каралат.

Кыргызпатенттин суроо-талабы боюнча өтүмө ээси берген кошумча материалдар келип түшкөн учурда өтүмө ээси тарабынан аларды берүүдө белгиленген мөөнөттөрдүн сакталгандыгы текшерилет.

78. Өтүмө ээсинин өз демилгеси же Кыргызпатенттин суроо-талабы боюнча берген жана кароодо кабыл алынган кошумча материалдар келип түшкөн учурда алар өтүмөнү маньзы боюнча өзгөртпөй тургандыгы текшерилет.

Кошумча материалдар өтүмөнү маньзы боюнча өзгөртүүчү болуп таанылат, эгерде аларда төмөнкүлөр камтылса:

– компетенттүү органдын корутундусунун негизинде бул товар ээ болбогон товардын касиетине көрсөтмө;

– эгер белгиленген белги географиялык көрсөтмө арналган товардын өзүнүн аталышын камтыса, башка товарга көрсөтмө.

Кошумча материалдар өтүмөнү маньзы боюнча өзгөртүүчү болуп таанылган учурда, өтүмө ээсине экспертизанын чечими кабыл алынганга чейин (суроо-талапта же кабарламада) кошумча материалдарга киргизилген маалыматтардын кайсылысы экспертизанын тыянагына негиз болгондугу тууралуу билдирилет. Башка маалыматтар экспертиза жүргүзүүдө эске алынат.

79. Каттоого белгиленген белгинин Мыйзамдын 34-беренесинде белгиленген талаптарга, ошондой эле өтүмөнүн Мыйзамдын 36-беренесинин жана ушул Эрежелердин талаптарына шайкештиги аныкталган учурда географиялык көрсөтмөнү каттоо жана аны пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечим чыгарылат.

80. Мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугуна өтүмөнүн Мыйзамдын 35-беренесинин 6-бөлүгү жана ушул Эрежелер менен белгиленген талаптарга ылайык келиши аныкталганда мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугун берүү жөнүндө чечим чыгарылат.

81. Географиялык көрсөтмөнү каттоо жана аларды пайдаланууга укук берүү, ошондой эле мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечимде төмөнкү маалыматтар берилет:

1) пайдалануу укугу берилген географиялык көрсөтмө катары катталуучу белги же пайдалануу укугу берилген, мурда географиялык көрсөтмө катары катталган белги;

2) географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугу берилүүчү жак (жактар) жөнүндө маалыматтар;

77. Дополнительные материалы, представленные заявителем по запросу экспертизы, рассматриваются в соответствии с пунктом 74 настоящих Правил.

При поступлении дополнительных материалов, поданные заявителем по запросу Кыргызпатента, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления.

78. При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу Кыргызпатента и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменил ли он заявку по существу.

Дополнительные материалы признаются измененными заявку по существу, если они содержат:

– указание на свойства товара, которыми этот товар, исходя из заключения компетентного органа, не обладает;

– указание на иной товар, если заявленное обозначение содержит название самого товара, для которого предназначено географическое указание.

В случае признания дополнительных материалов измененными заявku по существу, заявителю до принятия решения экспертизы сообщается (в запросе или в уведомлении) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведения послужили основанием для такого вывода экспертизы. Иные сведения учитываются при проведении экспертизы.

79. При установлении соответствия заявляемого к регистрации обозначения требованиям, установленным статьей 34 Закона, а также заявки требованиям статьи 36 Закона и настоящих Правил выносится решение о регистрации географического указания и предоставлении права пользования им.

80. При установлении соответствия заявки на право пользования ранее зарегистрированным географическим указанием требованиям, установленным частью 6 статьи 35 Закона и настоящими Правилами выносятся решение о предоставлении права пользования ранее зарегистрированным географическим указанием.

81. В решении о регистрации географического указания и предоставлении права пользования им, а также в решении о предоставлении права пользования ранее зарегистрированным географическим указанием приводятся следующие сведения:

1) регистрируемое в качестве географического указания обозначение, в отношении которого предоставляется право пользования, или уже зарегистрированное в качестве географического указания, обозначение, в отношении которого предоставлено право пользования;

2) сведения о лице(ах), которому(ым) предоставляется право пользования географическим указанием;

3) күбөлүктүн колдонуу мөөнөтү башталган датасы болуп саналган өтүмдө берилген дата;

4) белгилөө үчүн географиялык көрсөтмө катталуучу жана/же географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугу берилүүчү товардын өзгөчө касиеттерин көрсөтүү жана сыпаттоо.

Географиялык көрсөтмөнү каттоо жөнүндө чечимдин формасы Кыргызпатент тарабынан белгиленет.

82. Каттоого белгиленген белгинин Мыйзамдын 34-беренесинде белгиленген талаптарга, ошондой эле өтүмүнүн Мыйзамдын 36-беренесинин жана ушул Эрежелердин талаптарына шайкеш келбегендиги аныкталган учурда географиялык көрсөтмөнү каттоодон жана аны пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

83. Мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугуна өтүмүнүн Мыйзамдын 35-беренесинин 6-бөлүгүндө жана ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга шайкеш эместиги аныкталган учурда мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугун берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

84. Географиялык көрсөтмөнү каттоодон жана аларды пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимде, ошондой эле мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугун берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимде Мыйзамга жана ушул Эрежелерге таянуу менен географиялык көрсөтмөнү каттоодон жана/же аны пайдаланууга укук берүүдөн баш тартуу үчүн негиздер берилет.

11-глава. Өтүмдөрдү кайра түзүү

85. Географиялык көрсөтмө жана географиялык көрсөтмөнү каттоого өтүмдө тиешелүү түрдө товар чыгарылган жердин аталышына жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоого өтүмдөгө жана ушул Эрежелердин талаптары сакталган шартта тескерисинче кайра түзүлүшү мүмкүн.

86. Мындай кайра түзүүнүн тартиби ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленет.

3) дата подачи заявки, являющаяся датой начала действия свидетельства;

4) указание и описание особых свойств товара, для обозначения которого регистрируется географическое указание и/или предоставляется право пользования географическим указанием.

Форма решения о регистрации географического указания устанавливается Кыргызпатентом.

82. При установлении несоответствия заявляемого к регистрации обозначения требованиям, установленным статьей 34 Закона, а также не соответствия заявki требованиям статьи 36 Закона и настоящими Правилами выносится решение об отказе в регистрации географического указания и предоставлении права пользования им.

83. При установлении несоответствия заявki на право пользования ранее зарегистрированным географическим указанием, установленным частью 6 статьи 35 Закона и настоящими Правилами выносится решение об отказе в предоставлении права пользования ранее зарегистрированным географическим указанием.

84. В решении об отказе в регистрации географического указания и предоставлении права пользования им, а также в решении об отказе в предоставлении права пользования ранее зарегистрированным географическим указанием, приводятся основания для отказа в регистрации географического указания и/или предоставлении права пользования им, со ссылкой на Закон и настоящие Правила.

Глава 11. Преобразование заявок

85. Географическое указание и заявка на регистрацию географического указания могут быть преобразованы соответственно в наименование места происхождения товара и заявку на регистрацию наименования места происхождения товара и наоборот при условии соблюдения требований настоящих Правил.

86. Порядок такого преобразования устанавливается уполномоченным государственным органом.